

**2016–2018**

2016–2018-жылдары  
кабыл алынган мыйзамдардын  
Кыргыз Республикасындагы  
жергилиттүү өз алдынча  
башкаруунун өнүгүүсүнө  
тийгизген таасири тууралуу  
Кыргыз Республикасынын  
Жогорку Кеңешине

## **БАЯНДАМА**



БИШКЕК - 2019





2016–2018-жылдары  
кабыл алынган мыйзамдардын  
Кыргыз Республикасындагы  
жергиликтүү өз алдынча  
башкаруунун өнүгүүсүнө  
тийгизген таасири тууралуу  
Кыргыз Республикасынын  
Жогорку Кеңешине

## **БАЯНДАМА**

БИШКЕК-2019

УДК 351/354  
ББК67.99(2Ки)1  
Э 37

Тексттин авторлору: *Н. Добрецова, М. Семеняк.*  
Долбоордун жетекчиси: *Ө. Алманбетов;* долбоордун менеджери: *Н. Кожошева.*  
Маалыматтарды чогулткандар: *К. Иманов, М. Семеняк.*

Э 37      **2016–2018-жылдары кабыл алынган мыйзамдардын Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүсүнө тийгизген таасири тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине БАЯНДАМА.** – Бишкек: ЖӘБ Союзу, Өнүктүрүү саясат институту, 2019. – 106 б.

ISBN 978-9967-9222-4-2

Бул баяндама ЖӘБ органдары менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин өз ара аракеттенүүсүнүн саясий жана коммуникациялык механизмин чагылдырат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине өзүнүн контролдүк функцияларын аткарууда, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүсүнө таасир тийгизген мыйзамдарды өркүндөтүүдө жана өзгөрүп турган мыйзамдарда ЖӘБ органдарынын кызыкчылыктары эсепке алышынын камсыз кылууда көмөк көрсөтүү Баяндаманын саясий миссиясы болуп саналат. Баяндаманын коммуникациялык миссиясы – мыйзамдардын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүсүнө тийгизип жаткан таасири тууралуу Кыргыз Республикасынын ЖӘБ органдарына өзүнүн жалпы пикирин жеткире алуусуна мүмкүнчүлүк берүү, КР Жогорку Кеңеши менен Кыргыз Республикасынын ЖӘБ органдары ортосундагы коммуникациялык байланышты бекемдөө.

Баяндама Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарына жана башка кызықдар жактарга мамлекеттик органдардын ачык маалыматтарына жана ЖӘБ органдарынын позициясына негизделген, КРнын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун өнүгүсүндөгү тенденциялар тууралуу жалпы элести түзүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Баяндаманын электрондук версиясы кыргыз, орус жана англий тилдеринде [www.citykr.kg](http://www.citykr.kg) жана [www.dpi.kg](http://www.dpi.kg) сайттарында жарыяланды.

Баяндама орус тилинде даярдалгандыктан орус тилиндеги текст менен кыргыз жана англий тилдериндеги тексттер ортосундагы айырмалар болсо, орус тилиндеги текст туура деп эсептелинет.

Баяндамада колдонулган жыйынтыктар жана маалыматтар “Элдин үнү жана ЖӘБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоорунун ишинин натыйжасында пайда болду. Аталган Долбоорду Швейцариянын Өнүктүрүү жана кызматташтык агенттиги (SDC) аркылуу Швейцария Өкмөтү каржылайт жана Өнүктүрүү саясат институту аткарат.

Бул кители же анын кайсы бир бөлүгүн ар кандай формада жана түрдүү электрондук же механикалык каражаттар менен, анын ичинде фотокөчүрүү, үн жаздыруу, сактап калчу түзүлүштөр жана маалымат издөө системасы аркылуу жайылткан учурда басып чыгаруучуларга электрондук дарек боюнча кайрылуунүзүдү өтүнөбүз: [msu.kg@mail.ru](mailto:msu.kg@mail.ru), [Office@dpi.kg](mailto:Office@dpi.kg)

Э 1203020200-19  
ISBN 978-9967-9222-4-2

УДК 351/354  
ББК 67.99(2Ки)1



**ИНСТИТУТ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ**  
DEVELOPMENT POLICY INSTITUTE

© ЖӘБ Союзу, 2019  
© Өнүктүрүү саясат институту, 2019



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development  
and Cooperation SDC



Басылма БУУОПтун «Жарандардын активдүү катышуусундагы күчтүү парламенттик демократия» долбоорунун алкағытда, Швейцариянын Кызматташтык жана Өнүктүрүү боюнча башкармалыгыныг колдоосу менен даярдалды.

Басылмада берилген ойлор сеззүз эле Швейцариянын Кызматташтык жана Өнүктүрүү боюнча башкармалыгынын, Бириккен Улуттар Үюмүнүн, Бириккен Улуттар Үюмүнүн Өнүгуү программасынын, алардын программа/долбоорлорунун же екмектерунун кез-караши болуп саналбайт. Колдонулган белгилеелер тигил же бул елкенүн, территориянын же аймактын, же алардын чек-араларынын укуктук статусуна байланыштуу пикирин билдирибейт.

МАЗМУНУ

<b>КИРИШ СӨЗ.....</b>	5
<b>БАЯНДАМАНЫН РЕЗЮМЕСИ.....</b>	8
<b>СУНУШТООЛОР .....</b>	13
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуштоолор.....	13
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуштоолор.....	14
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызмети на сунуштоолор .....	15
<b>МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРДЫН АЛЬТЕРНАТИВДҮҮ ПИКИРИ.....</b>	16
<b>БАЯНДАМАГА ЖУРГҮЗҮЛГӨН ГЕНДЕРДИК ЭКСПЕРТИЗА .....</b>	19
<b>БАЯНДАМАНЫН СТАТУСУ ТУУРАЛУУ СУРОО .....</b>	21
<b>КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖӘБ ОРГАНДАРЫНЫН САНЫ .....</b>	22
<b>I БӨЛҮМ. 2016-2019-ЖЫЛДАРЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗАЛДЫНЧА БАШКАРУУ-НУН ӨНҮГҮҮСҮ.....</b>	24
<b>1.1. ЖӘБ органдарынын жарандар менен өз ара аракетенүүсү .....</b>	24
1.1.1. Кыргыз Республикасынын жарандарынын ЖӘБ органдарына карата мамилеси.....	26
1.1.2. Жарандардын ЖӘБ органдарына болгон ишеним деңгээли .....	26
1.1.3. Жарандардын жергилитүү өз алдынча башкарууга катышуусу.....	28
<b>1.2. Жергилитүү деңгээлде парламентаризмдин өнүгүүсү .....</b>	29
1.2.1. Жергилитүү шайлоо үчүн жаңы шарттар .....	29
1.2.2. Өкүлдөрдүн адилет санда болушу .....	31
1.2.3. Жергилитүү өкүлчүлүктүү демократиянын түрүктүүлүгү .....	32
<b>1.3. ЖӘБдүн аткаруу органдарынын абалы .....</b>	34
1.3.1. Сапаттуу курамы .....	34
1.3.2. Биш орундар жана кадрлардын туруксуздугу .....	36
1.3.3. Конкурстан өтүү .....	36
1.3.4. Квалификацияны жогорулату .....	37
1.3.5. Карьералык єсүш жана сыйлоо .....	38
1.3.6. Өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу .....	38
<b>1.4. ЖӘБ органдарынын финансыйлык жана экономикалык абалы .....</b>	42
1.4.1. ЖӘБ органдарынын жергилитүү маанидеги маселелерди чечүүгө финансыйлык жөндөмдүүлүгү .....	42
1.4.2. Бюджет аралык мамилелерди өркүндөтүүнүн бағыттары .....	45
1.4.3. КР Өкмөтү менен ЖӘБ органдарынын ортосундагы бюджет аралык мамилелерди макулдашуу процессинин зарылчылыгы .....	52
1.4.4. Муниципалдык менчикити башкаруу .....	52
<b>1.5. ЖӘБ органдарынын мыйзамдарды сакташи .....</b>	57
1.5.1. ЖӘБ органдарынын мыйзамдарды сактаганы тууралуу маалыматка жеткиликтүүлүк .....	57
1.5.2. ЖӘБ органдарын текшерүүлөр .....	57
<b>II БӨЛҮМ. 2016 – 2019-ЖЫЛДАРЫ ҚАБЫЛ АЛЫНГАН МЫЙЗАМДАРДЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ ЖАМААТТАРГА ЖАНА ЖӘБ ОРГАНДАРЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ.....</b>	60
<b>2.1. Жергилитүү жамааттардын жана ЖӘБ органдарынын өнүгүүсүнө эң көп таасирин тийгизген мыйзамдар .....</b>	60
2.1.1. ЖК КР Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Регламент боюнча комитети киргизген мыйзамдардын таасири .....	61
2.1.2. КР ЖК Бюджет жана финансы боюнча комитети киргизген мыйзамдардын таасири .....	73
2.1.3. КР ЖК Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети киргизген мыйзамдардын таасири .....	78
2.1.4. КР ЖК Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети киргизген мыйзамдардын таасири .....	81
<b>2.2. Ресурстарды бекитпестен жергилитүү маанидеги маселелердин тизмесин көнөйтүү .....</b>	87
<b>ТИРКЕМЕЛЕР .....</b>	89
1-тиркеме. ЖӘБ органдарынын жана жергилитүү жамааттардын абалына жана өнүгүүсүнө олуттуу таасир тийгизген мыйзамдардын тизмеси, 2016–2018-жылдар.....	89
2-тиркеме. Ресурстарды бербестен жергилитүү маанидеги маселелердин тизмегин көнөйтүү боюнча демилгелердин тизмеси, 2018–2019-жылдар.....	90
3-тиркеме. Жергилитүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамдардын өнүгүүсүнө таасирин тийгизген маанилүү окуялардын календары .....	92
4-тиркеме. Альтернативдүү пикирлерди табуу жана эсепке алуу үчүн Баяндаманы алган мамлекеттик органдардын жана уюмдардын тизмеси .....	105

## **КЫСКАРТУУЛАРДЫН ЖАНА ШАРТТУУ БЕЛГИЛЕРДИН ТИЗМЕСИ**

АА –	аыйлдык аймак, Кыргыз Республикасынын аыйлдык административик-аймактык бирдиги.
АК –	аыйлдык кеңеш, Кыргыз Республикасынын аыйлдык өз алдынча башкаруусунун өкүлчүлүктүү органы.
АӨ –	аыйл өкмөтү, Кыргыз Республикасынын аыйлдык өз алдынча башкаруусунун аткаруу органы.
Баяндама –	2016–2018-жылдары кабыл алынган мыйзамдардын Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүүсүнө тийгизген таасири тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине Баяндама.
ДМЧА –	ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адам.
ЖААК –	жарандык абалдын актыларын каттоо.
ЖБ –	жергиликтүү бюджеттер.
ЖМА –	жергиликтүү мамлекеттик администрация.
ЖМК –	жалпыга маалымдоо каражаттары.
ЖӘБ –	жергиликтүү өз алдынча башкаруу.
ЖӘБ Союзу –	“Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруулар Союзу” Юридикалык жактардын бирикмеси.
ЖӘБЭММА –	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностук мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги.
КЖИ –	Көп кырдуу жакырчылыктын индекси, бул индекс жакырчылыкты үч ченем менен изилдейт: саламаттыкка жеткиликтүүлүк (тамактануу, балдар өлүмү), билим берүүгө жеткиликтүүлүк (окуунун узактыгы жана сабактарга катышуучулуктун көрсөткүчү) жана базалык керектөөлөрдү (отунду, электр энергиясын, санитарияны, сууну, жерди, мүлкүү ж.б.) камсыз кылууга жеткиликтүүлүк.
КИИ –	Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине Калктын ишеним индекси, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген эсептөө методикасы.
ККМУКД –	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын Кадастар жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо департаменти.
КР –	Кыргыз Республикасы.
КР АТӨММ –	Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги.
КР БК –	Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси.
КР ЖК –	Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши (парламент).
КР ФМ –	Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги.
КР ЮМ –	Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги.
КУ –	коомдук угуулар.
КЭУ –	коммерциялык эмес уюм.
Мамкаттоо –	Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик каттоо кызматы.
МКК –	Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы.
МСК –	Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик салык кызматы.
ОТК –	оор турмуштук кырдаал.
ӨМҮҮ –	өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар.
ӨСИ –	“Өнүктүрүү саясат институту” мекемеси.
РБ –	республикалык бюджет.
ТКЧ –	турак жай-коммуналдык чарбасы.
УСК –	Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети.
ЧУА –	ченемдик укуктук акт.
ЭСӨМ –	Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги.
ЮЖБ –	юридикалык жактардын бирикмеси.

## КИРИШ СӨЗ

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши менен түз байланыш үчүн жергилиттүү жамааттарда жана жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарында (мындан ары – ЖӨБ) каналдар туруктуу эмес жана башаламан. КР Өкмөтү парламентке отчёт берип жатканда ЖӨБ органдарынын пикири көп жакшы эсепке алынбай келет. Ошондуктан КР ЖК жергилиттүү өз алдынча башкаруудагы кырдаалды жана ЖӨБ үчүн өзүнүн мыйзам чыгаруу ишинин жыйынтыктарын үч жол менен гана баалайт: же аткаруу бийлигинин сөзүнө ишенет, же айрым депутаттардын жеке байкоолорунун негизинде жыйынтык чыгарат, же болбосо жалпыга маалымдоо каражаттарында (мындан ары – ЖМК) чыккан маалыматтардын негизинде баалайт. Бирок КР ЖК кабыл алган мыйзамдардын ЖӨБга жана бул мыйзамдарды аткаруу боюнча өкмөттүн ишине тийгизген таасирине объективдүү баа берүү үчүн бул маалымат булактарын жетиштүү деп айттууга болбайт.

КР Жогорку Кеңешине маалыматтын альтернативдүү булагы, жергилиттүү жамааттар жана ЖӨБ органдары менен туруктуу түз байланыш зарыл. Булар мамлекеттик аткаруу бийлигинен же ЖМКдан түшкөн маалыматтарды атайын же атайлап эмес бурмалануусуна жол бербейт.

ЖӨБ органдарынын ичинен 60 пайыздан ашыгы колдонуудагы мыйзамдардын ченемдерин ишке ашырууда пайда болгон маселелер боюнча КР ЖКга жана КР Өкмөтүнө кайрылып турушат (сейрек кайрылгандар – 55,2%, көп кайрылгандар – 5,8%<sup>1</sup>). ЖӨБ органдарынын жарымынан көбүнчө (51,2%) КР ЖК жана КР Өкмөтү алардын кайрылуусуна жооп катары маалымат беришпей турганын ырасташат. Мындай кайрылуулардын санынын көптүгүү жана ар бир ЖӨБ органы менен жекече баарлашуу жогорку башкаруу органдары үчүн административдик көйгөйдү жаратууда. Ошондуктан өз ара аракеттенүүнүн жаңы каналын түзүш керек. КР Жогорку Кеңешине карата айтсак, ушул Баяндама мына ушундай канал болуп бере алат.

Тилекке карши, узакубакыттан бери ЖӨБдүн чабал үнү анын кызыкчылыктарын саясий жана экономикалык конъюктурага курмандыкка чалууга, КР ЖК депутаттардын көзүндө айрым чечимдердин ЖӨБ үчүн болжолдуу кесептөрөн бурмaloого алып келди. Мисалы, мугалимдерге айлык акыны төлөп берүү милдеттөнмөсөнин бир бөлүгүн ЖӨБ органдарына жүктөп коюшканда мына ушундай болгон. Бирок билим берүү мамлекеттин функциясына кирет, ал эми КР ЖК бюджеттерди бөлүштүрүүнүн принципи, мамлекеттик органдар менен ЖӨБ органдарынын функциялары менен ыйгарым укуктарынын принципи бузулуп жатканы тууралуу маалыматка ээ болгон эмес.

КР ЖК ЖӨБ органдарын түзүүгө жана жергилиттүү кеңештер менен ЖӨБдүн аткаруу органдары ортосундагы өз ара мамилелерге тикелей таасирин тийгизет. Жергилиттүү кеңештер Кыргыз Республикасында парламенттик демократияны жергилиттүү деңгээлде ишке ашырышат. Себеби аларды калк түз шайлайт жана тийиштүү аймактагы элдин кызыкчылыктарын коргошот, бийликтин түзүлүшүнүн моделин улуттук деңгээлде көрсөтүшөт. Бирок ушул кезге чейин жергилиттүү кеңештер обочодо калып иштеп келатышат. Бул болсо алардын өнүгүүсүнө бут тосууда, алар КР ЖК жана башка мамлекеттик органдар менен көп жакшы байланыш түзө албай жатышат, мыйзам чыгаруучулардын эркин так түшүнбөгөндүктөн мыйзамдарды туура эмес түшүнүп алып, аларды бузган учурлар да аз эмес. Өз кезегинде КР ЖК жергилиттүү кеңештер өздөрүнүн жергилиттүү ченемдик укуктук актыларында (мындан ары – ЧУА) мыйзамдарды кантип колдонуп жатканы, жер-жерлерде парламенттик демократиянын базиси кандай болгону жана анын өнүгүүсүнүн кадрдык, саясий келечеги кандай экени тууралуу маалыматка ээ эмес.

Бул көйгөйлөр 2018-жылдын 3-июлунда өткөн “Кыргыз Республикасынын аймактарын комплекстүү өнүктүрүүдө ЖӨБ органдарынын ролу” деп аталган КР ЖӨБ Форумунда талкууланган (форумдун материалдарына шилтеме: <http://dpi.kg/ru/library/full/281.html>). Бул Форумдун жыйынтыктары боюнча Резолюция кабыл алынып, анда КР Жогорку Кеңешинин ишинин жергилиттүү жамааттардын өнүгүүсүнө тийгизген таасирин баалоонун жаңы аспаптарын киргизүү зарылчылыгы бар экени белгиленген.

<sup>1</sup> Ушул жерде жана мындан ары маалыматтын булагы көрсөтүлбөгөн жерлерди ЖӨБ Союзу 2019-жылы ЖӨБ органдары арасында жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыктары; ӨСИнин архивинен алынган маалыматтар деп түшүнүңз.

ЖӘБ Союзу Өнүктүрүү саясат институту (мындан ары – ӨСИ) менен өнөктөштүктө 2016–2018-жылдары кабыл алынган мыйзамдардын Кыргыз Республикасындагы ЖӘБдүн өнүгүсүнө тийгизген таасири тууралуу КР Жегорку Кеңешине Баяндаманын (мындан ары – Баяндама) концепциясын иштеп чыкты. Бул методологияга ылайык, Баяндама кадыресе түшүнүгүндө жазуу түрүндөгү документ гана эмес. Баяндама – бул КР ЖКнын контролдук функциясына, КР ЖКнын мыйзамдарынын жана башка актыларынын тийгизген таасирине мониторинг жүргүзүүчү аспап, кошумча мүмкүнчүлүк, ошол мониторингдин жыйынтыктарын талкуулоо жана талкуунун натыйжасы боюнча кабыл алынган чечимдерди түзөтүү үчүн аспап. Ушундай баяндамалар башка тармактарда жана өлкөлөрдө практикада колдонулуп келатат. Мисалы, Акыйкатчынын баяндамалары да кызықдар жактардын туруктуу байланышын түзүүчү, кабыл алынган чечимдердин сапатына мониторинг жана баалоо жүргүзүүчү аспап катары колдонулуп келет.

Баяндаманын методологиясы башка багыттар боюнча ушул өндүү баяндамаларды даярдоо практикасын эсепке алуу менен иштелип чыгып, КР ЖКнын үч комитетине берилди. Алар: ЖК КР Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Регламент боюнча комитети, КР ЖК Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети, КР ЖК Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети.

Баяндаманын иши сапаттуу жана сандык изилдөөлөрдү, кырдаалдарды кадрга түшүрүүнү кошкондо, маалыматтарды чогултуп, анализ жүргүзүүдөн башталды. ЖӘБ органдары менен фокус-топтордо талкууларды өткөрүү, ЖӘБ органдарынын өкүлдөрүнө анкета толтуртуу, ачык булактардагы маалыматтар менен таанышшуу, мамлекеттик башкаруу органдарынан маалыматтарды суратып алуу жолу менен бул Баяндама үчүн маалыматтар топтолду. Жалпысынан Баяндаманы даярдоо процессине КР ЖӘБ органдарынын 7бга жакын өкүлү катышты.

Андан соң 2019-жылдын 28-октябрьинде Баяндаманын долбоору 15 мамлекеттик органга жиберилип, 2019-жылдын 15-октябрьинде мамлекеттик башкаруу органы менен талкуу болду. Бул талкуунун жүрүшүндө кызықдар болгон мамлекеттик органдар Баяндамага өздөрүнүн толуктоолорун киргизүүгө, ошондой эле Баяндаманын тыянектары жана сунуштоолору тууралуу альтернативдүү пикирин айтууга мүмкүнчүлүк алышты.

Баяндаманы коммуникациянын жана мониторингдин туруктуу аспабы катары киргизүүнүн натыйжасында КР ЖК менен жергилиттүү жамааттардын ортосунда түз байланыш түзүлөт; чечим кабыл алуу процессинде жергилиттүү жамааттардын кызыкчылыктарын чындал эсепке алуу механизмى пайда болот; КР ЖКнын контролдук функциясы жаңы сапаттуу деңгээлге көтөрүлөт – мыйзамдардын таасирине объективдүү индикаторлор боюнча баа берилет.

Баяндаманын биринчи бөлүгү (2016–2018-жылдары Кыргыз Республикасында Жергилиттүү өз алдынча башкаруунун өнүгүүсү) ЖӘБдүн өкүлчүлүктүү жана аткаруу органдарынын абалын, анын ичинде учурдагы тенденцияларды жана өнүгүүдөгү көйгөйлөрдү жалпысынан сүрөттөйт. Бул жерде башкаруунун бардык деңгээлдери үчүн гана эмес, ошондой эле жарандар үчүн да кызыктуу боло турган фактлар жана тыянектар камтылган. Баяндаманын бул бөлүгү жарандардын ЖӘБ органдарына болгон ишеним деңгээлине жасалган серептин жыйынтыктарынан башталганы да кокусунан эмес. ЖӘБ органдары жарандардын катышуусу жана ишеними ЖӘБдүн маңызын түзөт, жалпы бийлик системасы ошонун негизинде түптөлгөн деп эсептешет.

Баяндаманын экинчи бөлүгү (2016–2018-жылдары кабыл алынган мыйзамдардын жергилиттүү жамааттарга жана ЖӘБ органдарына тийгизген таасири) кабыл алынган мыйзамдардын ЖӘБдүн өнүгүүсүнө тийгизген таасирин баяндайт. Баяндаманы даярдап жатканда ЖӘБ органдары конкреттүү мыйзамдарга карата мамилесин билдиришип, алардын артыкчылыктарын жана кемчиликтерин белгилешти. Ушул Баяндамада каралып чыккан мыйзамдардын тизмегин ЖӘБ органдары эксперттер менен бирге аныкташты. Баяндамага КР ЖК өткөн жылдары кабыл алган бардык мыйзамдар батмак эмес, ошондуктан ЖӘБ органдарынын пикирине ылайык ирээтке келтирилип чыкты.

Баяндама Кыргыз Республикасындагы ЖӘБдүн иштеши үчүн ченемдик укуктук чөйрөнү түзүү жаатындагы маанилүү окуялардын календарын камтыйт. Ал ЖӘБдүн өнүгүүсүнө таасирин тийгизген укуктук чаралардын көп түрдүүлүгүн жана ар тараалтуулугун чагылдырып турат.



## БАЯНДАМАНЫН РЕЗЮМЕСИ

Жергиликтуу өз алдынча башкаруу – бул Кыргыз Республикасындагы башкаруу тутумунун баштапкы жана маанилүү бөлүгү. Калктын жалпысынан бийликтөө болгон мамилеси ЖӘБдүн абалына жана жарандардын керектөөлөрүн канаттандыра алуу жөндөмдүүлүгүнө көз каранды болот. Ошондуктан жарандар ЖӘБ органдарынын ишине жалпысынан оң мамиле жасай турганын түшүнүш керек. Буга карабастан 2016-жылдан баштап калктын ЖӘБдү оптимисттик маанайда кабылдоо деңгээли салыштырмалуу жогору болуп кала бергени менен, бул деңгээл туруктуу түрдө түшүп турган. 2018-2019-жылдары аймактарды өнүктүрүү тууралуу КР Президентинин буйруктарынын фонунда 2018-жылы жарандардын ЖӘБдүн перспективаларына карата үмүтү жанды. Бирок 2019-жылы бул үмүт токтоо оптимизмге өттү. ЖӘБ органдарынын өкүлдөрү өзүнүн кызматына карата сынчыл маанайда турушат. Айталы, ЖӘБдүн абалына ар бир үчүнчү муниципалдык кызматчыда боор оору же кыжырдануу сезими бар.

Жарандар менен маалыматтык иш жакшы жөнгө салынган, туруктуу диалог жүрүп турган ЖӘБ органдарында да ишеним деңгээли жогору болот. Бирок көпчүлүк жамааттардын тургундары ЖӘБгө карата өз укуктары жана милдеттенмелери тууралуу жетиштүү маалыматка ээ эмес жана жигердүү субъект болуп саналышпайт. Маалыматка техникалык жеткиликтүүлүктүн чектелүү болгону (интернетке кошулуу оңой эмес же кымбат, ченемдик укуктук актылар тез-тез жаңыланып турат, ЧУА документтерин туура түшүнүп, колдонууга жардам берген материалдар көп келбейт) жана ЖӘБ менен жарандар ортосундагы эффективдүү коммуникациялардын жоктугү көйгөйлөрдүн айрымдары болуп саналат. ЖӘБ органдары жергиликтуу жамааттын социалдык жана экономикалык өнүгүүсүн пландоодо көп учурда калктын чыныгы керектөөлөрүн көп жакшы эске алышпайт. Мындан улам ЖӘБгө ишеним деңгээли жогору болгонуна карабастан, жарандар ЖӘБ органдары менен түз өз ара аракеттенүүгө, тикелей байланыш түзүүгө умтулушат. Ошол эле маалда жергиликтуу кеңештердин депутаттарын шайлоо жана КЭУ аркылуу иш алып баруу өндүү өкүлчүлүктүү принциптерге таянган өз ара аракеттенүү формаларынан оолак болушат. Башкача айтканда, жарандар ортомчуларга эмес, өз көргөнүнө жана укканына гана ишенишет.

Жергиликтуу кеңештерди өнүктүрүүгө байланыштуу сөз болгондо саясий партиялардын жергиликтуу кеңештердин ишине тийгизген таасири тууралуу орток пикир жок. Мындан улам жүйөлүү сунуштоолорду даярдаш үчүн башкаруу системалары, аналитикалык борборлор бул таасирди дагы изилдеши керек. Ошентсе да ЖӘБ органдарынын өкүлдөрүнүн басымдуу бөлүгү (79%) жергиликтуу кеңештер партиялык принцип боюнча түзүлбөшү керек деп эсептешет. КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылы жергиликтуу кеңештерде аялдар үчүн 30 пайыздык квотаны киргизүү тууралуу чечими чоң жетишкендик болуп калды. Буга чейин аялдардын саны кеңештерде аз болгону чечим кабыл алуу процессинде алардын аярлуу абалын көрсөтүп турган эле. 2016–2019-жылдардын аралыгында мандаттарды улам өткөрүп отуруп аял депутаттардын үлүшү 3 пайызга түшүп кеткени муун тастыктап турат. Жергиликтуу кеңештерде депутаттардын олуттуу бөлүгү (44 пайыздан ашыгы) орто же атайын орто билимге ээ. Кыргыз Республикасындагы мектептеги жана атайын орто билим берүүнүн деңгээлин эсепке алуу менен, алардан мамлекеттик башкарууда компетенттүүлүктүү күтүү оор болот. Депутаттардын калган бөлүгүнө да башкаруу тууралуу атайын билим жетишпейт. Ошол эле маалда өлкөдө кеңештердин депутаттарын окутуунун кандайдыр бир формалары жок. Мунун баары жергиликтуу кеңештердин жана жалпысынан ЖӘБдүн эффективдүү иши үчүн олуттуу тоскоолдуктарды жаратууда.

Билим берүүнүн деңгээли, партиялык фактордун таасири жергиликтуу кеңештерди тараатууга шарт түзүп жатат. 2016-жылдан 2019-жылга чейинки мезгил аралыгында 34 жергиликтуу кеңеш таратылган. Мындан улам жер-жерлерде өкүлчүлүктүү демократия системасы туруксуз деп айтса болот.

Муниципалдык кызмат эволюциялык нукта өнүгүүдө. 2016-жылдын 30-майындагы №75 “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” жаңы КР Мыйзамынын кабыл алышынын маанилүү жетишкендик катары кароого болот. Бирок бул жерде да бир топ көйгөйлөр бар. Айталы, муниципалдык кызматтагы, өзгөчө саясий кызмат орундарындагы аялдардын үлүшү азаюуда. ЖӘБдүн аткаруу органдарынын улуттук курамы бир аз өзгөрдү. Бирок ЖӘБ органдарында улуттук азчылыктардын саны өлкөдөгү бул азчылыктардын үлүшүнө салыштыра келгенде болжол менен 3 эсэ аз чыгууда. Муниципалдык кызматтын курамында улуу

муундун өкүлдөрү басымдуулук кылат: 2019-жылы пенсия курагына жакындаш калган жана пенсия курагындагы адамдар муниципалдык кызмат орундарынын дээрлик 22% ээлешет. 2016-жылы бул көрсөткүч 4 пайызга аз болчу. Муниципалдык кызматчылардын билим деңгээлин ала келгенде оң динамика байкалууда – жогорку билимдүү кызматчылардын үлүшү 2016-жылга салыштырмалуу 5 пайызга өскөн. Бирок орто билимге ээ болгон, 2016-жылга чейин түрдүү муниципалдык кызмат орундарын ээлеген 716 кишинин статистикадан жоголуп кетиши аныкталбай кала берди. 2016-жылы ЖӨБ органдарындагы саясий жетекчилердин алмашуусунан улам кадрлардын туруксуздук деңгээли калыбына келди. Буга карабастан 2020–2021-жылдары мындай көрүнүш кайталанат деген коркунуч бар. Себеби ЖӨБдүн аткаруу органынын башчылары алмашкандан кийин комandanы кошо алмаштыруу практикасына каршы чарапар көрүлө элек. Бул болсо муниципалдык кызматтагы жол улоочулукка жана анын сапатына зиянын тийгизүүдө. ЖӨБ органдары муниципалдык кызматчылардын бош орундары учун КР Мамлекеттик кадр кызматында (мындан ары – МКК) конкурстан өтүү зарыл экенин белгилешет. Бирок кадрлар тартыш болуп турган шарттарда бул көйгөйгө айланарын да белгилешүүдө. Себеби кызмат орундарына талапкерлер оор суроолордун айынан тесттен өтө албай калышы мүмкүн жана ЖӨБ органдарынын кадрдык курамы толукталбай калышы ыктымал.

2013-жылдын 9-июлундагы №127 “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү тартиби жөнүндө” КР Мыизамы кабыл алынгандан бери алты жыл өттү. Ушуну менен КР ЖКнын экинчи чакырылышы мыйзам ушунчада убакыттан бери толук кандуу иштеп кете албай жаткан себедин изилдеп жатат. Жалпы пикир боюнча, мыйзамды ишке ашырууга тоскоол болгон негизги себептер төмөнкүлөр: мамлекеттик органдар менен ЖӨБ органдары ортосундагы ыйгарым укуктар жана жоопкерчилик так бөлүштүрүлгөн эмес; берилгип жаткан ыйгарым укуктардын баасын аныктоо оор; мамлекеттик органдардын аппараттары бюрократиялык тоскоолдуктарды жаратууда. Ошондой эле ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү процессин ЖӨБ органдары, өзгөчө дотацияда тургандары көп жактыра беришпейт. Себеби өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктарды аткарууга бөлүнгөн бюджет аралык трансферттер төндештириүүчү гранттардын суммасын автоматтык түрдө азайтат. Бирок механизмди ишке ашырууда оң жылыштар байкалууда. Айталы, 2011-жылдын 15-июлундагы №101 “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” КР Мыизамы менен ЖӨБ органдарына өткөрүлүп берилсе боло турган негизги мамлекеттик ыйгарым укуктардын ичинен болжол менен 40 пайызы боюнча КР Өкмөтү кээ бир иштерди алып барууда.

КР Президентинин соңку эки жылдан бери жүргүзүп жаткан аймактарды өнүктүрүү боюнча саясаты жергиликтүү бюджеттергетиешелүү болгон кырдаалда да өз ордунтабышы керекэле. Ушул жергиликтүү бюджеттерден жарандар учун жашоо шарттарын түзүүгө каражат карапат. Бирок маалыматтар көрсөтүп тургандай, жергиликтүү жана республикалык бюджеттер ортосундагы кирешелерди бөлүштүрүү аймактарды өнүктүрүүгө карата өлкөнүн артыкчылыктарын көп жакшы эсепке албай жатат. Натыйжада көпчүлүк ЖӨБ органдарына өз функцияларын жана өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды сапаттуу аткаруу учун ресурстар жетишпей жатат. Республикалык бюджеттин киреше темпи өскөнү менен, жергиликтүү бюджеттердин кирешеси дээрлик өскөн жок. Бул жаатта өсүш 2011-2012-жылдары гана байкалган. Андан соң уч жыл бою жергиликтүү бюджеттердин кирешесинин жалпы көлөмү төмөндөп жатты. Ошол эле маалда республикалык бюджеттин кирешелери туруктуу темп менен өсүп жатат. 2014-жылдан баштап жергиликтүү бюджеттердин көлөмүнүн динамикасы дээрлик жокко эс. Бул болсо инфляция жана милдеттөмөлөр улам көбөйүп жаткан шарттарда каржылоонун көлөмү иш жүзүндө азаят дегенди билдирет. Ошону менен бирге жергиликтүү бюджеттердин кирешесинин үлүшү республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин кирешелеринин жыйынды көлөмүндө туруктуу түрдө азаюуда. Мунун баары бир нерседен кабар берет: жергиликтүү маанидеги маселелерге, анын ичинде инфраструктура боюнча оор финансалык милдеттөмөлөрдө карражат бөлүнбөй калууда. Жергиликтүү маанидеги маселелерди жана ЖӨБ органдарын каржылоонун өсүшү көп кырдуу жакырчылыктарын төмөндөшүнө жана жарандардын жашоо шарттарынын жакшыруусуна тикелей таасирин тийгизээри байкалды. Бул – ЖӨБдү каржылоону көбөйтүү зарыл экенин тастыктаган мыкты саясий далилдердин бири. Бюджет аралык мамилелер саясатын өркүндөтүүдө артыкчылыктуу багыттар катары ЖӨБ органдары төмөнкүлөрдү белгилешет: өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктарды каржылоо; бюджеттик камсыздалгандыкты төндештириүү саясаты; жөнгө салынган

кирешелерди бөлүштүрүү саясаты; дем берүүчү (үлүштүк) гранттарды бөлүү; жергилиттүү бюджеттердин кирешелерин пландоо; капиталдык салымдардын ички инвестициялык долбоорпорун бөлүштүрүү. Ошондуктан башкаруунун бардык деңгээлдери үчүн, анын ичинде КР ЖК үчүн 2018–2040-жылдарга Улуттук өнүктүрүү стратегиясында бекитилген жана ушул кезге чейин аткарылбай келаткан өзгөчө тапшырма – бул бюджет аралык мамилелерди КР Өкмөтү менен ЖӘБ органдары ортосунда макулдашуу процессин баштоо зарыл.

Муниципалдык менчикти башкаруунун сапаты да тынчсыздандырган маселелердин бири. Муниципалдык менчик, өзгөчө жер жана кыймылсыз мүлк объекттери ЖӘБ органдарынын экономикалык потенциалынын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Билгичтик менен башкарганда бул объекттер киреше булагына айланат же бери дегенде жергилиттүү бюджетке финансыйлык жүк болбой калат. Анткен менен, муниципалдык менчиктин курамына жасалган анализ көрсөткөндөй, ЖӘБ органдарынын профилдик эмес объекттерди күтүүгө кеткен жүйөсүз чыгымдарын кыскартуу максатында муниципалдык менчикти оптималдаштырыш керек. Бул үчүн мыйзамдарга тактоолорду киргизүү зарыл. Жылдан жылга муниципалдык кыймылсыз мүлккө түзүлгөн бүтүмдөрдүн саны азайып жатат. Тилекке карши мунун негизги себеби – сатууга же ижарага берүүгө жарамдуу болгон объекттердин саны барган сайын азауда. Сатуу-сатып алуу бүтүмдөрү дәэрлик токтоп калды. 2017–2018-жылдары бирин-серин гана учур болгон. Маалыматтар боюнча, сатаарга дәэрлик эч нерсе калбай калды. Бүтүмдөрдүн эффективдүүлүгү да тынчсыздандыруу жараткан маселелердин бири. 2017–2019-жылдар аралыгында түзүлгөн бүтүмдөрдөн жергилиттүү бюджеттер 21 млн. сом (минималдуу баалоо боюнча) суммадагы жоготууга учураган. Бул – жер сатууну эсепке албастан, кыймылсыз мүлкүү сатууга карата гана ушундай көрүнүш болду. Дал ушул муниципалдык менчикти башкарууда ЖӘБ органдары мыйзамдарды көбүрөөк бузушат.

ЖӘБ органдары жасаган укук бузуулар жөнүндө маалыматтар КР Башкы прокуратурасында бар. Бирок бул маалыматты берүү форматы дайыма өзгөрүп турат жана кандайдыр бир анализ жасоо мүмкүн болбой жатат. Белгилей кетүүчү бир жагдай бар: бир нече жолу жасалган кайрылууларга карабастан КР Башкы прокуратурасы өзүнүн отчётунда ЖӘБ органдарын жана жергилиттүү мамлекеттик администрацияларды (мындан ары – ЖМА) башкаруу органдарынын бир категориясина бириктируүнү уланта берүүдө.

КР Башкы прокуратурасынын 2018-жылдагы маалыматына ылайык, коррупция менен күрөштүн алкагында жүргүзүлгөн 2030 текшерүүнүн ичинен 746 (37,7%) текшерүү ЖӘБ органдарында жана ЖМАда өткөрүлгөн. ЖӘБ органдарынын кызмат адамдарынын мамлекеттик сатып алууларды өткөрүүгө байланышкан иш-аракеттери, коррупцияя карши турду жөнүндө мыйзамдардын талаптарын аткарбаганы мыйзам бузуулардын басымдуу бөлүгүн түзөт. Муниципалдык менчикти башкаруу чөйрөсүндөгү мыйзам бузуулар боюнча зыяндын орду 3 млрд. сомдон ашык суммада толтурулган.

2016-жылдын 31-мартындагы №32 “Жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” КР Мыйзамынын аткарылышын текшерген КР ЖК Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Регламент боюнча комитеттин баштапкы маалыматтарына ылайык<sup>1</sup>, мыйзамды мамлекеттик органдар да, ЖӘБ органдары да бузаары аныкталган.

Ошентип, Кыргыз Республикасында ЖӘБдүн мындан ары өнүгүүсү жарандардын жашоо сапатына тикелей таасирин тийгизет. Ошондуктан анын эффективдүү иштеши үчүн шарттарды түзүүгө карата комплекстүү мамиле жасалышы керек.

ЖӘБдү өркүндөтүү үчүн зарыл болгон чаралардын жана анын иши үчүн шарттардын катарында улуттук мыйзамдарды өнүктүрүү өзөктүк орунду ээлейт. Ошондуктан кабыл алынган мыйзамдардын ЖӘБдүн өнүгүүсүнө тийгизген таасирин баалоо өзгөчө актуалдуу маселе болуп турат.

<sup>1</sup> Маалыматты 2016-жылдын 31-мартындагы №32 “Жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” КР Мыйзамынын аткарылышын текшерүү үчүн КР ЖК Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Регламент боюнча комитети 2019-жылдын 5-февралында түзгөн жумушчу тобу берди.

КР ЖК 2016-жылдан 2018-жылга чейинки мезгил аралыгында кабыл алган мыйзамдардын таасирине ЖӨБ органдары жалпысынан оң баасын беришүүдө. Айталы, тийгизген таасирин изилдөө үчүн тандалып алынган 18 мыйзамдын ичинен 14-үнө ЖӨБ органдарынын көбү оң баасын беришти. Бул болсо алардын жалпы санынын 78% түзөт. ЖӨБ органдарынын пикири боюнча, төмөнкү мыйзамдардын таасири өзгөчө жакшы болгон:

- 2018-жылдын 27-январындагы №16 «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» КР Мыйзамы калкка көрсөтүлгөн кызматтардын сапатын жакшытууга жол ачып, ЖӨБ органдарына болгон ишенимди көбөйттү; бизнес ишканаларды түзүүгө жергиликтүү бюджеттин чыгашаларына байланышкан кырдаалды түшүндүрүп берди, аны максаттуу колдонуу үчүн шарттарды түздү, муниципалдык ишканалардын чыгашаларына көзөмөлдү күчөттү;
- 2016-жылдын 28-декабрындагы №218 «Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» КР Мыйзамы жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын сунушун эске алды; топ-топко бөлүнүү көрүнүшүн жоготту, ЖМА башчылары менен жергиликтүү кеңештердин ортосундагы өз ара мамилелерди ачык-айкын кылып, жөнгө салды;
- 2016-жылдын 31-мартындагы №32 «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» КР Мыйзамы ЖӨБ органдарын текшерүү тартибин белгиледи, түрдүү текшерүүчү жана тартип коргоо органдары тарабынан мыйзамсыз жана башаламан текшерүүлөрүн азайтты;
- 2017-жылдын 20-июлундагы №162 ««Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында болгон маалыматка жеткиликтүүлүк жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» КР Мыйзамы балдарды бала бакчага киргизүүнүн ачык тартибин орнотту; калктын онлайн режимдеги маалыматка жеткиликтүүлүгүн камсыз кылды; жалпысынан калктын маалымдуулугун жогорулатты;
- 2018-жылдын 2-августундагы №79 «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө каторууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө», «Жер участокторун каторуу (трансформациялоо) жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» КР Мыйзамы айыл чарба багыттындагы жерлерде курулган көптөгөн турас үйлөрдү мыйзамдаштырып, муну менен бир кыйла үй-бүлөлөрдүн көйгөйүн чечип берди; мыйзам келечекте жерлерди өзүм билемдик менен бөлүштүргөн көрүнүштөрдү азайтат;
- 2018-жылдын 10-августундагы №190 Кыргыз Республикасынын Салыктык эмес кирешелери тууралуу кодекси ЖӨБ органдарына жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн түзүү процессине көзөмөлдү күчөтүү үчүн шарттарды түзүп берди.

Баяндаманын алкагында жасалган иштер бир гипотезаны тастыктады: мыйзамдарды өзгөртүү аркылуу ведомство аралык тапшырмаларды чечүүгө карата кууш тармактык мамиле иш жүзүндөгү жыйынтыктарга терс таасирин тийгизет. Муну ЖӨБ органдары да белгилешүүдө. Айталы, тармактык тапшырмаларды аткарууга толугу менен багытталган, мамлекеттик органдар менен ЖӨБ органдарынын өз ара мамилесинин конструкциясын эсепке албай кабыл алынган, бюджеттик тутумдун эки деңгээлдүү өзгөчөлүгүн көңүлгө албаган төрт мыйзамдын таасирине ЖӨБ органдары терс баасын беришкен. Ал мыйзамдар:

- 2017-жылдын 27-апрелиндеги №63 «Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө» КР Мыйзамы жана 2017-жылдын 27-апрелиндеги №64 «Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» КР Мыйзамы дээрлик аткарылбайт. Себеби ЖӨБ органдарында программаларды даярдап, ишке ашыруу үчүн, социалдык кызматтарды түзүү үчүн ресурстары, зомбулуктун курмандыктери менен натыйжалуу иш алып баруу үчүн көндүмдөрү жана билими жетишсиз;
- «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө», «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» КР Мыйзамын

ЖӘБ органдары формалдуу түрдө гана аткарышат. Себеби ЖӘБ органдарында юристтин штаттык бирдиги каралган эмес, жер-жерлерде квалификациялуу юристтер тартыш, ЖӘБ органдарынын кызматкерлери жарандарга укуктук консультацияларды бере алышпайт;

- 2017-жылдын 28-июлундагы №163 «Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпүлдар жөнүндө» КР Мыйзамы документтерди чогултуу, муктаждык даражасын аныктоо процес-синде кыйынчылыктарды жаратты; ЖӘБ органдарын муктаждыкты аныктоо процессинен чыгарып салды, жөлөкпүлду дайындоо практикасына карата ЖӘБ органдарына нааразы болгон жарандардын катары көбөйдү. Себеби жарандар бул маселеде кайсы жерден ЖӘБ органдарынын жоопкерчилиги бүтүп, ал эми кайсы жерден мамлекеттин жоопкерчилиги башталаарын териштиргиси келбейт.

Жергилиттүү маанидеги маселелердин тизмесин бул функцияларды аткаруу үчүн зарыл болгон ресурстарды бербестен эч көзөмөлсүз кеңейте берген практика талкуу үчүн өзүнчө бир тема. Айталы, 2018-2019-жылдардын аралыгында эле ишке ашкан жана ашпай калган 10 сунуш түшкөн. Демилгечилер жергилиттүү маанидеги маселелердин тизмесин кеңейтүүнү сунуш кылып келишкен. ЖӘБ органдарын бул кырдаалда өзгөчө тынчсыздандырып, түйшөлтөн бир маселе бар: сунуш кылынган 10 демилгенин экөөндө гана ЖӘБ органдарына аткарууга сунуш кылынып жаткан жаңы функцияларды республикалык бюджеттен каржылоо маселеси каралган. Калган 80% демилгенин маалым кат-негиздемеси “ЧУА долбоору мамлекеттик бюджеттик каражаттан кошумча каржылоону талап кылбайт” деген стандарттуу сүйлөмдү камтыйт. Натыйжада ЖӘБ органдары жергилиттүү маанидеги маселелердин тизмегин кеңейтүүнү сунуш кылган демилгечилер жергилиттүү бюджетти жалпы мамлекеттик бюджеттин бир бөлүгү катары карабайт окшойт деген тыянакка келишүүдө. Демилгечилер “ЖӘБ органдары жергилиттүү бюджеттер Кыргыз Республикасынын салыктык жана салыктык эмес киреше тутумуна байланышпаган кандайдыр бир жол менен каржыланат окшойт” деп ой жүгүртүшү ыктымал. Иш жүзүндө жергилиттүү бюджеттер республиканын бириктирилген бюджетинин бир бөлүгү болуп саналат. Ошондуктан функция берилсе, ага акча да кошо берилет деген принципе ылайык, мамлекеттик органдар менен ЖӘБ органдары ортосунда бөлүштүрүлгөн функциялар өзгөрөөр замат бюджет аралык мамилелер да өзгөрүүгө тийиш, бул үчүн бюджеттер ортосундагы кирешелер кайра бөлүштүрүлүп чыгышы керек. Ошондуктан жүйөлүү ой жана КР Конституциясы боюнча мындай демилгелерге берилген маалым кат-негиздемеде функцияларды аткаруунун баасы жана аны каржылоонун булактары көрсөтүлүшү керек. Ал эми жергилиттүү бюджеттер жаңы же кошумча эмес, учурда бар болгон жергилиттүү маанидеги маселелерди минималдуу түрдө каржылоого эсептелинген.

ЖӘБ органдары жергилиттүү маанидеги маселелердин тизмегин ресурстарды кошпостон кеңейте берүү салтына жана практикасына терең тынчсыздануусун билдирип жатышат. ЖӘБ органдары жергилиттүү маанидеги маселелерди финансы булактарын жана каржылоо механизмдерин бербей эле кеңейтүү практикасына тыюу салууну КР Жогорку Кеңешинен өтүнүп жатышат<sup>1</sup>.

Бул Баяндама аркылуу ЖӘБ органдары башкаруунун түрдүү деңгээлдерине даректелген сунуштоолордун кеңири тизмесин беришти. Ошону менен бирге бул сунуштоолор ыкчам чарапарды да, системалуу өзгөрүүлөрдү да камтыйт. Буларды ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн маанилүү шарт – мамлекеттик органдар жана ЖӘБ органдары Кыргыз Республикасынын жарандары кайсы жерде гана жашабасын алардын турмуш шарттарын жакшыртуу максатында чогуу иш алып барышы керек.

<sup>1</sup> КР Бюджеттик кодексинин 49-беренеси мамлекеттик органдарга билип туруп тиешелүү компенсацияны камсыз кылбастан, жергилиттүү бюджеттердин чыгашаларын көбөйтүүгө алып келүүчү иш-чараларды жүзөгө ашыруу боюнча чечимдерди кабыл алууга тыюу салат. Бул ченем туруктуу түрдө бузулуп келүүдө.

## СУНУШТООЛОР

### Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуштоолор

Ушул Баяндамада сүрөттөлгөн байкоолордун жана көйгөйлөрдүн негизинде ЖӘБ органда-ры КР ЖК комитеттерине ЖӘБдүн кызыкчылыктарына тиешелүү болгон мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча демилге менен чыгууну сунуш кылышат.

### КР ЖК Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Регламент боюнча комитеттине:

- парламентаризмди жергиликтүү деңгээлде мындан ары да бекемдей берүү үчүн, ЖӘБ деңгээлинде өкүлчүлүктүү демократиянын туруктуулугуна жетүү үчүн жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлер үчүн билим берүү жана кесипкөй ченем-талапты жогорулатуу зарыл, муну менен жогорку билимдүү адам жергиликтүү кеңештин депутаты боло алат деп белгилеш керек;
- мыйзамдар менен депутаттардын калк алдында отчёт тапшыруусуна талаптарды киргизип, өз милдеттерин аткара албаган депутаттарды чакыртып алуунун жөнөкөй жана натый-жалуу механизмин караштыруу зарыл;
- жергиликтүү кеңештердин депутаттары өздөрүнүн депутаттык милдеттерин кесипкөй аткара алыши үчүн аларды даярдоо системасын уюштуруу зарыл;
- "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын аткарылышына контролду жүзөгө ашырып, мында жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын калк алдында отчёт тапшыруу талабынын аткарылышына өзгөчө көңүл буруу, ошондой эле жергиликтүү кеңештердин ишинин сапатына, анын ичинде алар кабыл алып жаткан ЧУАнын сапатына партиялык фактор тийгизген таасирди, регламенттерди жана мөөнөттердү сактап жатканына сапаттуу изилдөөнү уюштуруу зарыл;
- эч далилсиз, же билип туруп текшерүүчү органдарга жалган арыз берген адамдарга айып салуу менен, көзөмөлдү күчөтүү үчүн мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү керек; ЖӘБ органдарынын үстүнөн түшкөн даттанууну теришилгрендөн кийин ошол эле маселе боюнча же башка текшерүүчү органдардын маселеси боюнча кайра текшерүүнү болтурбай турган өзгөрүүлөрдү киргизүү зарыл;
- калкка консультациялык-укуктук жардам берүү кызмат көрсөтүүсүн ("Кыргыз Республикасынын Адвокатуrasesы жана адвокаттык иши жөнүндө" жана "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" КР мыйзамдары) жергиликтүү маанидеги маселелердин ичинен толугу менен чыгарып салуу же муну ЖӘБ органдарына кадрдык жана финанссылык ресурс менен кошо өткөрүлүп берилчү мамлекеттик ыйгарым укуктардын категориясына каторуу зарыл;
- КР Эмгек кодексине жана 2016-жылдын 30-майындагы №75 "Жарандык мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" КР Мыйзамына белгиленген тартиппе өзгөртүүлөрдү киргизүү абзел. ЖӘБ органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктар өткөрүлүп берилген учурда бул өзгөртүүлөр муниципалдык кызматчынын иш көлөмүн көбөйтүү жана ага кошумча акы төлөө мүмкүнчүлүгүн да караштырышы керек;
- Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө Кодексти даярдоо ишин тездетүү зарыл. Бул Кодекс тармактык мыйзамдардагы укуктук коллизияларды жана карама каршылыктарды алып салууга жол ачат; жергиликтүү маанидеги маселелерди ирээтке келтирип, системага салат жана толук тизмени бекитет; ЖӘБ органдарынын, мамлекеттик органдардын ж.б. ыйгарым укуктарын тактап берет;
- муниципалдык менчик жөнүндө колдонуудагы мыйзам заман талаптарына канчалык шайкеш келгенин изилдеп чыгып, зарыл болсо өзгөртүүлөрдү киргизип же жаңы редак-цияны кабыл алуу сунуш кылышат.

### КР ЖК Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитеттине:

- КР Эмгек кодексине түзөтүүлөрдү киргизүү мүмкүнчүлүгүн караштыруу зарыл. Бул түзөтүүлөр муниципалдык кызматчылардын өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым

- укуктарды аткаруу жөндөмдүүлүгүн материалдык жактан камсыз кылуу үчүн муниципалдык кызматчыларга кызмат орундарын айкалыштырууга уруксат бермек;
- өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн ЖӨБ органдарына келишим боюнча адистерди тартууга укук берген өзгөртүүлөрдү улуттук мыйзамдарда караштыруу зарыл;
  - жергиликтүү маанидеги маселелердин тизмесинен үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо боюнча чаралардын комплексин жүзөгө ашыруу маселесин алып таштап, бул кызмат көрсөтүүнү ЖӨБ органдарына тийиштүү ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү аркылуу уюштурса болот;
  - үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо маселесинде ЖӨБ органдарынын ыйгарым укуктар чөйрөсүн кайра карап чыгып, алар реалдуу түрдө аткара ала турган ишти бериш керек. Мисалы, кырдаалга мониторинг жүргүзүү жана үй-бүлөлөгү зомбулукту мүмкүн болушунча эртерээк аныктоо милдетин берсе болот. Конкреттүү үй-бүлөлөр менен практикалык ишти уюштуруу милдетин мамлекет өзүнө алышы керек;
  - социалдык жөлөкпүлгө муктаждарды ЖӨБ органдарына караштуу социалдык маселелер боюнча комиссиялар аркылуу аныктоо тартибине кайтып келип, бул үчүн аларга тийиштүү ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү зарыл.

### **КР ЖК Бюджет жана финансы боюнча комитетине:**

- КР ЖК, КР Өкмөтү жана ЖӨБ органдары ортосундагы бюджет аралык диалогдун форматын түзүп, аны тийиштүү ЧУА менен бекитүү зарыл;
- КР Бюджеттик кодексинде максаттуу трансфертердин статусун так аныктоо зарыл. Бул болсо максаттуу трансфертерди киреше потенциалынын бир компоненти катары эсепке алууга жана мунун негизинде тенденшириүүчү трансфертердин көлөмүн азайтууга жол бербейт;
- тенденшириүүчү гранттар жөнүндө мыйзамды кабыл алуу, ЖӨБ органдарынын бюджеттик камсыздалгандыгын тенденшириүүнүн принциптерин жана тартибин мыйзамдар менен орнотуу абзел;
- өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн ЖӨБ органдарына адистерди келишим боюнча тартууга уруксат берген өзгөртүүлөрдү мыйзамдарга киргизүү; өзүнүн керектөөлөрүнө жараша жана жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүктөрүн эсепке алуу менен, штаттык ырааттаманы өз алдынча аныктоого укук берүү зарыл.

### **Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуштоолор**

- калктын ЖӨБ органдарына ишеним индексин эсептөөнүн натыйжалуу методикасын иштеп чыгып, бул индексти эсептөө милдетин КР Улуттук статистика комитетинин (мындан ары – КР УСК) иш планына киргизүү;
- ЖӨБ органдарынын ишин баалоодо калктын ишеним деңгээлинин көрсөткүчтөрүн, анын ичинде КР Өкмөтү өткөргөн конкурстардын жыйынтыктарын кошуу;
- КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-декабрындагы №715 токтому менен бекитилген айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттерге берилүүчү трансфертердин көлөмүн эсептөөнүн убактылуу методикасын өркүндөтүү, анын ичинде ЖӨБ органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүүнү эсептөө механизмин кошуу зарыл.
- тийиштүү министрликтер жана ведомстволор ЖӨБ органдары менен мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимдерди түзүшү керек же айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө мыйзамдардын долбоорлорун КР Өкмөтүнүн кароосуна киргизиши абзел;
- ЖӨБ органдарына берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды кошумча штаттык бирдиктердин эсебинен аткарууга мүмкүнчүлүк берүү жаатындагы чектөөлөрдү алып салуу крек. Бул чектөөлөр КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 5-августундагы №451 “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органынын типтүү түзүмүн жана штаттык санын бекитүү жөнүндө” токтому менен киргизилген;
- республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке берилген максаттуу трансфертердин эсебинен кошумча киргизилип жаткан муниципалдык кызматчылардын (айыл өкмөтүнүн

- (мындан ары – АӘ), шаарлардын мэрияларынын) кызмат орундарын күтүүгө кеткен финанссылык чыгашаларды камсыз кылуу;
- тийиштүү тармактык ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен мамлекеттик органдардын жана ЖӘБ органдарынын функцияларын жана ыйгарым укуктарын бөлүштүрүү ишин аягына чыгаруу зарыл;
  - ЖӘБдүн аткаруу органынын кызматкерлеринин жергиликтуү маанидеги маселелер жана өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча ишинин көлөмү белгиленген штаттык бирдиктин санына канчалык шайкеш келип жатканына функционалдык анализ жасоо керек, ЖӘБ органдарына ЖӘБдүн аткаруу органынын штаттык санын өз алдынча аныктоого уруксат берген ЧУА долбоорун иштеп чыгуу зарыл;
  - Жергиликтуү өз алдынча башкаруу жөнүндө Кодексти даярдоо ишин тездетүү зарыл. Бул Кодекс тармактык мыйзамдардагы укуктук коллизияларды жана карама каршылыктарды алып салууга жол ачат; жергиликтуү маанидеги маселелерди ирээтке келтирип, системага салат жана толук тизмени бекитет; ЖӘБ органдарынын, мамлекеттик органдардын ж.б. ыйгарым укуктарын тактап берет;
  - КР Өкмөтү менен ЖӘБ органдары ортосундагы бюджет аралык диалогдун форматын аныктап, аны тийиштүү ЧУАда бекитүү зарыл;
  - ЖӘБ органдарынын жигердүү катышуусу менен (ЖӘБ Союзу аркылуу) жаңы бюджет аралык мамилелердин Концепциясын иштеп чыгып, кабыл алуу; КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 10-мартындагы №116 токтому менен кабыл алынган буга чейинки концепция эмне үчүн аткарылбай калганына анализ жасоо зарыл;
  - өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн ЖӘБдүн аткаруу органдарынын штаттык санын көбөйтүүгө киргизилген тыюуну алып салуу зарыл;
  - муниципалдык жер жана кыймылсyz мүлк объекттери менен бутүмдөр үчүн электрондук соода аянтчасын уюштуруу максатында техникалык шарттарды түзүү ишин тездетүү керек.

## **Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматына сунуштоолор**

КР Мамлекеттик кадр кызматына жана башкаруунун бардык жогорку органдарына ЖӘБдүн аткаруу органдарынын ишине байланыштуу төмөнкү маселелерди чечүү зарылчылыгына көнүл буруу сунушталат:

- саясий себептер менен, өзгөчө ЖӘБдүн аткаруу органынын жетекчиси алмашканына байланыштуу административдик кызмат орундарын ээлеген муниципалдык кызматчыларды жумуштан бошотууга чектөөлөрдү киргизүү;
- ЖӘБдүн аткаруу органдарында гендердик теңдикке жетүү үчүн чараларды караштыруу, анын ичинде муниципалдык кызматчы аялдардын иши үчүн жагымдуу шарттарды түзгөн ЖӘБ органдарына мотивация берүү чараларын караштыруу;
- ЖӘБдүн аткаруу органдарында 28 жашка толо элек курактагы жаш кызматкерлердин муниципалдык кызматта кала берүүсү үчүн мотивация чараларын караштыруу; муниципалдык кызматта жалаң гана улуу муундун өкүлдөрү кала беришин болтурбоо;
- бош жүргөн эмес, чындал кызықдар болгон муниципалдык кызматчыларды квалификациясын жогорулатууга жиберип турушу үчүн ЖӘБдүн аткаруу органдарынын жетекчилери үчүн мотивация берүүчү чараларды караштыруу;
- бош турган муниципалдык кызмат орундарына талапкерлер үчүн тесттердин мазмунун түп тамырынан бери карап чыгуу. Тесттеги суроолор кызмат милдеттерин аткаруу үчүн чындал зарыл болгон компетенцияларды камтышы керек; аны менен катар айрым адистер үчүн тесттерде саясий суроолордун үлүшүн азайтуу зарыл;
- бул тапшырмаларды аткаруу үчүн КР Мамлекеттик кадр кызматына караштуу биргелешкен жумушчу топту түзүү зарыл. Бул жумушчу топко кызықдар мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана ЖӘБ Союзунун өкүлдөрү киришет, андан соң жумушчу топ даярдаган документти Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин кароосуна жиберүү керек.

# **МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРДЫН АЛЬТЕРНАТИВДУУ ПИКИРЛЕРИ**

Баяндаманын долбоору 16 мамлекеттик органга жиберилген. Алардын тизмеси 4-тиркемеде берилди. Жооп катары Баяндаманын текстине расмий пикирлер жана толуктоолор жиберилди. Алар төмөн жакта Баяндаманын автордук тобунун баяндамасында берилди. Мамлекеттик органдардын расмий жоопторунун толук тексти менен ӨСИнин сайтынан тааныша аласыз (URL: <http://dpi.kg/ru/library/full/314.html>).

## **Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы**

Баяндаманын долбоорун карап чыгып, Комиссия 2019-жылдын август айында жергиликтүү денгээлде шайлоо процессин өркүндөтүүгө багытталган мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө киргенин маалымдайт. Анын ичинде айылдык кеңештердин шайлоо округдарында 30 пайыздан кем эмес мандатты аялдар үчүн резервде калтыруу каралган. Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районундагы Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо мыйзамдарга киргизилген ушул өзгөртүүлөр боюнча өттү. Бул аймакта үч шайлоо округунда ар бир округдагы үчтөн мандат аялдар үчүн сакталган (ар бир округда жети мандаттан). Шайлоого депутаттыкка талапкер 79 адам катышты, алардын ичинен 16 талапкер – аялдар. Шайлоодон өткөн 21 адамдын тогузу аялдар болду. Бул болсо айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынан 42,8 пайызды түзөт.

Төраганын орун басары А. Эшимов

## **Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы**

Баяндама Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун азыркы абалына комплекстүү баалоону камтыйт. Документте жергиликтүү денгээлдеги башкаруунун көптөгөн жетишкендиктери жана көйгөйлөрү кенен чагылдырылган. Документте статистикалык материал жана аларга анализ камтылган. Жергиликтүү бийлиktи жүзөгө ашырууда реалдуу практикан алынган мисалдар да келтирилген.

Ошол эле маалда МКК Баяндамада көтөрүлүп жаткан айрым маселелерди бир өңчөй кароого болбустугун, аларды дагы да терен түшүнүү зарыл экенине көңүл бурат. Бир жагынан 1.1-бөлүгүндө муниципалдык кызматчылардын классификациясынын төмөндүгү көйгөйү белгиленген. Кызматчылардын кесипкөй деңгээли жарандардын суроо-талаптарына шайкеш келиши үчүн талапкерлерди тандап алуу процесси катаалдасты деген тыянак логикалуу болот. Экинчи жагынан Баяндамада баш турган муниципалдык кызмат орундарына талапкерлер жооп берген тесттеги суроолор оор деген сын-пикир айттылган.

Иш жүзүндө бул маселенин өзүнө тиешелүү тарабын МКК чечти десек болот. 2018-жылы түрдүү категорияларга караган кызмат орундарына талапкерлерди тестиirlөөдөн өткөрүүгө дифференциацияланган ыкма киргизилген. Мурда бардык талапкерлер тестиirlөөдө 14 ченемдик укуктук актыдан түзүлгөн суроолорго жооп бериши керек болчу. Эми кенже кызмат орундары үчүн тесттер үч ЧУАнын базасында, улук жана башкы кызмат орундары үчүн беш ЧУАнын базасында түзүлөт. Тагыраак айтканда, талапкерлерге коюлган талаптар бир кыйла жумшарды (МККнын 2018-жылдын 19-январындагы №6 "Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билгенине компьютердик тестиirlөөнү өткөрүү маселелери жөнүндө" буйругу). Натыйжада 2018-жылдан бери муниципалдык кызмат орундарына талапкерлер үчүн тест тапшырганда "чектик маанисинен" өтүү 51,2 пайызга жогорулады (буйрук чыкканга чейин 27,9% болчу). Ошентип, талапкерлерге коюлган талаптардын көбөйтүлүшү же азайтылышы маселеси бир маанилүү эмес мүнөзгө ээ.

1.3-бөлүмдө ЖӨБ органдарынын кызматчыларынын квалификациясын жогорулаттуудагы көйгөйлөр сүрөттөлгөн. Баяндамада 2016-жылдан 2018-жылга чейинки мезгил аралыгында кызматчылардын окуусу тууралуу маалыматтар келтирилип, бирок 2019-жылды муниципалдык кызматчыларды окутуу азырынча баштала электиги белгиленген. 2019-жылдын август айынан баштап ушул күнгө чейин ЖӨБ органдары үчүн адистештирилген топтордо 192 муниципалдык

кызматчы окуудан өттү. Саясий муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдар үчүн биринчи жолу системалуу негизде окуулар өткөрүлүп жатат (2019-жылдын ноябрьна чейин 383 адам окуудан өттү). 2019-жылдын аягына чейин ЖӘБ органдарынын 460 кызматкері айрым курстар боюнча окууга катышып, окуудан өткөн саясий муниципалдык кызмат адамдарынын саны 1040 болот. Ошондой эле муниципалдык кызматчылар жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жана ЖӘБ органдарынын кызматкерлері үчүн өткөрүлгөн биргелешкен курстарда да окушат. Колдонуудагы мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор маселеси боюнча кошумча семинарлар МККнын күчү менен өткөрүлдү. Талас, Балыкчы жана Ош шаардык мэрияларынын адистери үчүн «e-Kuzmat» автоматташтырылган маалыматтык системасын колдонууну үйрөткөн окуулар өткөрүлдү. 2020-жылы «e-Kuzmat» системасына кошулганына жараша бардык ЖӘБ органдарынын адистери үчүн окууларды өткөрүү пландалып жатат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 40 кызматкері эл аралык кызматташтыктын алкагында окуудан өттү.

Бул маселеде ЖӘБ органдарынын жетекчилери кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу маселесине өтө жоопкерчиликтүү мамиле жасашы керек. Алар окууга “ким биш болсо, иши аз болсо ошол барсын” деген принцип менен эмес, чындал квалификациясын жогорулатууга жана кайра окуудан өтүүгө муктаждыгы бар кызматкерлерди окууга жибериши керек.

Директордун м.а. Б. Э. Сагынбаев

## Кыргыз Республикасынын Экономика министрилиги

Аналитикалык документ ЖӘБ органдарынын өнүгүүсүндөгү азыркы тенденцияларды, учурдагы кейгөйлөрдү жана ЖӘБ органдарынын ишиндеги маселелерди чечүү боюнча сунушто-олорду камтыйт.

Бул аналитикалык документти жеңил кабылдоо үчүн бардык кызықдар тараптар Баянда-манын түзүлүшүн толук иштеп чыгышы керек. Баяндаманын биринчи бөлүгү документтин жалпы көлөмүнүн 60 пайызын ээлейт экен. Биз ушул биринчи бөлүгүн кыскартып, кабыл алынган мыйзамдардын ЖӘБ органдарынын өнүгүүсүнө тиийгизген таасирине арналган экинчи бөлүмдү күчтөтүүнү сунуш кылабыз.

Баяндаадагы ырастоолорду конкреттештириүү зарыл. Мисалы, жергиликтүү маанидеги маселелердин тизмеги боюнча 10 демилгенин ичинен экөөндө гана ЖӘБ органдарына аткарууга сунуш кылынган функцияларды каржылоо маселеси каралган деген ыраствоо бар. Аны менен катар калган учурларда республикалык бюджеттен кошумча каржылоонун жоктугу көйгөй болуп эсептөлинен деген ыраствоого конкреттүү жүйөө келтирилген эмес. Документте козголгон көйгөйлөр тууралуу дискуссияны көнөйтип, Баяндаадагы сунуштоолорду ишке ашырууга дем берүү үчүн бул аналитикалык документти басып чыгаруу зарыл. Эгерде Баяндаманы ченемдик документ катары бекитүү пландалып жатса, анын текстин 2009-жылдын 20-июлундагы №241 “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” КР Мыйзамынын ченемдерине ылайык, ЧУАны жол-жоболоштурууда коюлуучу талаптарга шайкеш келтириш керек.

Министрдин орун басары Д. Кадыров

## Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностук мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик

Баяндаадагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жарымынан көбү (51,2%) Өкмөткө жиберген кайрылууларына жооп алышпайт<sup>1</sup> деген маалымат боюнча ЖӘБЭММАНЫН пикири: документтин авторлору Өкмөт Аппаратынын тийиштүү бөлүмүнө кайрылып, аларга түшкөн документтер, кайрылууларга карата тийиштүү жооп берилгип-берилбегени тууралуу маалыматты такташи керек.

Өлкөдө жергиликтүү көнөштердин депутаттарын окутуунун кандайдыр бир формасы болбогону тууралуу пикирге карата ЖӘБЭММАНЫН жообу: жергиликтүү көнөштердин депутаттарын окутуу иштери маал-маалы менен болуп турат, бул окуулар өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн колдоосу менен да өткөрүлүп келет.

<sup>1</sup> Баяндаада ЖӘБ органдарынын КР Өкмөтүнө гана эмес, бардык жогорку башкаруу органдарына да жиберилген сұрамдарына кайтарылган жоопторуна карата пикири берилди.

Республикалык бюджетке карата жергиликтүү бюджеттердин көлөмүнүн үлүшү төмөн дегенге ЖӨБЭММА буларды белгилейт: шаарларды жана айылдарды өнүктүрүү үчүн КРнын тармактык министрлуктери жана ведомстволору аркылуу аз эмес акча каражатын бөлүп турат. Ошондой эле аралык структуралар, анын ичинде өнүктүрүү банктары каржылаган, өнүктүрүүгө багытталган долбоорлор аркылуу аймактарга олуттуу каржылык колдоо көрсөтүлүп келатат.

Муниципалдык менчикти башкаруу боюнча ЖӨБЭММА буларды кабарлайт: Токмок жана Кант шаарларында, ошондой эле Ново-Покровка айылдык аймагында муниципалдык мүлкүү ижарага берүү жана менчиктештириүү боюнча электрондук тооруктарды сынамык ирээтинде киргизүү иштери электрондук соода аянтасынын техникалык оператору аныкталгандан кийин башталат. Техникалык операторду Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети Өкмөттүн 2019-жылдын 29-мартындагы №142 токтомуна ылайык аныктайт.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды саатка карап төлөнүүчү шартта өткөрүп берген учурда муниципалдык кызматчынын ишинин көлөмүн көбөйтүү жана кошумча акы төлөө тууралуу сунуш боюнча ЖӨБЭММА бул маселени КР Эмгек кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу чечүү максатка ылайыктуу болбайт деп эсептейт.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мыйзам чыгаруу процессине катышуусун күчтөндүрүү зарылчылыгы, мыйзамдардын жергиликтүү жамааттардын өнүгүүсүнө тийгизген таасирин баалоо тууралуу сунушту ЖӨБЭММА жалпы жонунан колдойт. Бирок ЖӨБЭММАнын баамында:

- “кабылалынып жаткан мыйзамактыларынын тигилже бул процесстергети гизгентаасирин баалоодо бир гана усулга – коомдук пикирди сурамжылоого гана таянуу жетишсиз. Атүгүл бери дегенде эки усулду<sup>1</sup> колдонуш керек. Мисалы, регулятивдүү таасирине анализ жүргүзүү же башка бир усулду (дүйнөлүк тажрыйбанын негизинде) колдонсо болот;
- сурамжылоо жүргүзгөндө репрезентативдүүлүктүү камсыз кылуу зарыл. Б.а., респонденттердин чөйрөсүн дыкат жана тең салмактуу аныктоо абзел. Бул чөйрөгө жарандар жана жергиликтүү жамааттардын уюшкан бөлүгүнүн өкүлдөрү кириши керек;
- материалдарды бери дегенде эки усулду колдонуу менен чогултуп, аларга анализ жүргүзүү, Баяндаманы мындан ары тепкич-тепкичи менен төңдештик негизде даярдоо зарыл;
- бул Баяндама жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү жамааттардын өкүлчүлүктүү чогулуштарында каралып чыгышы керек.

Жогоруда айтылгандардын негизинде, Жергиликтүү өз алдынча башкаруулар Союзу жана Өнүктүрүү саясат институту жасап жаткан иштердин маанисин кемитпестен, алардын жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүдөгү ролун таануу менен, ЖӨБЭММА биринчи кезекте чечилиши керек болгон көйгөйлүү маселелерди санап гана бербестен, аларды чогуу чечүүгө, резонанс жараткан мыйзамдарды талдоого гана көңүл бурбастан, чоң көлөмдөгү тармактык ченемдик укуктук актыларга инвентаризация жүргүзүп чыгууга катышууга чакырат. Бул иштер жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсүнүн Регламентин жана Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө Кодексинин долбоорун даярдоого байланыштуу болот”.

Директор Б. УСалиев

## Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

Баяндаманын долбоору менен таанышып чыгып, КР Юстиция министрлиги сунуштары жана сын пикири болбогонун кабарлайт.

Министрдин орун басары М. К. Есеналиев

## Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы

Баяндаманын долбоору менен таанышып чыгып, КР Мамлекеттик каттоо кызматы өз компетенциясынын чегинде сын-пикирлери жана божомолдору болбогонун кабарлайт.

Төраганын орун басары А. А. Туйбаева

## БАЯНДАМАГА ЖҮРГҮЗҮЛГӨН ГЕНДЕРДИК ЭКСПЕРТИЗА

ЖӘБ Союзу жана ӨСИ Баяндамага гендердик экспертиза жүргүзүүнү уюштурушту. Экспертизанын баштапкы жыйынтыктары 2019-жылдын 28-октябрьинде Баяндаманын долбоорун мамлекеттик башкаруу органдары менен талкуулоо маалында катышуучуларга берилди. Төмөнде Баяндамага жасалган гендердик экспертизанын корутундусу кыскартылып берилди. Ал эми корутундуун толук тексти ӨСИнин сайтына жүктөлдү (URL: <http://dpi.kg/ru/library/full/314.html>).

Баяндаманын долбооруна жүргүзүлгөн гендердик анализ көрсөткөндөй, документте аялдардын эки өңүттө өкүлчүлүгү маселесине негизги көңүл бурулган:

- ЖӘБдүн шайлануучу органдарында аялдардын санына (өкүлчүлүгүнө) байланышкан көйгөй;
- муниципалдык кызматта аялдардын санына (өкүлчүлүгүнө) байланышкан көйгөй.

Ошентип, Баяндамада негизги көңүл аялдардын ЖӘБ органдарына (шайлануучу органдарында – кеңештерде да, дайындалуучу органдарында – мэрияларда жана айыл өкмөттөрүндө) саясий катышуу маселелерине бурулган. Бул болсо гендердик баалоо көз карашынан алганда документке оң баа берүүгө көмөкчү болду.

Аялдардын өкүлчүлүгү маселеси боюнча гендердик-дезагрегацияланган көрсөткүчтөрдүн көп санын колдонуу менен, Баяндаманы иштеп чыгуу методологиясын өркүндөтүү үчүн башка да мүмкүнчүлүктөр бар. Аларга талдоо жүргүзүү менен, аялдарга ЖӘБ органдарынын ишине эффективдүү катышууга тоскоол болгон реалдуу барьерлерди андан да терең түшүнүүгө, мыйзамдарга киргизилиши керек болгон өзгөртүүлөрдү аныктоого болот.

Гендердик анализ Баяндаманы аялдардын өкүлчүлүк ракурсунан гана эмес, андан да кеңири кароого жол берет. Мисалы, аялдардын жергиликтүү деңгээлде коомдук маанилүү чечимдерди кабыл алуу процессине катышуу ракурсунан жана башка өнүттөрдөн кароого шарт түзөт

Гендердик эксперт З. Кочорбаева

№	Гендердик экспертигин сунуштоолору	Автордук топтун жообу
1	Жергиликтүү кеңештерде аялдардын өкүлчүлүгүнө карата сунуштар: <ul style="list-style-type: none"><li>• жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыктары тууралуу маалымат такталып, толук-талышы керек;</li><li>• ал маалыматтарга жасалган анализдин жыйынтыктары берилиши керек.</li></ul>	Сунуштоо жарым-жартылай эсепке алынды. Шаардык кеңештерге шайлоонун жыйынтыктары тууралуу дайындар Баяндаманын гендердик экспертизасынын алкагында берилген маалыматка шайкеш өзгөртүлдү. Маалыматтардагы динамиканы себептерине жасалган анализ Баяндаманы даярдоо методологиясына кошулат.
2	Муниципалдык кызматта жынысы, этностук тийиштүүлүгү, жаш курагы, иш тажрыйбасы, кызматтан көтөрүлүүсү, биш орундарга жарыяланган конкурстардан өтүүсү ж.б. тууралуу маалыматтардын дезагрегация деңгээлин жогорулатуу сунушталат.	Сунуштоолор эске алынып, мүмкүн болушунча Баяндаманы даярдоо методологиясын толук иштеп чыгуунун алкагында жасалат.
3	Муниципалдык кызматта гендердик балансты камсыз кылуунун өтүмдүү механизмдерин кошуу үчүн КР Өкмөтүнүн токтомдору менен бекитилген бир катар жоболорго өзүнчө гендердик анализ жасоо сунушталат (2016-жылдын 14-декабрындагы №674 “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарды сактоону камсыз кылуу маселелери жөнүндө” жана 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 “Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө” КР мыйзамдары”).	Сунуштоо ЖӘБ органдары менен талкууга коюлат.

4	<p>Баяндаманын текстинде КР калкын түрдүү белгилер боюнча, анын ичинде жынысы боюнча диверсификациялабастан, гомогендик топ катары кароо сунушталбайт. "Калктын түрдүү топтору", "калктын аярлуу топтору", "Аялдардын жана кыздардын муктаждыктары жана керектөөлөрү", "балалуу келиндердин кызыкчылыктары", "ЖӘБ органдарында үй-бүлөлүк милдеттери бар кызматкерлердин керектөөлөрү" ж.б. өндүү түшүнүктөрдү пайдалануу сунушталат.</p>	<p>Сунуштоо эске алынып, мүмкүн болушунча Баяндаманы даярдоо методологиясын толук иштеп чыгуунун алкагында жасалат.</p>
5	<p>Калк кайсы бир көрүнүштү кандай кабыл алып жатканын баалоодо аялдарды сурамжылоого катышкан өзгөчө топко киргизүү сунушталат (жергиликтүү өнүгүүдөгү жана ЖӘБдөгү көйгөйлөргө карата алардын пикирин жана көз карашын билүү үчүн).</p>	<p>Сунуштоо эске алынып, мүмкүн болушунча Баяндаманы даярдоо методологиясын толук иштеп чыгуунун алкагында жасалат.</p>
6	<p>Баяндаманын текстине мыйзамдарга жасалган гендердик экспертизанын жыйынтыктары тууралуу маалыматты (баа берилип жаткан мыйзамдардын маалым кат-негиздемесинде жазылган маалыматты) кошуу сунушталат.</p>	<p>Сунуштоо эске алынып, мүмкүн болушунча Баяндаманы даярдоо методологиясын толук иштеп чыгуунун алкагында жасалат.</p>
7	<p>2018-жылдын 18-июлундагы №69 "Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" КР Мыйзамын аткаруунун жүрүшүндө бюджеттик угууларды өткөрүү тартиби – угууларга аялдардын катышуусу, катышуучулардын жалпы санына карата үлүшү жөнүндө маалыматты тактоо сунушталат.</p>	<p>Сунуштоо эсепке алынды.</p>
8	<p>Баяндамада жергиликтүү бюджеттерге гендердик экспертизаны колдонуу жана гендердик өлчөмдү жергиликтүү бюджеттерге кошуу практикасын, анын ичинде жергиликтүү бюджеттерге жасалган гендердик анализдин конкреттүү мисалдарын карап чыгуу сунушталат.</p>	<p>Сунуштоо эске алынып, мүмкүн болушунча Баяндаманы даярдоо методологиясын толук иштеп чыгуунун алкагында жасалат.</p>
9	<p>Муниципалдык менчикти башкаруунун өңүттөрүн карап жатканда гендердик анализди колдонуу сунушталат (жалпынын пайдалануусу үчүн багытталган инфраструктуралык объекттер калктын түрдүү топторунун, анын ичинде аялдардын жана кыздардын муктаждыктарын жана керектөөлөрүн канчалык даражада тейлеп жатканын баалоо сунушу).</p>	<p>Сунуштоо эске алынып, мүмкүн болушунча Баяндаманы даярдоо методологиясын толук иштеп чыгуунун алкагында жасалат.</p>
10	<p>2017-жылдын 28-июлундагы №163 "Кыргыз Республикасында мамлекеттик жөлөкпүлдар жөнүндө" КР Мыйзамы тийгизген таасирди баалоодо өзөктүк мамлекеттик органдардын жана жөлөкпүл алгандардын пикирин мүмкүн болушунча көбүрөөк даражада эсепке алуу сунушталат. Социалдык жөлөкпүлгө муктаждыкты ЖӘБ органдарынын социалык маселелер боюнча комиссиялары аркылуу аныктоо тартибине кайтып келүү сунушу дагы кошумча изилдөөнү талап кылат.</p>	<p>Баяндамада изилдөөнүн предмети – ЖӘБ органдарынын пикири. Башка тараптардын пикири да жарым-жартылай эсепке алынды. Себеби "Кыргыз Республикасында мамлекеттик жөлөкпүлдар жөнүндө" КР Мыйзамынын аткарылышына ("үй-бүлөгө көмөк" жөлөкпүлү жаатындагы) жасалган мониторингдин жыйынтыктары боюнча Маалым кат ушул жерде маалымат булагы болду. Бул мониторинг КР ЖК Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитеттин 2018-жылдын 29-октябрьндагы чечиминин негизинде Кыргыз Республикасынын бардык региондорунда жүргүзүлгөн.</p>

11	Мамлекеттик органдар менен ЖӘБ органдары ортосундагы ыйгарым укуктарды бөлүштүрүүгө байланышкан маселеге дагы терең анализ жасоо сунушталат. Бул маселе эки мыйзамдын мисалында каралган. Алар: 2017-жылдын 27-апрелиндеги №63 "Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө" КР Мыйзамы жана 2017-жылдын 27-апрелиндеги №64 "Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" КР Мыйзамы. Бул маселени дагы да кеңири мазмунда, жергилиттүү жамааттын мүчөлөрүнүн ичинен убай көрүчүлөрдүн пикирин эсепке алуу менен карап чыгыш керек.	Сунуштоолор эске алынып, мүмкүн болушунча Баяндаманы даярдоо методологиясын толук иштеп чыгуунун алкагында жасалат.
12	Үй-бүлөлөгү зомбулук тууралуу маалыматтарды, анын ичинде ички иштер органдарына, аксакалдар сотуна, аялдар кеңешине жана үй-бүлөлөгү зомбулук маселелери боюнча кризистик борборлорго кайрыулардын саны тууралуу маалыматты Баяндамага кошуу сунушталат.	Сунуштоо эске алынып, мүмкүн болушунча Баяндаманы даярдоо методологиясын толук иштеп чыгуунун алкагында жасалат.
13	Үй-бүлөлүк зомбулук тууралуу мыйзамдарды өзгөртүү тууралуу маселеге гендердик жана үй-бүлөлүк зомбулук боюнча экспертер, кризистик борборлордун, аялдар уюмдарынын адистерине менен атайын консультацияларды жүргүзгөндөн кийин кайтып келүү сунушталат.	Сунуштоо эске алынып, мүмкүн болушунча Баяндаманы даярдоо методологиясын толук иштеп чыгуунун алкагында жасалат.

## БАЯНДАМАНЫН СТАТУСУ БОЮНЧА СУРОО

Методологияга ылайык, Баяндама КР ЖКнын контролдук функцияларына, КР ЖК кабыл алган мыйзамдардын жана башка актылардын таасирине мониторинг жүргүзүү процессин камсыз қылууну гана эмес, ошону менен бирге бул мониторингдин жыйынтыктарын талкуулап, талкуудан кийин кабыл алынган чечимдерди түзөтүү үчүн жаңы шарттарды түзүү максатын көздөйт. Ошондуктан Баяндаманын статусу тууралуу маселе өзгөчө маанигэ ээ болуп турат.

2019-жылы Баяндаманын идеясы жана методологиясы КР ЖКнын үч комитетинде (КР ЖК Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Регламент боюнча комитетинде; КР ЖК Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетте; КР ЖК Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетте) колдоо тапкан. Ал эми КР ЖК Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Регламент боюнча комитети, атүгүл аны иштеп чыгуу боюнча тийиштүү жумушчу топту түзүү тууралуу чечим кабыл алган.

Мындан тышкary Баяндама иш-чаралардын бири катары Ачык Парламентти түзүү боюнча биринчи Иш-аракеттер планына кирген. Бул планды КР ЖК Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Регламент боюнча комитети 2019-жылдын 25-июнунда карап чыгып, бекиткен<sup>1</sup>.

Кийинки кадам – ушул документтин мисалында Баяндаманын методологиясын, жыйынтыктоочу тыянактарын жана сунуштоолорун талкуулап, Баяндаманын зарыл болгон атрибуттарын жана статусун ченемдик жактан бекитүү. Алар:

- мезгилдүүлүгүн, маалыматтарды чогултуу процессин, даярдоо иштерин жана талкууларды камтыган методология;
- аны тапшыруу жана КР ЖКнын түзүмдөрү менен талкуулоо тартиби;
- субъектиси жана Баяндаманы КР ЖКга берүүнүн жыйынтыгы боюнча чечимдердин формасы.

## КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖӘБ ОРГАНДАРЫНЫН САНЫ

Кыргыз Республикасында ЖӘБ органдарынын саны тарыхый өбөлгөлөр менен шартталган. Кыргыздандагы ЖӘБдүн тарыхын шарттуу түрдө беш негизги этапка бөлүп койсо болот. ЖӘБ жөнүндө мыйзамдардагы жана башкаруу практикасындагы ири өзгөрүүлөр бул этаптардын негизги өзөгүн түзөт. Шарттуу түрдө бул этаптарды үзгүлтүксүз, кээде карама каршы қыймыл катары, ошондой эле ЖӘБдүн оптималдуу санын, формаларын жана моделдерин издең катары да мүнөздөсө болот.

**Биринчи этапы** (1991-жылдын 19-апрели – 1991-жылдын 19-декабры) – мамлекеттик бийлик органдары ЖӘБ органдары болуп кайра түзүлүссү (Эл депутаттары кеңештеринин эң төмөнкү бөлүгүнө ЖӘБ органдары статусу берилди) жана мамлекеттик башкаруунун эң көп децентралдашуусу.

**Экинчи этап** (1991-жылдын декабры – 1997-жыл) – мамлекеттик башкаруунун вертикалы күчөй баштаган учур, ЖӘБдүн аткаруу органдары “десоветтештирүүдөн” өтүп, ошол эле маалда мамлекеттин карамагына өтүп, өкүлчүлүктүү бийликтен автономиялуу болду.

**Үчүнчү этап** (1998-2007-жылдар) – ЖӘБдүн аткаруу органдарынын өз алдынча системасы пайда болуп, кеңештерден автономиялуу болуп, жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү үчүн жигердүү таасир тийгизе алуусу үчүн мүмкүнчүлүктөрү бара-бара көбейдү.

**Төртүнчү этап** (2008-2010-жылдар) – бийликтин катаал централдаштыруусу жана ЖӘБдүн активдүүлүгү азайган учур.

**Бешинчи этап** (2010-жылдын апрелинен баштап азыркы учурга чейин) – ЖӘБдү көнери өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болгон мезгил<sup>1</sup>.

1-таблица. Кыргыз Республикасында ЖӘБ органдарынын жана административдик-аймактык бирдиктердин саны

Район	Айылдык аймактар	Райондук маанидеги шаарлар	Облустук маанидеги шаарлар	Респубикалык маанидеги шаарлар	ЖӘБ органдарынын саны
Ош облусу					92
Алай	14	Алай	14	Алай	14
Араван	8	Араван	8	Араван	8
Кара-Кулжа	12	Кара-Кулжа	12	Кара-Кулжа	12
Кара-Суу	16	Кара-Суу	16	Кара-Суу	16
Өзгөн	19	Өзгөн	19	Өзгөн	19
Ноокат	17	Ноокат	17	Ноокат	17
Чоң-Алай	3	Чоң-Алай	3	Чоң-Алай	3
<b>Жалпысынан облуста</b>	<b>89</b>				
Жалал-Абад облусу					75
Аксы	11	Токтогул	Жалал-Абад		
Ала-Бука	8	Кербен	Таш-Көмүр		
Базар-Коргон	9	Көк-Жаңгак	Майлуу-Суу		
Ноокен	7	Кочкор-Ата	Кара-Көл		
Сузак	13				
Тогуз-Торо	5				
Токтогул	10				
Чаткал	4				

<sup>1</sup> Бул этаптар биринчи жолу “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу: ушул жерде жана азыр” деп аталган Адамдын өнүгүүсу тууралуу Улуттук баяндамада сунушталган, ӨСИ, 2012-жыл, сайтка шилтеме: <http://dpi.kg/ru/activities/nat-report-lsg/>

<b>Жалпысынан облуста</b>	67				
Баткен облусу					37
Лейлек	9	Кадамжай	Баткен		
Кадамжай	13	Айдаркен	Кызыл-Кия		
Баткен	9	Исфана	Сүлүктү		
<b>Жалпысынан облуста:</b>	31				
Талас облусу					38
Манас	5		Талас		
Кара-Буура	10				
Бакай-Ата	9				
Талас	13				
<b>Жалпысынан облуста</b>	37				
Чүй облусу					112
Аламудүн	17	Шопоков	Токмок		
Жайыл	12	Кемин			
Панфилов	6	Орловка			
Москва	12	Кайынды			
Сокулук	19	Кант			
Чүй	10	Кара-Балта			
Кемин	11				
Ысык-Ата	18				
<b>Жалпысынан облуста</b>	105				
Нарын облусу					64
Ат-Башы	11		Нарын		
Ак-Талаа	13				
Жумгал	13				
Кочкор	11				
Нарын	15				
<b>Жалпысынан облуста</b>	63				
Ысык-Көл облусу					64
Ысык-Көл	12	Чолпон-Ата	Каракол		
Тоң	9		Балыкчы		
Ак-Суу	14				
Жети-Өгүз	13				
Түп	13				
<b>Жалпысынан облуста</b>	61				
				Бишкек	
				Ош	
<b>Жалпысынан Кыргыз Республикасында</b>	453	17	12	2	484

## I БӨЛҮК

# 2016-2019-ЖЫЛДАРЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУНУН ӨНҮГҮҮСҮ

## 1.1. ЖӨБ органдары менен жарандардын өз ара байланышы

### 1.1.1. Жарандардын ЖӨБ органдарын кабыл алуусу<sup>1</sup>

Баяндаманы даярдоонун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын жарандарынын басымдуу бөлүгү ЖӨБгө оптимисттик маанай менен карай турганы белгилүү болду. Бирок сурамжылоого катышкандардын ичинен 12 пайызга жакыны жергилиткүү өз алдынча башкарууга эч кандай реакция жасабай турганын, эч кандай эмоцияларды сезбегенин айтышкан. ЖӨБ органдары да өздөрүнө оптимисттик маанайда баа беришет. Бирок жергилиткүү өз алдынча башкаруу тууралуу ойлонгондо ар бир бешинчи муниципалдык кызматчынын бооруу ооруйт, ал эми ар бир жетинчи кызматчы кыжырданат.




1-диаграмма. 2019-жылы ЖӨБ жарандарда пайда кылган эмоциялар.



2-диаграмма. 2019-жылы ЖӨБ муниципалдык кызматчыларда пайда кылган эмоциялар.

2016–2018-жылдардын аралыгында калктын ЖӨБдү оптимисттик маанайда кабыл алуусу салыштырмалуу жогору бойдон кала бергени менен, 2019-жылга чейин туруктуу төмөндөп келди. Бирок 2019-жылы ЖӨБгө карата оптимисттердин саны кайрадан көбөйдү. ЖӨБгө карата оптимисттик маанайдагы жарандардын санынын өсүшү 2018-жылы байкалган көңүл эргүү маанайынын ордуна пайда болду. Балким бул КР Президентинин аймактарды өнүктүрүүгө багытталган саясий эркинен улам пайда болгондор. Бирок 2019-жылы жарандардын ЖӨБгө карата эргүү маанайы бир кыйла азайды. ЖӨБгө бооруу ооруган адамдардын да, буга байланыштуу эч нерсени сезбеген адамдардын да саны көбөйдү.



3-диаграмма. Жарандарда ЖӨБ кандай эмоцияларды пайдалат, пайыздар менен



## 1.1.2. Жарандардын ЖӨБ органдарына карата ишеним деңгээли

Калктын ЖӨБ органдарына карата ишеним деңгээли элдин жалпысынан мамлекеттин мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлигине болгон деңгээлин чагылдырат. Себеби бийлик инстанцияларынын ичинен ЖӨБ органдары элге эң жакыны жана жеткиликтүүсү болуп эсептелинет жана жарандардын мамлекетке карата маанайын ЖӨБ органдарына жасаган мамилесинен билсе болот.

Калктын ЖӨБгө ишеними көп учурда ЖӨБ органдарынын активдүүлүгүнөн көз каранды. Бул активдүүлүк элдин көзүнө илинген конкреттүү иштерден билинет. Конкреттүү чараптар демилегелерди жана каражатты талап кылат. Айыл өкмөт башчылары демилгелүү болгон жерлерде иш илгерилейт жана каражат болбосо, анда иш да жасалбайт.

### ПИКИР

Калктын ЖӨБгө ишеним маселеси айыл өкмөт башчыларынын компетенттүүлүгүнөн гана эмес, финанссылык камсыздалгандыгынан да көз каранды. Эл конкреттүү иштерге карайт. Эгерде каражат болбосо, анда иш да жасалбайт.

*Айыл өкмөт башчысы,  
Ысык-Көл облусунун Тон району*

Акыр соңунда элдин ЖӨБгө ишеним маселеси ЖӨБ органдарынын ишиндеги башка көптөгөн маселелер менен байланыштуу. Мисалы, кадр потенциалына байланыштуу болот. Себеби квалификациялуу кадрлардын жоктугу ишти создуктурууга жана ЖӨБ органдарынын калкка көрсөткөн кызматтарынын сапатынын начарлашина алып келет.

### ПИКИР

Муниципалдык кызмат орундарына талапкерлерди тесттен өткөрүү тууралуу Мамлекеттик кадр кызматынын чечими туура болгон. Элдин ишеним деңгээли жогорулады. Себеби жарандар кадрларды тандоодо мууну тууганчыл же кландык байланыштарга көз каранды болбогон адилеттүү принцип деп эсептешет.

*Айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы,  
Чүй облусунун Ысык-Ата району*

Айыл чарба багытындагы жерлерди трансформациялоого киргизилген мораторий ЖӨБ органдарына жеке турак жай курулушу үчүн элге жер берүү маселесин өз убагында жана толук өлчөмдө чечүүгө жол бербей жатат. Бул болсо элдин нааразычылыгын жаратып, мунун натыйжасында калктын ЖӨБ органдарына болгон ишеним деңгээлин да төмөндөтүүдө.

### ПИКИР

Өлкөдө болуп жаткан жакшы да, жаман да иштер үчүн ЖӨБ органдары жооп берип калууда. Жарандарга алардын маселесин ким чечип бериши керектиги баары бир, алар ЖӨБгө кайрыла беришет. Эгерде оң жооп албаса, акыр аягында биз эле күнөөлүү болуп чыга келебиз. Мисалы, жерлерди трансформациялоого мораторий биздин чечим болгон эмес. Бирок жеке турак жай куруу үчүн жерге жете албай жаткан адамдар нааразычылыгын бизге айтып келишет. Биздин эле аймакта үй курууга участокту алуу үчүн кезекте 2 минден ашык адам турат.

*Айыл өкмөт башчысы,  
Жалал-Абад облусунун Ноокен району*

Калк менен маалыматтык байланышты жолго койгон, жарандар менен туруктуу диалогду жүргүзүп турган, анын ичинде социалдык тармактар жана чогулуштар аркылуу байланыш түзгөн,

жергиликтүү бюджет же жерлерди башкаруу өндүү оор жана маанилүү маселелерди коомдук талкууга чыгарган ЖӨБ органдарына калктын ишеними олуттуу түрдө өсөт. Эң негизгиси – калктын ЖӨБгө ишеним деңгээли – бул мамлекеттик башкаруу системасынын, ЖӨБ органдарынын мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүсүнүн сапатына берилген реалдуу баа.

КР Улуттук статистика комитети элдин ЖӨБ органдарына болгон ишеним деңгээлин өлчөбөйт. Ошондуктан көрсөткүчтү баалоо үчүн башка, расмий эмес маалымат булактарына таянууга туура келди. Мисалы, SIAR Research and Consulting уюмунун маалыматы боюнча, жарандардын 58 пайзы жергиликтүү кеңештердин ишин оң баалайт жана аларга ишенишет. Өнүктүрүү саясат институтунун маалыматына ылайык, ЖӨБдүн өкүлчүлүктүү жана аткаруу органдары башка институттарга салыштырмалуу (билим берүү системасын кошпогондо) жарандардын көбүрөөк ишенимине ээ.



4-диаграмма. Кыргыз Республикасында жарандардын түрдүү институттарга болгон ишеним деңгээли<sup>1</sup>

Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлиигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине Калктын ишеним индекси (мындан ары – КИИ) мамлекеттик башкаруу органдары (Бишкек жана Ош шаардык мэрияларын кошпогондо) үчүн гана эсептелинет. Ал эми калган ЖӨБ органдарына болгон ишеним деңгээлине баа берилбейт. Бул болсо жарандардын керектөөлөрүнө жооп бербейт, себеби ЖӨБ органдары калктын турмуш шартына тикелей таасир тийгизишет эмеспи. Бул ЖӨБ органдарын калк менен иштешип, анын муктаждыктарына реакция жасоого түртпөйт. Себеби бул ишке баа берилбейт. Ушундан улам бул ЖӨБ органдарынын ишине калыс баа берүүгө да көмөктөшпөй жатат жана шайлоочуларды баалоо критерийинен ажыратууда. Бул өз кезегинде ЖӨБ органдарын калк менен натыйжалуу байланыш түзүү чөйрөсүндө өзүнүн жетишкендиктерин коомчулуктун жана өкмөттүн алдында көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнөн да ажыратып жатат. Жалпысынан бул кырдаал көп сандагы ЖӨБ органдарына жана муниципалдык қызметчылардын корпусуна карата тоотпогондук мамилени көрсөтүүдө. Себеби калктын ишеним деңгээлине мониторинг жүргүзүү процессинен ЖӨБ органдарын чыгарып салууда. Калктын ишеним индекси түзүлгөн учурдан баштап жана ЖӨБ органдарына баа берүү токтогонго чейин ЖӨБ органдары жарандардын ишениминин эң жогорку деңгээлине ээ болгонун көрсөтүп келишкен. Андан соң, КР Улуттук статистика комитетинин (мындан ары – УСК) сунушу менен ЖӨБ органдары Ишеним индекси баалаган органдардын тизмесинен чыгарылган. Расмий эмес маалымат боюнча, Улуттук статистика комитети муун маалыматты чогултууга жана талдоого короткон акчаны үнөмдөө максатында жасаган. ЖӨБ органдарынын пикири боюнча, башкаруу системасынын чоң бөлүгүн ээлеген ЖӨБ органдарын баалоо системасынан укуксуз чыгарууну болтурбаш үчүн жарандардын ЖӨБ органдарына болгон ишеним деңгээлин баалоо маселесине кайтып келиш керек.

<sup>1</sup> Булактар: ӨСИ: "Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс" Долбоорунун алкагында коомдук пикирди билүү үчүн өткөрүлгөн сурамжылоо; SIAR: Public Opinion Survey Residents of Kyrgyzstan // The survey was conducted by Dr. Rasa Alisauskienė of the public and market research company Baltic Surveys/The Gallup Organization on behalf of the International Republican Institute. The field work was carried out by SIAR Research and Consulting, 2018

### 1.1.3. Жарандардын жергилиткүү өз алдынча башкарууга катышуусу


Жарандардын жергилиткүү өз алдынча башкарууга катышуусу – ЖӘБдүн пайдубалы. Анткени ЖӘБ системасынын маңызы – жергилиткүү жамааттын өз жоопкерчилиги алдында өз алдынча кабыл алган чечимдери. Жарандардын жергилиткүү өз алдынча башкарууга катышуу укугун колдонуусу үчүн укуктук жана институционалдык шарттарды жакшыртуу зарыл. Бул үчүн бир катар көйгөйлөрдү чечиш керек.

Жарандар ЖӘБдөгү өз укуктары жана милдеттери тууралуу жетиштүү маалымдалган эмес жана анын жигердүү субъекттери болуп саналбайт. Маалыматка техникалык жеткиликтүүлүк (интернет кошулуу кыйынчылык жаратууда же кымбат, ченемдик укуктук документтер өтө тездик менен жаңыланууда жана ЧУА документтерин туура чечмелөөгө жардам берген материалдар дайыма эле келе бербейт), ЖӘБ органдары менен жарандардын ортосунда натыйжалуу байланыштын жоктугу жалгыз маселе эмес. Мамлекеттин Советтер Союзунан бери сакталып келаткан патерналисттик мамилеси жана пландык экономика да көйгөй жаратууда. ЖӘБ органдарынын жетекчилерин жана кызматкерлерин кошкондо, көпчүлүк жарандар, атүгүл айрым мамлекеттик кызматчылар да жергилиткүү өз алдынча башкаруунун чыныгы табиятын толук түшүнбөй жатышат. Алар мамлекеттен башкаруучулук чечимдерди кабыл алышын да, бардык көйгөйлөрдү чечип беришин да күтө беришүүдө.

Жергилиткүү жамааттын социалдык жана экономикалык өнүгүүсүн пландап, аны жүзөгө ашырууда ЖӘБ органдары көп учурда жарандардын керектөөлөрүн көп жакши эске албай жатышат. Жергилиткүү бюджеттер аймактардын социалдык-экономикалык өнүгүү программалары менен тыгыз байланышта болуп, жергилиткүү жамааттардын керектөөлөрүнө негизделүүгө тийиш. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары (КР Бюджеттик кодекси жана башка ченемдик укуктук актылар) ЖӘБ органдарына керектөөлөрдү аныктап, бюджеттин долбоорун эл менен коомдук угууларда (мындан ары – КУ) талкуулоону талап кылууда. Бирок жасалып жаткан бул иштердин сапаты азырынча чеке жылыштай жатат. Элдин бюджеттик процесстеги кызыкчылыктарын жергилиткүү деңгээлде кантит коргош керек деген түшүнүктүн жоктугу мунун негизги себеби болууда.

Отчёт берүү тартиби да жогоруда айтылган көрүнүшкө себеп болууда: ЖӘБ органдары биринчи кезекте аларды шайлагандарга (б.а., жергилиткүү жамаатка) эмес, башкаруу иерархиясында өздөрүнөн жогору тургандарга – мамлекеттик органдарга отчёт беришет. Жергилиткүү жамаат алдында отчёттуулуктун жоктугун же жетишсиздигин дагы бир учурда байкоого болот: элletтик ЖӘБдүн аткаруу органдарынын жетекчилери – айыл өкмөт башчылары иш жүзүндө калкка, жарандарга отчёт беришпейт. Себеби аларды жергилиткүү кеңештин депутаттары шайлайт, ал эми алардын талапкерлигин мамлекеттин өкүлү же жергилиткүү кеңеш өзү көрсөтөт. Ошентип, шайлоо системасы аркылуу жетекчиге түз таасирин тийгизүү мүмкүнчүлүгү жарандарда жок. Натыйжада жергилиткүү мамлекеттик администрациянын башчысынын же жергилиткүү кеңештин керектөөлөрүн канааттандыруу айыл өкмөтүнүн жетекчилигинин башкы максатына айланат. Ал эми алардын кызыкчылыктары калктын басымдуу бөлүгүнүн кызыкчылыктарына дайыма эле дал келе бербейт. Буга партиялык шайлоо системасы көмөкчү болууда.

Элдин ЖӘБгө катышуусунун формаларын тандап алууда жарандар төмөнкүлөрдү эң эле натыйжалуу деп эсептешет: ЖӘБ органдары жамааттарда өткөргөн жолугушуулар (47%); коомдук угуулар (35%); жергилиткүү куруттай (31%) жана жергилиткүү демилге (22%). Жарандардын 12 пайызы гана жергилиткүү кеңешке шайлоого катышууну натыйжалуу форма деп эсептегени тынчсызданууну жараткан көрүнүш. Коммерциялык эмес уюмдар аркылуу өз ара аракеттенүүнү ишке ашырууга болот дегендер 10 пайызды гана түзгөнү да ойлондурбай койбойт. Бул сандар ЖӘБгө ишеним деңгээли жогору болгонуна карабастан, жарандар өкүлчүлүктүү принциптерге – шайлоо жана КЭУ аркылуу иштөөгө байланышкан формалардан качып, түз өз ара аракеттенүүгө умтулаарын көрсөтүп жатат. Жарандардын ЖӘБгө катышуусунун өкүлчүлүктүү формасына карата ишеним деңгээли жетиштүү болбогондуктан, жергилиткүү кеңеш өз милдеттенмелерин толук аткарбагандыктан, ЖӘБ органдары жарандар алдында көп жакши отчёт бербегендиктен мына ушундай көрүнүш пайда болду.



5-диаграмма. Жергилитүү демократиянын / ЖӨБ дөңгээлинде жарандык катышуунун эң эле натыйжалуу формалары<sup>1</sup>

### ПИКИР

Өнүгүү долбоорлорунун биринин колдоосу менен биз ЖӨБ органдары менен калктын ортосундагы өз ара аракеттенүүдөгү тоскоолдуктарды изилдеп чыгып, ортодогу "ажырымды" өлчөдүк. Көрсө, биз жасап жаткан көп иштерге карабастан, жарандар бул иштердин жыйынтыгын өтө жогору деле баалашпайт экен. Биз "Вотсапта" топ түзүп, аймактын кызықдар жашоочулары менен үзгүлтүксүз байланыш түзүүнү чечтик. Мындай жол менен жарандар айыл өкмөтүнө келбей эле суроолорун узатып, аларга жооп алып жатышат. Айыл өкмөтү да жасап жаткан иши тууралуу жергилитүү кеңешке гана эмес, чогулуштарда айылдыктарга да отчёт бере баштады. Адамдарга бюджетти талкуулоого катышуу үчүн шарттар түзүлүп берилди. Натыйжада ЖӨБ органдары менен элдин ортосундагы "ажырым" 30 пайызга кыскарды.

Аठнүн жооптуу катчысы,  
Ноокат району

## 1.2. ЖЕРГИЛИКТҮҮ ДЕҢГЭЭЛДЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМДИН ӨНҮГҮҮСҮ<sup>2</sup>

### 1.2.1. Жергилитүү шайлоо үчүн түзүлгөн жаңы шарттар

2012-жылды өткөн шайлоо жергилитүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү бутагынын тарыхында жаңы баскычты баштады. Жергилитүү дөңгээлде депутаттык мандат үчүн атаандаштыктын құч алышын, жарандардын шайлоого болгон кызыгуусун жана саясий құтөрдүн жергилитүү шайлоого жигердүү катышуусун жаңы баскычтын негизги белгиси катары атаса болот. Буга бир нече негизги факторлор себеп болду. Бириңиден, 2010-жылдагы окуялардан кийин саясий турмуштун кызыши жарандарды чечим кабыл алуу процессине катышууга түрттү. Экинчиден, шайлоо процессинде саясий партиялардын активдешүүсү жана алардын катышуусун легитимдештириүү талапкерлердин санынын өсүшүнө таасирин тийгизди. Үчүнчүдөн, аткаруу органынын башчысын – мәрди жана айыл өкмөт башчысын тандоо укугу жергилитүү кеңештерге берилгенден кийин жергилитүү депутаттык мандаттын баркы көбөйдү. Төртүнчүдөн, тигил же бул дөңгээлде ЖӨБ органдарына отчёттуу болгон кызмат адамдардын – коммуналдык ишканалардын, социалдык мекемелердин ж.б. жетекчилеринин ыктымал талапкерлер тизмесинен чыгарылыши калктын жергилитүү кеңештерге болгон ишеним дөңгээлин көтөрдү. Натыйжада

<sup>1</sup> Булагы: Public Opinion Survey Residents of Kyrgyzstan // The survey was conducted by Dr. Rasa Alisauskienė of the public and market research company Baltic Surveys/The Gallup Organization on behalf of the International Republican Institute. The field work was carried out by SIAR Research and Consulting, 2018.

<sup>2</sup> Бул бөлүмдө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча улуттук комиссиясынан алынган маалыматтар колдонулду.

депутаттык мандат үчүн катуу күрөш башталып, шайланган кеңештердин курамы олуттуу түрдө өзгөрдү. "Советтик" үлгүдөгү аткаруу органдарынын жетегинде жүргөн, пассивдүү жергиликтүү кеңештердин ордуна ар кандай түрдөгү, жигердүү, "сөздү укпаган" жергиликтүү кеңештер келди. Бир чединен мунун позитивдүү жактары да болду: жергиликтүү кеңештер аткаруу органдарын активдүү түрдө көзөмөлдөй баштасты. Экинчи жагынан бул бир катар көйгөйлөргө жол ачты: жергиликтүү кеңештердин сапаттык курамы начарлады, жергиликтүү кеңештер оперативдүү башкарууга кийлигишип, ашыкча көзөмөлдү орнотуп, айрым жерлерде аткаруу органдарынын башчыларын шайлоо үзгүлтүккө учурады. Айрым аймактарда депутаттар аткаруу органынын башчысын шайлай албай койгондуктан КР Президенти жергиликтүү кеңештерди таратууга мажбур болду (жалпысынан 2013–2015-жылдары ЖӘБдүн аткаруу органынын башчысы шайланбагандыктан 22 жергиликтүү кеңеш таратылып, кайра шайлоо дайындалды). Ошондой эле бул көйгөйдүн кесептинен жергиликтүү бюджеттерди бекитүү процесси да узарып кетүүдө.

2016-жылдын 27-мартында, 15-майында жана 11-декабрында Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын кайра шайлоо өттү. 2016-жылдагы шайлоо да активдүү өтүп, бирок шайлоонун жыйынтыктары 2012-жылга салыштырмалуу бир аз башкacha болду.



**6-диаграмма. Саясий партиялардын таасири алдында жергиликтүү кеңештин иши кантип өзгөрөнү тууралуу ЖӘБ органдарынын пикири, пайыз менен берилди (ЖӘБ Союзу ЖӘБ органдары арасында жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыктары)**

Партиялык фактор жергиликтүү кеңештердин ишине кантип таасирин тийгизгени тууралуу ишенимдүү маалыматтар жок<sup>1</sup>. Бирок буга карабастан Баяндаманы даярдоонун алкагында партиялардын таасири алдында жергиликтүү кеңештердин ишиндеги өзгөрүүлөр тууралуу ЖӘБ органдарынын өздөрүнүн пикирин сурадык. Сурамжылоого катышкан ЖӘБ органдарынын өкүлдөрүнүн 81 пайызы саясий партиялар жергиликтүү кеңештердин ишине таасирин тийгизип жатат деп эсептешет. ЖӘБ органдарынын өкүлдөрүнүн ичинен 40% мындай таасирди терс деп баалашкан. Бирок сурамжылоого негизинен ЖӘБдүн аткаруу органдарынын өкүлдөрү катышканын белгилейбиз. Бул фактор "Жергиликтүү кеңеш Бишкектеги саясий партиялардын буйруктарына баш иет жана жамааттын кызыкчылыктарын көңүл сыртында калтырат" жана "Жергиликтүү кеңеш айыл өкмөтүнүн ишине бут тосууда" деген пикирлерге таасирин тийгизбей койгон жок. Ошону менен бирге, ЖӘБдүн аткаруу органдарынын кызматкерлеринин 17% оц маанайдагы таасирди көрүштөт. Алар "жергиликтүү кеңеш АӨнүн ишине катуурак көз сала баштады" деп эсептешет, дагы 14% "жергиликтүү кеңеш жашарды" деп эсептешет. Ошентип, саясий партиялардын жергиликтүү кеңештин ишине таасири тууралуу орток пикир табылган жок. Мындан улам башкаруу системалары, аналитикалык борборлор жүйөлүү сунуштарын иштеп чыгышы үчүн бул таасирди жакшылап изилдеши керек. Анткен менен, ЖӘБ органдарынын өкүлдөрүнүн басымдуу бөлүгү (79%) жергиликтүү кеңештер партиялык принцип боюнча түзүлбөшү керек деп эсептешет.

<sup>1</sup>Эксперттер партиялык фактордун таасири таза түрүндө байкалбайт, себеби партиялар азырынча чабал деп эсептешет. Бирок иш жүзүндө "түндүк-түштүк" принциби боюнча, кызыкчылыктар боюнча бириккен топтор, криминалдык жана диний топтор болуп бөлүнүү бар. ЖӘБ денгээлинде бул көйгөй өзгөчө даана билинип турат.

## 1.2.2. Акыйкат бөлүштүрүү

### Гендердик тенденция


Эллеттик жергиликтүү кеңештерде аялдардын санынын азайышы. Жалпысынан Кыргыз Республикасында 2016-жылы эллеттик жергиликтүү кеңештерде аялдардын саны 2 пайызга азайып, депутаттардын жалпы санынан 13% түздү. Андан соң мандаттар жылышып отуруп, аялдардын үлүшү дагы азайып, 10,7 пайызга жетти. Аялдардын саны жергиликтүү кеңеште азайган көрүнүш өзгөчө ысык-Көл облусунда байкалат. Бул облус жергиликтүү кеңештерде аялдардын саны боюнча буга чейин лидер болчу, бирок 2019-жылы өз позициясын алдырыды.

Жергиликтүү кеңештерде аялдардын санынын эң төмөнкү дөңгөэли дайыма Ош облусунда байкалып келет.

2-таблица, Шаардык кеңештерде аялдардын санынын көрсөткүчү<sup>1</sup>

Шаар	2012-жылдагы шайлоодон кийин				2016-жылдагы шайлоодон кийин				Өзгөрүүлөрдүн динамикасы
	Эркек	Аял	Баары	Аялдардын үлүшү	Эркек	Аял	Баары	Аялдардын үлүшү	
Кербен	24	7	31	22,6 %	14	7	21	33,33	4,76
Айдаркен	15	6	21	28,6 %	23	8	31	25,81	3,23
Балыкчы	24	7	31	22,6 %	23	8	31	25,81	9,68
Баткен	26	5	31	16,1 %	38	7	45	15,56	
Бишкек					29	2	31	6,45	-6,45
Жалал-Абад	27	4	31	12,9 %	26	5	31	16,13	-3,23
Исфана	25	6	31	19,4 %	38	7	45	15,56	-17,78
Кадамжай	14	7	21	33,3 %	13	8	21	38,10	19,91
Кайынды	18	4	22	18,2 %	26	5	31	16,13	-19,35
Кант	20	11	31	35,5 %	24	7	31	22,58	-12,90
Кара-Балта	20	11	31	35,5 %	22	9	31	29,03	3,23
Каракол	23	8	31	25,8 %	26	5	31	16,13	
Кара-Көл					22	9	31	29,03	12,90
Кара-Суу	26	5	31	16,1 %	14	7	21	33,33	9,52
Кемин	16	5	21	23,8 %	22	9	31	29,03	6,45
Көк-Жаңгак			0		14	7	21	33,33	
Кочкор-Ата			0		19	2	21	9,52	
Кызыл-Кия	22	9	31	29,0 %	24	7	31	22,58	-6,45
Майлуу-Суу	26	5	31	16,1 %	24	7	31	22,58	6,45
Нарын	22	9	31	29,0 %	24	7	31	22,58	-6,45
Ноокат	15	6	21	28,6 %	16	5	21	23,81	-4,76
Орловка	14	7	21	33,3 %	14	7	21	33,33	0,00
Ош	37	8	45	17,8 %	38	7	45	15,56	-2,22
Сүлүкүтү	22	9	31	29,0 %	26	5	31	16,13	-12,90
Талас	29	1	30	3,3 %	26	5	31	16,13	12,80
Таш-Көмүр	21	10	31	32,3 %	26	5	31	16,13	-16,13
Токмок	26	5	31	16,1 %	26	5	31	16,13	0,00
Токтогул	15	6	21	28,6 %	16	5	21	23,81	-4,76
Өзгөн	25	6	31	19,4 %	24	7	31	22,58	3,23
Чолпон-Ата	14	7	21	33,3 %	19	2	21	9,52	-23,81
Шопоков	13	8	21	38,1 %	16	5	21	23,81	-14,29
БААРЫ	695	174	761	24,6 %	712	191	903	21,15	-1,71

<sup>1</sup> 2012-жылдагы чакырылыш түүралуу маалыматтар шаарларга суроо-талап жөнөтүү жолу менен алынды. Бирок айрым шаарлар бул маалыматты беришкен жок.



7-диаграмма. Облустардын алкагында жергилиткүү кеңештерде аялдардын саны, пайыз менен

Шаардык кеңештердин курамында да аялдардын үлүшү болжол менен 4% түштү. Аялдардын үлүшү 30 пайызды түзгөн шаардык кеңештер Кант (32%), Кемин, Шопоков, Орловка, Кара-Балта, Чолпон-Ата, Айдаркен (29%) шаарларында шайланды. Аялдардын саны эң төмөн болгон шаардык кеңештер – Жалал-Абад (6%), Кочкор-Ата жана Чолпон-Ата (10 пайыздан аз) шаарлары. Шайлоодон өтүп, жарандардын добушун алып кеңешке келген аялдар партиядагы башка талапкерлерге – эркектерге мандатын өткөрүп берип койгон учурлар болду. Айталы, 2016-жылдын март айында 16 мандат же ар бир үчүнчү мандат “жоголгон” (Майлуу-Суу, Ош, Каракол, Токмок шаарлары); 2016-жылдын декабрында 39 мандат же ар бир төртүнчү мандат “жоголгон” (Жалал-Абад, Таш-Көмүр, Өзгөн, Исфана, Бишкек, Талас, Баткен, Кара-Көл, Нарын, Кайыңды, Сүлүктү, Кербен).

### Улуттук курамы

Улуттук азычылыктардын өкүлдөрү жергилиткүү кеңештерде депутаттык мандаттардын 13,4 пайызын ээлешет. Облустардын алкагында төмөнкүдөй болду: Нарын жана Талас облустарында бардык жергилиткүү кеңештердин арасында улуттук азычылыктардын өкүлдөрүнөн болгону эки гана депутат бар; Ош жана Чүй облустарында мындай депутаттар болжол менен 20 пайызды түзөт.



8-диаграмма. 2019-жылдын июль айына карата жергилиткүү кеңештерде 2016-жылдагы чакырылышта улуттук азычылыктардын өкүлдөрүнөн депутаттардын үлүшү, облустардын алкагында (Кыргыз Республикасынын калкынын структурасына салыштырмалуу), пайыздар менен

### 1.2.3. Жергилиткүү өкүлчүлүктүү демократиянын туруктуулугу

Жергилиткүү кеңештердин депутаттарынын басымдуу бөлүгү (44 пайыздан ашыгы) орто же атайын орто билимге ээ. Кыргыз Республикасындагы мектептеги жана атайын орто билим берүүнүн деңгээлин эсепке алуу менен, алардан мамлекеттик башкаруу чөйрөсүндө компетенттүүлүктүү күтүү оор. Депутаттардын калган бөлүгүндө башкаруу тууралуу билим жетишсиз. Ошо-ну менен бирге өлкөдө кеңештердин депутаттарын окутуунун кандаидыр бир формасы жок.

Мунун баары кеңештердин жана жалпысынан ЖӨБДҮН натыйжалуу ишине олуттуу тоскоолдуктарды жаратууда.

#### ПИКИР

Жергиликтүү кеңештин ишинин сапаты жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүнү татаалдаштырууда. Депутаттар бюджетти бөлүштүрүүдө гана активдүүлүгүн көрсөтүшөт. Ал эми жергиликтүү жамааттагы башка көйгөйлөрдү чечип жатканда мындай активдүүлүк байкалбайт. АТ башчысын аким дайындаши керек же шайланышы керек. Аны кеңештер тандабашы керек.

Аксакал,  
Аламудун району

#### ПИКИР

Жергиликтүү кеңештер калкка отчёт беришпейт. Мыизам боюнча милдеттүү, бирок иш жүзүндө мууну кылышпайт. Жер-жерлерде жергиликтүү бюджеттер өтө кечикирилип бекитилет. Буга депутаттардын активдүүлүгүнүн төмөндүгү жана сабатсыздыгы себеп болууда. Январь жана февраль бюджеттик циклден түшүп калат.

АТ кызматкери,  
Сокулук району

#### ПИКИР

КР Жогорку Кеңеши жергиликтүү кеңештердин депутаттары менен дагы да тыгыз иш алып барууга тийиш. Жергиликтүү кеңештердин депутаттары мыизамдарда кандай өзгөрүүлөр болуп жатканын, ал өзгөрүүлөрдөн аймактардын жашоочуларына пайда болобу – мына ушуларды билиши керек. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын билим деңгээли өтө төмөн. Депутаттыкка талапкерлерге карата, мисалы, билимине карата катаал критерийлерди орнотуш керек. Эгерде депутат шайлоочулардын ишенимин актабаса, анда мындай депутаттарды чакыртып алуунун жөнөкөй механизми болушу керек.

АТ нүүн юристи,  
Ноокат району

#### ПИКИР

Жергиликтүү кеңештердин депутаттары алардын статусуна шайкеш келген жүрүм-турум боюнча этикалык эрежелерди сактоого тийиш. Жергиликтүү кеңештин депутаттыгына ар бир талапкер өз укуктарын жана милдеттерин, эмне менен алектенерин, кайсы маселелерди чече турганын билиши керек. Ал шайлоочулардын маселелерин чечүү үчүн, жергиликтүү бюджетти түзүп, анын аткарылышинын көзөмөлдөө үчүн билими жана компетенттүүлүк деңгээли жетиштүүбү же жокпу – ушуну баамдай алышы керек. Жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлерге коюлган талаптарды күчөтүү зарыл.

Жергиликтүү кеңештин төрагасы,  
Кочкор району

Билим деңгээли, шайлоо системасы, партиялык фактордун таасири жергиликтүү кеңештерди таркатуу көрүнүшүн жаратты. Айтталы, 2017-2019-жылдары 34 жергиликтүү кеңеш таратылган. Ошону менен бирге 9 жергиликтүү кеңеш жыйындарда кворумдун жоктугунан, 25 кеңеш ЖӨБДҮН аткаруу органынын жетекчисин – АТ башчысын же мэрди тандай албай койгону үчүн таратылган.



9-диаграмма. Областардын алкагында ЖӘБ органдарынын жалпы санына карата таркатылган жергилиткүү көнөштердин саны жана үлүшү, пайыз менен

### 1.3. ЖӘБДҮН АТКАРУУ ОРГАНДАРЫНЫН АБАЛЫ<sup>1</sup>

Кыргыз Республикасында жалпысынан 484 ЖӘБ органы бар. Анын ичинде 453ү – айылдык, 31и шаардык ЖӘБ органдары. Шаардык мэриялардын курамында эки республикалык (Бишкек жана Ош шаарлары), 12 облустук, райондук маанидеги 17 шаардык мэрия бар.

2019-жылдын 1-январына карата штат боюнча 9691 муниципалдык кызмат орундуң ичинен (9335 – 2017-жылдын 1-январына карата) 8484 кызмат орду ээлениген (2017-жылдын 1-январына карата – 8410), бул болсо штаттык сандан 88% түзөт (2017-жылдын 1-январына карата – 90%). Бул маалыматтар баш орундардын саны бир аз да болсо өскөнү менен, ЖӘБ органдары үчүн кадр маселеси актуалдуу бойdon калып жатканынан кабар берет.

#### 1.3.1. Сандык курамы

##### Гендердик баланс жана физикалык мүмкүнчүлүктөрдүн төндиги

Муниципалдык кызматта аялдардын үлүшү көп болбосо да, бирок туруктуу түрдө азайып келүүдө. Айталы, 2019-жылы аялдар муниципалдык кызмат орундардын 36% ээлеген, 2017-жылы бул көрсөткүч 37% түзчү. Муниципалдык кызматтан бошотулган аялдардын үлүшү акыркы эки жыlda 29,5 пайыздan 35,9 пайызга чейин өстү. Башкача айтканда, аялдар көп учурда түрдүү себептер менен муниципалдык кызматтан бошотулуда.

#### ПИКИР

Биздин айыл өкмөттө бир гана аял кызматкер калды. Терс маанайдагы кеп-сөздөрдөн коргош үчүн аны жумушка күн сайын күйөөсү узатып келет. Ал аялга көчөдөн эле басып келишип, “Эмне үчүн иштеп жатасың? Эмнеге күйөөндү уят кылышп жатасың?” деп сурашат. Анын чыдамы дагы канчага жетээрин билбейм. Ал аялдын күйөөсү акыры аны үйдөн чыгарбай коюшу мүмкүн же экөө айылдан көчүп кетиши ыктымал.

АӘ кызматкери

Саясий кызматтарды ээлениген аялдардын үлүшү мурдагыдай эле аз бойdon кала берүүдө жана азайып жатат – 2017-жылы 4,2 пайыздan 2019-жылы 3,9 пайызга чейин. Бирок башкы, жетектөөчү жана кенже муниципалдык кызмат орундарын ээлениген аялдардын үлүшү көбөйүп жатат. Айталы, кенже муниципалдык кызмат орундарын ээлениген аялдардын үлүшү 15 пайыздan ашык көбөйгөн.




10-диаграмма. Муниципалдык кызмат орундарын ээлеген аялдардын үлүшү, пайыздар менен

Муниципалдык кызмат орундарды ээлеген ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын (мындан ары – ДМЧА) саны – 140 (2017-жылы 134 болчу). Анын ичинен жүзү – эркектер, кыркы аялдар (2017-жылы 117си – эркек, 17си – аял болчу).

### Улуту

ЖӨБДҮН АТКАРУУ ОРГАНДАРЫНЫН УЛУТТУК КУРАМЫ БИР АЗ ӨЗГӨРГӨНҮ МЕНЕН, ЖӨБ ОРГАНДАРЫНДА УЛУТТУК АЗЧЫЛЫКТАРДЫН САНЫ ӨЛКӨДӨГҮ КАЛКТЫН САНЫНДА БУЛ АЗЧЫЛЫКТАРДЫН ҮЛҮШҮНӨ Караганда болжол менен 3 эсэ төмөн. Ошону менен бирге саясий кызмат орундарын ээлеген муниципалдык кызматчылардын басымдуу бөлүгү (96%) мурдагыдай эле кыргыздар.



11-диаграмма. Кыргыз Республикасынын калкынын улуттук курамына салыштырмалуу ЖӨБДҮН АТКАРУУ ОРГАНДАРЫНЫН УЛУТТУК КУРАМЫ, ПАЙЫЗДАР МЕНЕН

### Жаш курагы жана тажрыйбасы

28 жашка чейинки курактагы жаштар кенже жана улук муниципалдык кызматтардын 7,5 пайызын гана түзөт. 8 миң муниципалдык кызматчынын ичинен саясий, патронаттык, башкы жана улук кызматтарда болгону беш адам иштейт.

Пенсия курагына жакындалап калган жана пенсия жашындагы, 55 жаштан улуу адамдар 2019-жылы муниципалдык кызматтардын дээрлик 22 пайызын ээлеген. Муниципалдык кызматтын курамы жыл сайын картайып жатат, айталы, 2016-жылы бул категориядагы адамдар кызматтардын 18 пайызын ээлечү.

### Билими жана компетенциялары

2016-жылдан берки мезгил аралыгында жогорку билимдүү муниципалдык кызматчылардын үлүшү 5 пайызга өсүп, 2019-жылы 66,25 пайызды түздү; атайын орто билимдүүлөр 13,22% (2016-жылы 28,0% болчу); 2019-жылы ЖӨБ органдарында орто билимдүү адистер болгон жок. 2016-жылы муниципалдык кызматта орто билимдүүлөрдүн үлүшү 11,0% болчу. Ошентип, жалпысынан муниципалдык кызматчылардын билим деңгээли өстү деген тыянак чыгарса болот.

2016-жылдын 30-майындағы №75 “Мамлекеттік жарандық кызмет жана муниципалдық кызмет жөнүндө” КР Мыңзамы муниципалдық кызматчыларга коюлган талаптарга өзгөртүлөрдү киргизди. Мындан ары орто билимдүү адамдар муниципалдық кызмет орундарына талапкер боло алышпайт. Муниципалдық кызметтә орто билимдүүлөр болбогонун КР МККнын ведомстволук статистикасы да тастыктап турат. Бирок орто билимдүү 716 адам статистикадан жок болуп кеткен факты түшүнүксүз болуп калды. Бул 716 адам 2016-жылга чейин түрдүү муниципалдық кызметтарды ээлеп келишкен.

### 1.3.2. Баш орундар жана кадрлардын туруксуздугу

2019-жылы муниципалдық кызметтәрдө 966 адам кабыл алынган. Алардын ичинен 700 адам же 72,0 пайызы (2016-жылы 78%) конкурсстун негизинде алынган. Калган кызметтәрдагы конкурс өткөрбөстөн кабыл алынган кызметчылардын негизги бөлүгүн декретке чыккан же окууда жүргөн адамдар түзөт.

2019-жылы муниципалдық кызметтән 846 адам кетип калган (2016-жылы 773 болчу). Кадрлардын туруксуздугунун көрсөткүч төмөндөп жатат жана 2019-жылы 10 пайызды түздү (2016-жылы 24% болчу). Кадрлардын туруксуздугунун эң жогорку чеги 2016-жылы байкалган. Бул жылы ЖӘБ органдарында саясий жетекчилер алмашкан эле. ЖӘБдүн аткаруу органынын башчысы алмашаары менен команданы кошо алмаштыруу көрүнүшү муниципалдық кызметтән сапатына зиянын тийгизүүдө.

#### ПИКИР

Айыл өкмөтүндө кадрлардын туруксуздугунун себеби эмнеде? Башчы алмашканда анын кол алдында иштегендөр өздөрү кетип калышат. Себеби мурдагы башчы жаңы кызметка барганды ошонун жетекчилиги алдында кайра иштегиси келишет.

АӨнүн жооптуу катчысы,  
Аламудун району

#### ПИКИР

Муниципалдық кызметтә кадрлардын туруксуздугу – бул саясий дайындоолордун кесепти. ЖӘБ органынын жетекчиси аттүгүл бардык талаптарга жооп берген адамдарды да ишке албай коюуга укуктуу. Жаш, квалификациясы жетиштүү адистер иштегенге даяр болуп турса да, алар башка кландарга киргендиктен же башка себептерден улам жумушка алынбай калган мисалдар бар.

АӨнүн жооптуу катчысы,  
Сокулук району

### 1.3.3. Конкурстан өтүү

2018-жылы баш турган 2268 муниципалдық кызмет орундары үчүн конкурсса катышууга 5577 талапкер арыз берген. Компьютердик тестке 4150 талапкер катышып, алардын ичинен 1813у же 43,7 пайызы тийиштүү балл топтолот<sup>1</sup>, конкурсстук тандоонун кийинки этабына өтүшкөн.

2019-жылы (октябрдын башына карата маалымат боюнча) ЖӘБ органдары баш турган 1870 муниципалдық кызметка конкурс жарыялап, 5206 талапкер компьютердик тесттен өтүүгө арыз берген. Компьютердик тестке 3993 талапкер катышып, алардын ичинен 2039у же 51,1 пайызы тийиштүү балл топтолот, конкурсстук тандоонун кийинки этабына өтүшкөн.

ЖӘБ органдары муниципалдық кызмет орундарына КР Мамлекеттік кадр кызметтән конкурсстан өтүүнү жакшы практика деп эсептешет. Бирок кадрлар тартыш болуп турган шарттарда бул көйгөй жаратууда. Себеби талапкерлер оор суроолорго жооп бере албай, конкурсстан кулап калышууда, мындан улам ЖӘБ органдарынын кадрдык курамы толукталбай калууда.

<sup>1</sup> КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындағы №706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттік жарандық кызметтән жана муниципалдық кызметтән конкурс өткөрүүнүн жана кызметка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө Жобонун 41-пунктуна ылайык, компьютерлік тестирлөөдөн өтүүдө 50 пайыздан кем эмесин алган талапкерлер аңгемелешүү этабына киргизилет.

#### ПИКИР

Талапкерлер КР МҚҚда тесттен өтө албай жатышат. Мындан улам кызмат орундары бosh кала берүүдө. КР ЖӘБ органдарынын жетекчилери Кадр кызматына муниципалдык кызмат учун критерийлерди жөнөкөйлөштүрүүнү сунуш кылат.

*Шаардык мэриянын аппарат жетекчisi*

#### ПИКИР

Тесттеги суроолордун мазмуну тууралуу маселени дагы терең ойлонуп көрүш керек. Мисалы, салык боюнча адис өзүнүн адистиги боюнча 30 суроого, буга кошумча 30 саясий суроого жооп берет. Салык боюнча адис биринчи кезекте өзүнүн функционалдык милдеттерин билиши керек да. Ошондуктан суроолордун басымдуу бөлүгү салыктар боюнча болушу керек.

*АӨнүн юристi,  
Сузак району*

#### ПИКИР

Айыл өkmөтүндөгү бosh кызмат ордуна талапкерлер КР МҚҚда тесттен өтүп жатканда көпчүлүк суроолорго жооп бере алышпайт. Себеби бул суроолордун көбү АӨндөгү конкреттүү ишке тиешелүү эмес. Ошол эле маалда ал адам АӨ деңгээлинде мыкты адис болушу мүмкүн. Бирок тесттен өтпөсө, иштей албайт. Тескериシンче да болуп калат: талапкерлер тесттен өтүп, бирок АӨнүн өзгөчөлүгүн билбекендиктен жана айылдык аймактагы жашоону түшүнбөгөндүктөн иштеп кете алышпайт. Мисалы, биздин айыл өkmөттө эки жылдан бери жооптуу катчы жок. Жылyna бир нече жолу талапкерлерди тесттен өтүп келүүгө жиберебиз, бирок алар өтө албай кайра келишет. Балким конкурс жана тест жакшы чечимдир, бирок жашоо бүгүн, азыр иштегенди талап кылууда. АӨ башчысында бosh орундарга таасир этүүдө көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрү болушу керек.

*АӨ башчысы,  
Базар-Коргон району*

#### ПИКИР

Ар бир адам өз кесиби менен иштеши керек. Кадрлар квалификациялык талаптарга шайкеш келүүгө тишиш. ЖӘБ органдарына компьютерден тесттин суроолоруна жооп берген адам эмес, ишке даяр, жеринде жашоону билген адамдар келиши керек.

*Жергилуктүү кенештин депутаты*

### 1.3.4. Квалификацияны жогорулатуу

2016-жылдын 30-майында №75 “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” жаңы КР Мызамы кабыл алынганына байланыштуу административдик муниципалдык кызматчыларды аттестациядан өткөрүү жокко чыгарылган. Кызматынан көтөрүү жана тишиштүү классстык чендерди ыйгаруу кызматчынын ишине жылдык баа берүүнүн натыйжасында ишке ашат.

Мамлекеттик заказды ишке ашыруунун алкагында квалификацияны жогорулатуу үчүн окуудан өткөндөрдүн саны: 2016-жылы – 1276 муниципалдык кызматчы; 2017-жылы – 1747 кызматчы; 2018-жылы – 1096 кызматчы. 2019-жылдын 1-октябрьна карата маалымат боюнча, муниципалдык кызматчылардын квалификациясын жогорулатуу баштала элек.

#### ПИКИР

МКК квалификацияны жогорулатууну уюштурган маалда иш көп болгондуктан негизги кызматкерлер катыша албай калышат. Мындан улам ким бош болсо, же кимиси колго илинсе, ошол окууга жөнөп кетет.

АӨНҮН ЖООПТУУ КАТЧЫСЫ, АЛАМУДҮН РАЙОНУ

### 1.3.5. Карьералык өсүш жана сыйлоо

2016-жылдан 2019-жылга чейинки мезгил аралыгында класстык чени бар кызматкерлердин саны 3936 адамдан (47%) 5245 адамга чейин көбөйдү (53%).

2016-жылы КР МККнын ведомстволук сыйлыктары менен сыйлангандардын саны: "Муниципалдык кызматтын отличники" төш белгисин 89 адам алган; Ардак грамотасын 52 адам алган. 2017-жылы 65 муниципалдык кызматчы "Муниципалдык кызматтын отличники" төш белгисин алган жана 42 муниципалдык кызматчы Ардак грамотасы менен сыйланган. 2018-жылы 92 муниципалдык кызматчы "Муниципалдык кызматтын отличники" төш белгисин алган жана 71 муниципалдык кызматчы Ардак грамотасы менен сыйланган.

### 1.3.6. Өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын аткарылышы<sup>1</sup>

2013-жылдын 9-июлундагы №127 "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө" КР Мыйзамы кабыл алынгандан бери алты жыл өттү. Ушуну менен КР ЖКнын экинчи чакырылышы мыйзам ушунча убакыттан бери толук кандуу иштеп кете албай жаткан себебин издең жатат. Жалпы пикир боюнча, мыйзамды ишке ашырууга тоскоол болгон негизги себептер төмөнкүлөр:

- мамлекеттик органдар менен ЖӨБ органдары ортосундагы ыйгарым укуктар жана жоопкерчилик так бөлүштүрүлгөн эмес;
- берилгендиги жаткан ыйгарым укуктардын (мындан ары – БМУ) баасын аныктоо оор;
- мамлекеттик органдардын аппараттары бюрократиялык тоскоолдуктарды жаратууда.

Ошондой эле ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү процессин ЖӨБ органдары, өзгөчө дотацияда тургандары көп жактыра беришпейт. Себеби өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктарды аткарууга бөлүнгөн бюджет аралык трансферттер тенденциалык түрдө азайтат. Бул болсо ЖӨБ органдарынын пикири боюнча туура эмес жана акыйкатсыз чечим. Бардык ЖӨБ органдары үчүн БМУ КР Өкмөтүнүн чечими менен ансыз да чектелүү болгон штатка ашыкча жана төлөнбөгөн жүк болуп калууда. БМУнун каржылоодогу көйгөйлөр тууралуу толук маалымат ушул Баяндаманын 1.4-бөлүмүндө берилди.

#### ПИКИР

Бардык эле өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктар талаптагыдай деңгээлде каржылана бербейт. Айталы, ЖӨБ органдары эч ким төлөбөгөн беш нотариалдык ишти аткарышат. Айрым берилгендиги мамлекеттик ыйгарым укуктарды ЖӨБ органдарынын кызматкерлери акы албастан, кошумча жүк катары гана аткарышат.

ЖӨБ органдарынын көптөгөн өкүлдөрү

Айтталы, 2011-жылдын 15-июлундагы №101 "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" КР Мыйзамы менен ЖӨБ органдарына өткөрүлүп берилсе боло турган негизги мамлекеттик ыйгарым укуктардын ичинен болжол менен 40 пайызы боюнча КР Өкмөтү кээ бир иштерди алып барууда.

<sup>1</sup> Бул бөлүмдө ӨСИНИН маалыматтары колдонулду.



—  
—  
—

**3-таблица. 2011-жылдын 15-илюндагы №101 "Жергилиткүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" КР Мыйзамынын 20-беренесинде көрсөтүлгөн айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды ЖӘБ органдарына өткөрүп берүүнүн статусу**

Пунктчанын №	Пунктчанын кыскача баяндалышы	Көрүлгөн чаралар жана статусу
1	Калктын жумуштуулугунун жана миграциясынын программалары	Жылыш жок
2	Жарандардын эсебин алуу каттоосу (паспорт режими жана шайлоочулардын тизмелери)	КР Өкмөтүнүн токтомуна ылайык, КР Мамлекеттик кадр кызматы (мындан ары – КР МҚК) ЖӘБ органдарына документтерди кабыл алуу боюнча ыйгарым укуктарды өткөрүп бере алат. 2019-жылы КР МҚК менен ЖӘБ органдарынын ортосунда мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимдерди түзүү процесси башталды.
3	Жарандык абалдын актыларын каттоо	КР Өкмөтүнүн токтомуна ылайык, КР МҚК ЖӘБ органдарына жарандык абалдын актыларын каттоо боюнча ыйгарым укуктарды өткөрүп бере алат. 2019-жылы КР МҚК менен ЖӘБ органдарынын ортосунда мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимдерди түзүү процесси башталды.
4	Мектептик, мектепке чейинки жана кесиптик билим берүү жана саламаттык сактоо чөйрөсүндө кызматтарды көрсөтүү үчүн имараттар менен камсыз кылуу	КР Өкмөтү орто билим берүүчү мекемелерди (мектептерди) каржылоону жергилиткүү бюджеттен республикалык бюджетке которуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатат.
5	Нотариаттык аракеттерди жасоо	Жылыш жок
6	Жарандарга документтерди берүү	Жылыш жок
7	Аскерге милдеттүүлөрдүн жана аскерге чакырылуучулардын алгачкы эсепке алынышын жүргүзүү	КР Өкмөтү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жана ЖӘБ органдарынын коргонуу чөйрөсүндөгү функцияларын жана ыйгарым укуктарын бөлүштүрүп, ЖӘБ органдарына коргонуу, аскердик жана альтернативдүү кызмат жаатындағы мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу укугун берүү тууралуу мыйзам долбоорун кароодо.
8	Айыл чарбасына жарактуу жерлердин Мамлекеттик фондунун жерлерин башкаруу	КР Жер кодексинин 13-беренесинде бул ыйгарым укукту ЖӘБ органдары аларга өткөрүлүп берилген учурда аткара алаары тууралуу ченем каралган, бирок бул ыйгарым укуктарды ЖӘБ органдарына өткөрүп бере алчу субъект азырынча жок.
9	Айыл чарба өндүрүшүн келечектүү өнүктүрүү боюнча материалдарды жалпылоо, айыл чарба продукциясын өндүрүү боюнча экономикалык божомолдорду түзүү	КР Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги (мындан ары – КР АТӨММ) бул ыйгарым укукту тизменден чыгарып салууну сунуш кылды.
10	Ветеринардык-санитардык, эпизоотияга карши иш-чараларды жана мал чарбачылыкта селекциялык-асыл тукум жумуштарын өз убагында жүргүзүүнү ўюштурууга көмөктөшүү	КР АТӨММ бул ыйгарым укукту тизменден чыгарып салууну сунуш кылды.
11	Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн өсүндүлөрүн төпсетүүгө карши күрөшүү, токой коргоо тилкелерин жана токой массивин сактоо боюнча тиешелүү чараларды камсыз кылуу	КР АТӨММ бул ыйгарым укукту тизменден чыгарып салууну сунуш кылды.

12	Салыктарды, алымдарды жана камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо, ошондой эле салыктык укуктук мамилелер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктар	КР Салык кодексинде ЖӘБ органдарына салыктарды чогултуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө ченем каралган. Бирок КР МСК азырынча бул ыйгарым укуктарды финансыйлык ресурс менен кошо ЖӘБ органдарына өткөрүп бере элек. 2019-жылы КР МСК менен ЖӘБ органдарынын ортосунда мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимдерди түзүү процесси башталды.
13	Айланычайрын коргоо боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу	Жылыш жок
14	Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоону камсыз кылуу	Жылыш жок
15	Жылуулук менен жабдууну уюштуруу	Жылыш жок
16	Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү иликтеп билүү	КР Өкмөтүнүн токтомуна ылайык, КР Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги (мындан ары – КР ЭСӨМ) оор турмуштук кырдаалда турган (мындан ары – ОТК) үй-бүлөлөрдү жана балдарды аныктоо боюнча; мындаи үй-бүлөлөрдүн жана балдардын муктаждыгын баалоо боюнча; аларды социалдык коштоо боюнча ыйгарым укуктарды ЖӘБ органдарына өткөрүп бере алат. Ушул тапта КР ЭСӨМ менен ЖӘБ органдарынын ортосунда мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимдерди түзүү процесси жүргүп жатат.
17-1	Этностор ортосундагы мамилелерди бекемдөө, ошондой эле этностор аралык жаңжалдарды болтурбоо жана алдын алуу боюнча иш-чаралар	Жылыш жок
17-2	Пробация	Жылыш жок

Үйгарым укуктарды бөлүштүрүү жана өткөрүп берүү процессинде айрым мамлекеттик органдар ыйгарым укуктарды ресурстары менен кошо өзүндө алып калууну туура көрүп, ЖӘБ органдарына өткөрүп берүүдөн баш тартышууда. Мисалы, КР ЭСӨМ ушундай кылат. Бул өткөрүп берүүнүн ыктыярдуулук принципине каршы келбейт. Бул принципке ылайык, ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү – бул мамлекеттик органдын милдети эмес, бул анын укугу. Чындыгында эле мамлекеттик орган кайсы бир ыйгарым укукту башка бир башкарруу органына өткөрүп берүү канчалык эффективдүү жана максатка ылайыктуу болоорун өзү чечиши керек. Бул да натыйжа болуп эсептөлинет. Себеби ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү жана өткөрүп берүү боюнча иш өзү откарып жаткан функцияларга жана колунда болгон ыйгарым укуктарга сынчыл ой жүгүртүп, аларды оптималдаштырууга түртөт. Айтальы, КР Мамкэттоо өзүнүн айрым функцияларын ЖӘБ органдарына өткөрүп берүүгө башынан эле каршы болуп, өзүнүн администривдик мүмкүнчүлүктөрүнө гана таянуу менен документтерди берүүгө жана жарандык абалдын актыларын каттоого документтерди кабыл алуу боюнча кызмат көрсөтүүнү уюштурууга аракет жасаган. Бирок практика көрсөткөндөй, бул жарандарга ыңгайсыздык жараткан. Натыйжада бул ыйгарым укуктарды ЖӘБ органдарына өткөрүп берүү жөнүндө саясий чечим кабыл алынган.

## ПИКИР

ЖӘБ органдарына ыйгарым укуктарды аткартуу ишин жөнгө салуу аракети дайыма эле ийгиликтүү боло бербейт. Айталы, жарандык абалдын актыларын (ЗАГС) каттоо функцияларын мурда ЖӘБ органдары аткарып келсе, эми райондун борборлорунда “Таза коом” кызматынын өкүлдөрү аткарып жатышат. Мындан улам калк бул кызмат көрсөтүүнү колдо-нууда бир топ кыйналып жатат. Себеби адамдарга жашаган жеринен кызмат көрсөтүлгөн жерге чейин жетүү ыңгайсыз болууда.

*Мэрия аппаратынын жетекчиси, Чүй облусу*

2019-жылы да ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү процесси уланууда жана ага тигил же бил формасында 15 мамлекеттик орган тартылган. Бирок алардын көбү ЖӘБ органдарына өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктарды өзүнүкү катары тааныбайт, аларды ЖӘБдүн функциясы деп эсептешет.

## 1.4. ЖӘБ ОРГАНДАРЫНЫН ФИНАНСЫЛЫК ЖАНА ЭКОНОМИКАЛЫК АБАЛЫ<sup>1</sup>

### 1.4.1. ЖӘБ органдарынын жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө финансыйк жөндөмдүүлүгү

Теориялык жагынан алып караганда, КР Президентинин ақыркы эки жылдан бери жүргүзүп келаткан аймактарды өнүктүрүү саясаты жергиликтүү бюджеттерге да таасирин тийгизиши керек болчу. Себеби жергиликтүү бюджеттер аймактардагы адамдар үчүн жашоо шарттарын түзүүгө акча бөлөт. Бирок изилдөө көрсөткөндөй, жергиликтүү жана республикалык бюджеттердин ортосунда кирешелерди бөлүштүрүүдө өлкөнүн аймактарды өнүктүрүүгө карата артыкчылыктары көп жакшы эсепке алынбай келет. Натыйжада көпчүлүк ЖӘБ органдарына өзүнүн функцияларын жана өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктарын сапаттуу аткаруу үчүн ресурстар жетишпей жатат.

4-таблица. 2016–2019-жылдары Кыргыз Республикасында финансыйлык децентралдаштыруунун көрсөткүчтөрү, млрд. сом менен


Көрсөткүчтүн аталышы	2016-жыл	2017-жыл	2018-жыл	2019-жыл (план)
Жергилиттүү бюджеттердин (мындан ары – ЖБ) кирешелери	17,6	20,3	20,1	21,4
Респубикалык бюджеттин (мындан ары – РБ) кирешелери	115,8	134,7	135,5	151,8
Бириктирилген бюджетте жергилиттүү бюджеттердин кирешелеринин үлүшү	13,4 %	13,4 %	13,2 %	12,5 %
Номиналдык ИДП	476,3	530,5	557,1	600,6
Жергилиттүү бюджеттердин кирешелеринин ИДПга карата катышы	3,7 %	3,8 %	3,6 %	3,5 %
Жергилиттүү бюджеттердин кирешелеринде трансфертердин үлүшү	22 %	29 %	22 %	17 %
Төндештируучу трансфертер	1,8	1,8	1,8	2,0
Максаттуу трансфертер	1,6	3,7	2,3	1,1
Дем берүүчү гранттар	0,4	0,4	0,4	0,6

Жергилиттүү бюджеттердин кирешелери респубикалык бюджеттин кирешелеринин өсүш темпине салыштырмалуу дээрлик өспөй жатат. Бул жаатта өсүш 2011–2012-жылдары гана байкалган. Андан соң үч жыл бою жергилиттүү бюджеттердин кирешесинин жалпы көлөмү төмөндөп жатты. Ошол эле маалда респубикалык бюджеттин кирешелери туруктуу темп менен өсүп жатат. 2014-жылдан баштап жергилиттүү бюджеттердин көлөмүнүн динамикасы дээрлик жокко эссе. Бул болсо инфляция жана милдеттенмелер улам көбөйүп жаткан шарттарда каржылоонун көлөмү иш жүзүндө азаят дегенди билдириет.



12-диаграмма. Респубикалык жана жергилиттүү бюджеттердин кирешесиндеги динамика, млрд. сом менен

Ошону менен бирге респубикалык жана жергилиттүү бюджеттердин кирешесинин жыйынды көлөмүндө жергилиттүү бюджеттердин кирешеси туруктуу түрдө азаюуда. Мунун баары жергилиттүү маанидеги маселелер, анын ичинде инфраструктура боюнча оор финансыйлык милдеттенмелерге каражат толук бөлүнбөй калып жатканынан кабар берүүдө.



13-диаграмма. ЖБ жана РБ жалпы кирешелеринде жергиликтүү бюджеттердин кирешелеринин үлүшү, пайыздар менен

Жергиликтүү бюджетти каржылоонун көлөмү өзүнөн өзү көп нерседен кабар бербей турганына көңүл буруш керек. Жергиликтүү бюджетте каражаттардын жетиштүү болгонун же тартыштыгын баалоо аларды ЖӘБ органдары аткарган функциялардын жана ыйгарым укуктардын көлөмү менен салыштыруунун негизинде болушу керек. Кыргыз Республикасында мындай сапаттуу изилдөөлөр жүргүзүлө элек. Бирок жергиликтүү маанидеги маселелерди ийгиликтүү чечүү үчүн жана жергиликтүү жамааттарда татыктуу турмуш шарттарын түзүү үчүн ЖБнын көлөмү жетиштүү же тартыш болгонун баалаган, индикатор катары колдонууга боло турган башка кыйыр көрсөткүчтөр бар. Мисалы, Көп кырдуу жакырчылыктын индекси (мындан ары – КЖИ). Бул интеграцияланган көрсөткүч, ал кирешенин көлөмүн жакырчылыктын жалгыз бир көрсөткүч катары өлчөбөйт. Бул индекс жакырчылыкты үч ченемде өлчөбөйт: саламаттыкка жеткиликтүүлүк (тамактануу, балдардын өлүмү), билим берүүгө жеткиликтүүлүк (окуунун узактыгы, балдардын мектепке баруусу), базалык керектөөлөргө жеткиликтүүлүк (отунга, электр энергиясына, санитарияга, сууга, жерге, мүлккө ж.б.). КЖИ динамикасы менен Кыргыз Республикасында жергиликтүү бюджетти каржылоонун көлөмүн салыштыра келгенде так көз карандуулук пайдалуулук болот – жергиликтүү бюджетти каржылоонун көлөмү канчалык көп болсо, КЖИнин көрсөткүчтөрү да ошончолук төмөн, тескерисинче каржылоо аз болсо, көрсөткүчтөр жогору болот.



14-диаграмма. КЖИнин Кыргыз Республикасында жергиликтүү бюджеттерди каржылоонун көлөмүнөн тескери көз карандуулугу<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 2014-жылга чейин КЖИ көрсөткүч адамдын өнүгүүсү тууралуу баяндамаларды даярдоонун алкагында ПРООНдун буйрутмасы боюнча гана эсептелип келген. 2014-жылдан баштал, адамдын өнүгүүсү тууралуу баяндамаларды даярдоо практикасы токтогондан бери Кыргыз Республикасында КЖИнин көрсөткүч эсептөлбөй калды. Бирок КР УСК 2019-жылдын этегине чейин улуттук КЖИни эсептөөнүн методикасын иштеп чыгып, сынамык эсептерди жүргүзүп, кызықтар жактарга берүүнү пландап жатат.

14-диаграммада көрүнүп турғандай, 2006-жылдан 2013-жылга чейин КЖИНИН жергиликтүү бюджеттерден тескери көз карандуулугу бар болчу: 2012-жылга чейин каржылоонун көлөмүнүн өсүшү байкалып, ошол эле маалда КЖИНИН көрсөткүчү да төмөндөгөн.

Бул демек, жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө жана ЖӘБ органдарына бөлүнгөн каражаттын көбөйүшү көп кырдуу жакырычылыктын азайышына жана жаандардын турмуш шартын жакшырууга түз тасирин тийгизе турганын көрсөтүүдө. ЖӘБдү каржылоону көбөйтүү зарыл дегенге бул эң мыкты саясий далилдердин бири.

## 1.4.2. Бюджет аралык мамилелерди өркүндөтүүнүн бағыттары

### Өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктарды каржылоо

Өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктарды каржылоо көйгөйү өзүнө бир нече өнүттү камтыйт.

**Толук әмес каржылоо.** Материалдык жана финанссылык камсыздоонун принциби ЖӘБ органдарына өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын баарында эле колдонула бербейт. Бирок 2013-жылдын 9-июлундагы №127 "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө" КР Мыйзамы ушул принципи сактоону талап кылат.

**ЖӘБ органдарынын штаттык саны чектелүү.** Өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар толук каржыланган күндө да, азыркы катаал типтүү структура жана ЖӘБ органдарынын штаттык саны кошумча штаттык бирдиктерди киргизүүгө жол ачпай жатат. Ал эми колдонуудагы мыйзамдар кошумча функцияларды аткарған штаттык кызматчыларга кошумча айлык төлөп берүүгө тыюу салат. Ошентип берилген ыйгарым укуктарды аткаруу боюнча жүк ЖӘБ органдарынын иштеп жаткан штаттык кызматкерлерине түшүп, алардын көп убактысын алат. Мунун натыйжасында жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө колу жетпей калууда.

### ЖӘБ органдары берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууга кызыкпайт.

ЖӘБ органдарына өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн кошумча каржылоону бөлгөндө КР ФМ тендершириүүчү гранттын көлөмүн ошол суммага автоматтык түрдө азайтат. Ошону менен бирге КР Өкмөтү берилген ыйгарым укуктарды каржылоо тендершириүүчү гранттын курамына киргизилген деп ырастап келет. Бирок бул жүйөлүү эсептөөлөрдү көрсөтпөйт. Ошондуктан "Бул эреже бакубат болгон жана бюджеттик камсыздандырылгандыкты тендершириүүгө катышпаган ЖӘБ органдарына да кандайча иштеп жатат?" деген суроо ачык бойdon калууда.

**"Жашыруун" өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктар.** Айрым ЧУА документтери мамлекеттик функцияларды аткаруу үчүн жоопкерчилики ЖӘБ органдарына 2013-жылдын 9-июлундагы №127 "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө" КР Мыйзамындагы ченемдерди кыйгап өтүп жүктөөдө. Мисалы, Балдар укуктары жөнүндө Конвенцияга ылайык, ЖӘБ органдарында балдарды билим берүү кызмат көрсөтүүлөрү менен камсыз кылуу милдети бар. Мамлекеттик мекемелер (Өрт кызматы, КР Ички иштер министрлиги ж.б.) ЖӘБ органдарынын компетенциясына да, чыгаша милдеттенмелерине да кирбекен маселелерди чечүүдө алардын аймактык бөлүмдөрүнө финанссылык жардам көрсөтүү өтүнүчү менен ЖӘБ органдарына кайрылган учурлар сейрек әмес. Мисалы, республикалык маанидеги жолдор чоң көйгөйдү жаратып келет. Бул ишти жасоого ыйгарым укуктары да, ресурстары да болбогону менен, ЖӘБ органдары жолдорду тазалоого мажбур. ЖӘБ органдарынын өкүлдөрүнүн ырасташынча, алар мына ушундай "жашыруун" ыйгарым укуктарды аткарбай коюп, финанссы каражаттарын жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө гана буруу үчүн мыйзамдарга таяна алышпайт, себеби мындай "жашыруун" ыйгарым укуктардан "куткарчу" нормалар жок. Ошондой эле ЖӘБ органдарында улуттук акцияларды жана өнөктүктөрдү өткөрүүгө, мисалы, Көчмөндөр оюндарын каржылоого байланышкан да расмий әмес чыгымдары бар. Мындан тышкary текшерүүлөргө байланышкан чыгымдарды төлөп берүү өтүнүчү менен ЖӘБ органдарынын кызматкерлерине кайрыларын айткан ЖӘБ органдарынын өкүлдөрү да болду.

**Чыгаша милдеттенмелерди бөлүштүрүү.** Кээде ЖӘБ органдары мамлекет жана ЖӘБ чогуу каржылаган "аралаш" ыйгарым укуктар боюнча чыгымды көтөрүүгө мажбур болушат. Ошону менен бирге ЖӘБ органдары тарабынан бул каржылоонун үлүшү алардын жоопкерчилик деңгээлине жана ыйгарым укуктарына шайкеш келбейт. Билим берүү объектилерин күтүүгө тиешелүү болгон маселелерди чечүүдө бул көйгөй өтө курч турат. Билим берүү мекемелерин күтүүгө кеткен

чыгашаны республикалык бюджетке которуу демилгеси мына ушул көйгөйдүн ачык далили. Республикалык бюджеттен билим берүү стандарттары толук каржыланбай жатканы дагы бир көйгөйдү жаратууда: азық-түлүктү, күнүмдүк чарба иштери учун буюмдарды жана материалдарды сатып алууга; ошондой эле ЖӨБдүн компетенциясына кирбеген башка чыгашаларга жергилитүү бюджеттен кошумча каражат бөлүнөт. Бул маселени изилдөө учун түзүлгөн атайын жумушчу топ жасаган баштапкы эсептер көрсөткөндөй, билим берүү мекемелерин күтүүгө кеткен чыгашаларды республикалык бюджетке которгон учурда дотацияда турган айрым ЖӨБ органдары бакубат ЖӨБ органдарынын категориясына кириши мүмкүн. Бирок ЖӨБ органдары бир нерседен кооптонуп турушат: буга чейин өз демилгеси менен (өз чыгаша милдеттеринен тышкary) же КР Өкмөтүнүн тескемеси менен билим берүү чөйрөсүнө сарпташ келген кошумча чыгашалардын бир бөлүгү сакталып кала берет жана мындан ары да жергилитүү бюджеттин абалына жана ЖӨБ органдарынын жергилитүү маанидеги маселелерди каржылоосуна таасирин тийгизет.

### **Бюджеттик камсыздалгандыкты тенденциаторуу саясаты**


Жергилитүү бюджеттин киреше потенциалын тенденциаторууда учурдагы система ЖӨБдүн өнүгүүсүнө дем бербей жатат (көптөгөн ЖӨБ органдары өз кирешесинин таңсыктыгын жапкан тенденциаторуучу трансфертерди алыш кооп отура бергенди туура көрүшөт. Ошондуктан аларда киреше базаны өнүктүрүүгө стимулу да жок, бул учун зарыл болгон кадрдык дарамети да жок).

Дотацияда турган ЖӨБ органдарын дотациялык эмес категорияга чыгаруу мамлекеттин милдеттеринин бири. Ошондуктан КР Финансы министрилиги каржылоо суммасын пландуу түрдө жылына 5–10 пайызга түшүрүп келатат (5-таблицаны караңыз).

**5-таблица. 2016–2022-жылдары республикалык бюджеттен бөлүнгөн тенденциаторуучу трансфертердин динамикасы, млн. сом менен**


	2016-ж.	2017-ж.	2018-ж.	2019-ж.	2020-ж.	2021-ж.	2022-ж.
Жылына бөлүнүчү тенденциаторуучу гранттардын жалпы көлөмү	1 818,2	1 817,6	1 847,5	2 000,3	1 967,3	1 917,3	1 900,0
Өсүш темпи			0 %	2 %	8 %	-2 %	-3 %

Анткен менен киреше потенциалын көбөйтүү боюнча чараптар тенденциаторуучу гранттардын көлөмүн азайтуу боюнча чараптардан бир чабым артта калууда. Ошондуктан ЖӨБ органдары жергилитүү маанидеги маселелерди чечүүгө кеткен чыгашаларды кыскартууга мажбур. Тенденциаторуучу гранттардын көлөмү 232 АА учун жалпы суммасы 184,7 млн. сомго азайтылган жана 144 АА учун 148,7 млн. сомго көбөйтүлгөн (15-диаграмманы караңыз).



**15-диаграмма. Тенденциаторуучу гранттардын жалпы көлөмүнүн динамикасы, млн. сом менен**

16-диаграмма ААны дотациялық тизмеден чыгаруу саясаты аткарылбаганын көрсөтүп турат. Көп сандагы муниципалитеттер теңдештируүчү трансфертерди алып жатышат, алардын көбүнүн өсүшү жакшы, бирок бул жетишкендик башка муниципалитеттердин эсебинен болууда.



16-диаграмма. 2020-жылы айрым айылдык аймактар үчүн теңдештируүчү гранттардын өсүшү, % менен

ЖӘБ органдарынын өкүлдөрү бүгүнкү күндө колдонулуп жаткан теңдештируүчү гранттарды эсептөөнүн формуласы ачык-айкын эместигин, жыл сайын бөлүнчү трансфертердин көлөмү канчалык акыйкат эсептелгенин билүү мүмкүн болбогонун айтышууда.


Бюджеттик камсыздалгандыкты теңдештируү саясаты, башкача айтканда ЖӘБ органдарын каржылоо деңгээлин алғылыктуу теңдикке жеткирүү аракети да бул маселени чечкен жок. Эгерде бул ишке ашканда, жашаган жерине карабастан кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүккө карата жарапдар үчүн төңүктарды камсыз кылуу мүмкүн болмок. Бюджеттик классификациянын беренелери боюнча ЖӘБ органдарынын чыгаша милдеттенмелерин каржылоого жасалган анализ көрсөткөндөй, айрым ЖӘБ органдары өз милдеттенмелерин аткарууну толук көлөмдө каржылоого жөндөмсүз.

6-таблица. Дотацияда турган ААнын чыгашалар структурасынын мисалы, Талас облусу, млн. сом менен.

Чыгашалардын беренелери	2016-ж.	2017-ж.	2018-ж.	% менен
Чыгашалардын баары	100 894,7	238 515,9	150 094,3	100,0 %
Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар	51 703,7	185 244,6	102 344,7	77,7 %
Коргонуу				0,0 %
Коомдук тартип жана коопсуздук				0,0 %
Экономикалык маселелер	2 554,8	2 811,1	2 302,9	1,2 %
Айланы-чөйрөнү коргоо				0,0 %
Турак жай-коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр				0,0 %
Саламаттык сактоо				0,0 %
Эс алуу, маданият жана дин	4 167,7	4 071,6	3 932,3	1,7 %
Билим берүү	42 468,5	46 388,6	41 514,4	19,4 %
Социалдык коргоо				0,0 %


6-таблицада көрүнүп тургандай, бул айылдык аймактар чыгашалар беренесинин олуттуу бөлүгүн каржылабай койгон.

Анын үстүнө көптөгөн беренелерди каржылоодо аймактык теңсиздик да пайда болууда, мисалы, турак жай-коммуналдык чарбага (мындан ары – ТКЧ) кеткен чыгашалардын беренеси.



17-диаграмма. 2018-жылы Кыргыз Республикасындагы шаарларда ТКЧны каржылоонун рейтинги (калктын киши башына), сом менен

18-диаграмма. 2018-жылы Кыргыз Республикасындагы ААда ТКЧны каржылоонун рейтинги (райондор боюнча, калктын киши башына), сом менен



19-диаграмма. 2018-жылы Кыргыз Республикасында ААда социалдык коргоону каржылоонун рейтинги (райондор боюнча, калктын киши башына), сом менен

17-диаграмма көрсөтүп тургандай, Кыргыз Республикасындагы шаарларда турак жай-коммуналдык чарбаны (мындан ары – ТКЧ) киши башына каржылоонун деңгээлдери ортосундагы ажырым өтө чоң. Мисалы, Кантта бул көрсөткүч бир жашоочуга 3041 сомду түзсө, Көк-Жаңгакта болгону 223 сомду түзөт, бул 14 эссе аз дегенди билдирет. Ошону менен бирге дал ушул ТКЧ беренеси боюнча жарандар үчүн бардык базалык кызмат көрсөтүүлөр каржылана турганын унупаш керек. Алар: ичүүчү суу менен жабдуу, жергиликтүү жолдор, көчөлөрдү жарыктандыруу, таштанды жыйноо ж.б. Эллеттик ЖӨБ органдарында да кырдаал чеке жылытпайт.

18-диаграмма Кыргыз Республикасынын эллеттик ЖӨБ органдарында ТКЧны киши башына каржылоонун деңгээлдери ортосундагы ажырым шаарларга салыштырганда аз болгону менен, баары бир өтө чоң болуп турганын көрсөтүүдө. Айталы, Аламудун районунда айылдык аймак ТКЧны бир жашоочуга 1216 сом көлөмүндө каржылайт, ал эми Панфилов районунда 109 сом гана бөлүнөт, бул 11 эссе аз дегенди билдирет. Социалдык коргоого кеткен чыгымды каржылоодо олуттуу аймактык ажырым байкалууда.

19-диаграммада көрүнүп тургандай, Ак-Талаа районундагы эллеттик ЖӨБ органдарында социалдык коргоону каржылоонун деңгээлинде аймактык ажырым бир жашоочуга 221 сомду түзөт. Ал эми Кадамжай жана Манас райондорунда тишиштүү көрсөткүч бир адамга болгону 10 сомду түзөт, башкача айтканда 22 эссе аз.

Жогоруда айтылгандардын баары жарандар үчүн кызмат көрсөтүү көз карашынан алып караганда түзүлүп калган система бюджеттик камсыздалгандыкты тенденшириүү камсыз кыла албай жатат деген тыянак чыгарууга жол ачууда.

### **Жөнгө салынган кирешелерди бөлүштүрүү саясаты**

КР Өкмөтүнүн жалпы мамлекеттик салыктарды бөлүштүрүү системасындагы соңку эки жылда киргизген өзгөртүүлөрү азырынча оң жыйынтык бере элек.

Тандама статистикага ылайык, салык агенти карман киреше салыгынын жергиликтүү бюджетке түшкөн үлүшүн пландуу түрдө көбөйтүү жергиликтүү бюджеттин сатуудан алынган салыктан түшкөн үлүшүн пландуу азайтуудан жоготкон чыгымдын ордун толуктай алган жок. Соода өнүккөн жерлердеги ЖӨБ органдарынын өкүлдөрү бул чара жергиликтүү бюджеттердин, өзгөчө шаардык бюджеттердин кирешесинин абалына өтө терс таасирин тийгизгенин ырасташууда. Мисалы, Кара-Балта шаарынын бюджетинин жоготуулары жылына 70 млн. сомду түздү, Чолпон-Ата шаары 20 млн. сом, Кайыңды шаары 20 млн. сом жоготту. Айрым айылдык аймактар жылына орточо 1 млн. сом жоготуп жатышат. Сатуудан алынган салыктан түшкөн кирешени кыскартып, киреше салыгынын үлүшүн көбөйтүү менен мындей аймактар үчүн пайда болбайт. Бул соода өнүкпөгөн, социалдык чөйрөдө иштеген мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери төлөгөн салыктын эсебинен гана бюджети толукталган чакан муниципалитеттер үчүн пайдалуу. Бирок мындей ЖӨБ органдары да киреше салыгынан түшүүлөр көбөйгөн учурда тенденшириүүчүү гранттын суммасы азаят деп кооптонуп жатышат.

Ошондой эле ЖӨБ органдарынын өкүлдөрү билим берүү, саламаттык сактоо жана социалдык багыттагы муниципалдык обьекттер үчүн электр энергиясына коммерциялык тарифтерди колдонуу канчалыкакыйкат болгонун көп сурашат. ЖӨБ органдарынын пикири боюнча, киреше алып келбegen обьекттер электр энергиясын бизнес үчүн каралган ставкалар боюнча төлөбөшү керек.

### **Дем берүүчү (үлүштүк) гранттарды бөлүү**

Дем берүүчү (үлүштүк) гранттарды берүү практикасын ЖӨБ органдары жалпысынан колдошот, себеби бул грант өнүгүүгө багытталган долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет. Бул система киргизилген учурдан бери аны жакшыртуу боюнча бир топ чараплар көрүлгөн. Бирок ушул күнгө чейин ЖӨБ органдары айрым кемчиликтерин белгилешип, аларды ондоонун үстүнөн иштеш керектигин айтышат.

ЖӨБ органдарына дем берүүчү гранттарды кош каржылоонун үлүшүнүн көбөйүшү. 2015-жылы болгон жана грант алууга жарыяланган конкурска катышуу да дотациядагы ЖӨБ органдарына бир топ тоскоолдуктарды жараткан. Киреше камсыздалгандык деңгээли 50 пайыздан 100 пайызга чейин болгон ЖӨБ органдары үчүн (аз камсыз болгон ЖӨБ) катышуу үлүшү КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 21-апрелиндеги №230 “Дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсебинен долбоорлорду тандоо жана каржылоо жөнүндө жобону өзгөртүү тууралуу” токтому менен

көбөйтүлгөн. Бул өзгөртүүлөр менен аз камсыз болгон ЖӨБ органдарынын кош каржылоого катышуу үлүшү 10 пайыздан 15 пайызга чейин көбөйгөн. Ошону менен бирге салым акчалай формада болушу керек деген талап коюлган. Ал эми жобонун 2012-жылдагы редакциясында салымдын 50 пайзызы материалдардан жана эмгек ресурстарынан боло алат деп көрсөтүлгөн. Ошентип, бул категориядагы ЖӨБ үчүн акчалай босого иш жүзүндө 5 пайызга эмес, 10 пайызга көбөйгөн. Киреше камсыздалгандыгы 50 пайыздан төмөн болгон ЖӨБ үчүн салым 10 пайыздан 7 пайызга чейин төмөндөтүлгөн. Бирок үлүштүн жарымын материалдар жана эмгек ресурстары менен компенсациялоо мүмкүнчүлүгүнүн жокко чыгарылышы иш жүзүндө алардын акчалай салымын 2 пайызга көбөйткөн.

КР Финансы министрлигидеги “кара тизмелер”. Кандайдыр бир объективдүү же субъективдүү себептерден улам дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын долбоорлорун кош каржылоо же ишке ашыруу боюнча милдеттенмелерин өз убагында аткара албай калган ЖӨБ органдарын КР Финансы министрлиги “кара тизмеге” киргизет. Бул тизмеге киргендөн кийин ЖӨБ органдары дем берүүчү (үлүштүк) гранттарды алуу боюнча конкурстарга катыша албай калышат. Ошону менен бирге долбоорду аткарууда тартипти күчтүү көз карашынан алып караганда бул тизмелерди түзүү туура эле чечим. Бирок объективдүү факторлор жана бул гранттарды бөлүү шарттары да эсепке алынышы керек. Мисалы, дем берүүчү гранттар боюнча долбоорлорду ишке ашырууга ётө аз убакыт бөлүнгөнүн милдеттенмелерди сактабай калуунун бир себеби болушу мүмкүн. КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 21-апрелиндеги №230 “Дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсебинен долбоорлорду тандоо жана каржылоо жөнүндө” жободо долбоорлор тийиштүү финансыйлык жылдын ичинде жыйынтыкталып, эксплуатациялоого берилиши керектиги көрсөтүлгөн.

Убакыт жагынан ушундай чектөө бүтпөй калган долбоорлордун санынын өсүшүнө себеп болушу ыктымал. Мындай чектөө, ошондой эле 3 млн. сомдук баа жагынан чектөө дотацияда турган ЖӨБ органдарына ири долбоорлорду ишке ашырууга жол бербей жатат. Мындай учурда дем берүүчү гранттарды каржылоонун тең принциби максатка ылайыктуу болмок – баарына бир аздан каралып, өнүгүү бюджеттери үчүн топтол алуу мүмкүнчүлүгү берилиши керек.

КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 21-апрелиндеги №230 “Дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсебинен долбоорлорду тандоо жана каржылоо жөнүндө” жобо менен облустук жана республикалык маанидеги райондор жана шаарлар үчүн дем берүүчү (үлүштүк) гранттар боюнча 230 квота киргизилген. Бул болсо ЖӨБ органдары үчүн тең эмес мүмкүнчүлүктөрдү пайда кылды. Айталы, облустук жана республикалык маанидеги шаарлардын ЖӨБ органдарына капиталдык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен жылдык финансыйлык жардам кепилденген. Ал эми райондук деңгээлде өтүнмө берген райондук маанидеги шаарлар жана эллеттик ЖӨБ органдары өздөрүнүн капиталдык долбоорлорун ишке ашыруу үчүн финансыйлык жардамды конкурсстун негизинде гана ала алышат. Бул болсо алардын инфраструктуралык боюнча мүмкүнчүлүктөрүн чектеп коюуда.

### **Жергилиттүү бюджеттердин кирешесин пландоо**

ЖӨБ органдарынын өкүлдөрү КР Финансы министрлиги өзүнүн райондук бөлүмдөрү аркылуу жеткирген ЖБ кирешелери боюнча сунушталган божомол сандар чындыгында контролдук гана болгонун, ЖӨБ органдары ал сандарга жете албаганы үчүн жоопко (атүгүл сөгүш түрүндөгү административик жоопко) тартилып жатканын айтышат. Анын үстүнө алар бул сандар эч негизсиз – орточо 10-20 пайызга көбөйтүлгөнүн белгилеп жатышат. Киреше базасынын бардык активдери эсепке алынды дегенде да жогору жактан берилген божомол аларды олуттуу түрдө ашыкча баалоодо.

Фонддор киреше базасынан чыкканда да КР ФМ мурда түшүп, бирок кийин токтоп калган киреше көлөмү пландоону эсептей берген учурлар да бар (мисалы, Кара-Балта шаарындагы спирт заводу жабылганына көп болду, бирок КР ФМ спирт ичимдиктерин өндүрүүгө акциз салыгын чогултуу боюнча ошол эле планды аткарууну шаар бийлигинен талап кылып келет).

### **Капиталдык салымдардын ички инвестициялык долбоорлорун бөлүштүрүү**

КР Бюджеттик кодексинде Кыргыз Республикасында мамлекеттик финансыйны башкаруу стратегиялык (82-берене), орто мөөнөттүү (82 жана 89-беренелер) жана программалык (84–85-беренелер) мамилелеге негизделиши керек деген талап киргизилгенине карабастан, ошол эле КР Бюджеттик кодекси логикага сыйбаган бир талапты камтыйт: капиталдык салымдардын жалпы



көлөмү бюджет жөнүндө ченемдик укуктук акты менен аныкталат (б.а., үч жылдык божомолсуз жана ресурстарды программалык бөлүштүрүүсүз бир сап менен бекитилет) (29-берене). Бул карама-каршылык капиталдык салымдарды ички булактардан пландоодо башаламандыкка жана айрым бир кызмат адамдарынын өз кызыкчылыктарын сүрөөсүнө, салымдарды бөлүштүрүүдө ачык-айкындуулуктун жоктугуна алып келүүдө. Ошондой эле ЖӨБ органдары өздөрүнүн социалдык-экономикалык өнүгүү программаларында бюджеттик инвестициялардын бул түрүн эсепке ала алышпайт. Мындан тышкaryы Кыргыз Республикасынын бириктирилген бюджетинде жергиликтүү бюджеттин үлүшү да бурмаланып көрүнүүдө: бул инвестицияларды жергиликтүү жамааттардын муктаждыктарын каржылоого автоматтык түрдө кошуп койгонго болбайт, себеби алардын кайсынысы жергиликтүү маанидеги маселелерге, ал эми кайсынысы мамлекеттик маселелерге киргени айкын эмес.

ЖӨБ органдарынын өкүлдөрү капиталдык салымдарды пландоо боюнча учурдагы тартип ачык эместигин, социалдык-экономикалык жана финанссылык пландоонун азыркы талаптарына карама-каршы келээрин бир ооздон айтышат. Мындан улам конъюнтуралык, ойлонулбаган жана макулдашылбаган чечимдер кабыл алынууда. Мунун айынан:

- ЖӨБ органдарынын өкүлдөрү респубикалык бюджеттин эсебинен алардын аймагында объекттерди куруу боюнча кабыл алынып жаткан чечимдер тууралуу маалыматка ээ эмес;
- каражат жана объекттер акыйкатсыз бөлүштүрүлгөн факттар бар (КР ЖКдагы таасирдүү депутаттар жана башка саясатчылар каражаттарды “өздөрүнүн” аймактарынын пайдасына бөлүштүрүлүшүнө көмөк көрсөтүүдө);
- көп жылдар бою курула турган объекттер топтоло берип, жергиликтүү жамааттардын жаңы объекттерге болгон реалдуу муктаждыктары канаттандырылбай калууда.

#### **1.4.3. КР Өкмөтү менен ЖӨБ органдары ортосундагы бюджет аралык мамилелерди макулдашуу процессинин зарылчылыгы**

ЖӨБ органдары иш жүзүндө жергиликтүү деңгээлде гана эмес, ошондой эле респубикалык деңгээлде да бюджеттик процесстин катышуучулары болуп калууда. Себеби респубикалык бюджеттин айрым параметрлери ЖӨБдүн ишине жана өнүгүүсүнө тикелей же кыйыр түрдө тиешелүү болуп жатат.

1. Бюджет аралык мамилелер жана түрдүү багыттагы трансферттердин көлөмдөрү ортосундагы байланыш, анын ичинде:

- бюджет аралык трансферттердин бардык түрлөрүн пландоодогу маселелер жана көйгөйлөр, бир түрдөгү көлөмдөрдүн башка көлөмдөрдөн көз карандуулугу;
- өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды каржылоо маселелели;
- респубикалык жана жергиликтүү бюджеттер ортосундагы жөнгө салынган кирешелерди бөлүштүрүү маселелери бар.

2. Бюджеттик инвестициялар, анын ичинде:

- ички капиталдык салымдарды пландоодогу маселелер жана көйгөйлөр;
- ЖӨБ органдарынын каражаттарды тартууга жана тышкы булактардан каржыланган бюджеттик инвестициялардын долбоорлорун тандап алууга катышуу маселеси.

3. Өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу маселесинде ЖӨБ органдары менен өз ара байланышта болгон (же байланышта болууга милдеттүү), ЖӨБ органдарыннадағыдай эле тармакта (мисалы, билим берүү жана саламаттык сактоо тармактарында) чыгаша милдеттөнмелерге ээ болгон мамлекеттик органдардын тармактык чыгашаларын пландоо.

Бул өңүттөрдүн көбү буга чейинки бөлүмдө сүрөттөлгөн көйгөйлөрдүн катарына кирет. Бул демек, дээрлик ар бир маселе боюнча ЖӨБ Союзунун, КР Өкмөтүнүн жана КР ЖКнын атынан ЖӨБ органдары ортосунда сүйлөшүү процесси зарыл болгонун билдирет.


#### **1.4.4. Муниципалдык менчикти башкаруу**

##### **Муниципалдык менчиктин курамы**

Муниципалдык менчик, өзгөчө жер жана кыймылсыз мүлк объекттери ЖӨБ органдарынын экономикалык потенциалынын олуттуу бөлүгүн түзөт. Эптүү башкарганда бул менчик чыгаша

объектисинен киреше булагына айланат же жок дегенде жергиликтүү бюджетке финанссылык жүк болбай калат.

ЖӨБЭММА<sup>1</sup> 2018-жылы чогулткан маалыматтар боюнча, ЖӨБ органдарынын менчигинде түрдүү багыттагы 13 минден ашык объект турат. Алардын ичинен 9 минден ашыгы<sup>2</sup> же объекттердин жалпы санынан 73 пайызга жакыны мамлекеттик каттоодон өткөн.



20-диаграмма. Муниципалдык менчиктеги объекттердин географиялык тузуму, 2018-жыл, % менен

Жалпысынан муниципалдык объекттердин курамы үчүн категорияга бөлүннөт. Биринчи категория – ЖӨБ органдарына өз функцияларын аткарып, жергиликтүү маанидеги маселелерди, анын ичинде ЖӨБ органдарына берилген административдик тапшырмаларды аткаруу үчүн зарыл болгон объекттер; муниципалдык мекемелердин колдонуусунда турган имараттар, билим берүү, социалдык-маданий, спорттук багыттагы ж.б. объекттер. Менчиктин бул түрү жергиликтүү бюджет үчүн чыгашалардын предмети болуп саналат, себеби ЖӨБ органдары аларды пайдаланышат жана бул объекттерди күтүүгө кеткен чыгашалардын баарын көтөрүүгө милдеттүү. Ошол эле маалда аларда ушул мүлкүү башкаруудан киреше алуу мүмкүнчүлүгү жокко эссе. Объекттердин бул категориясына карата ЖӨБ органдарынын алдында чыгашаларды оптималдаштыруу тапшырмасы турат. Алар энергияны үнөмдөөчү технологияларды колдонуп, объектти күтүү боюнча сапаттуу иштерди жүргүзүп ж.б. иштерди жасап, бул чыгашаларды қыскарта алышат. 2018–2019-жылдары КР Өкмөтү менен ЖӨБ органдарынын ортосундагы талкууларга себеп болгон объекттердин өзгөчө бир тобу бар – бул орто билим берүүчү мектептер. Аларды күтүүгө кеткен чыгымдар жергиликтүү бюджеттин чыгашаларынын олуттуу бөлүгүн түзөт. Ошол эле маалда орто билим берүү функциясынын өзү ЖӨБ органдарынын иш-милдетине кирбейт. Бул көрүнүш укуктук да, финанссылык да мүнөздөгү көптөгөн коллизияларды жаратууда.

Объекттердин экинчи категориясы – профилдик эмес, ЖӨБ органдарына өз функцияларын аткаруу үчүн жана жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү үчүн зарыл болбогон объекттер. Менчиктин бул түрү эки жол менен пайда болду. Биринчиден, XX кылымдын 90-жылдары ЖӨБ органдары түзүлө баштаган учурда мамлекеттен алган объекттер, мисалы, дүкөндөр жана кинотеатрлар. Мынданай объекттер аз калды, алардын көбүн ЖӨБ органдары менчиктештирип алышкан. Экинчиден, жаңы объекттерди сатып алуу же куруу жолу менен түшкөн объекттер. Мисалы, чайканалар жана тойканалар, коммерциялык ишканалар, мечиттер ж.б. Объекттердин бул тобу олуттуу көйгөй жаратууда. Себеби алар колдонуудагы мыйзамдарды бузуу менен муниципалдык менчикте турушат, ЖӨБдүн функцияларына байланыштуу эмес, киреше алып келбейт, ошол эле маалда ЖӨБ органдарынын ансыз да чектелүү болгон бюджеттик ресурстарына жүк болууда. Айталы, Баткен облусунда дээрлик ар бир АА бир же бир нече мечитке ээлик кылат жана аларды карап, каржылоого жоопкерчилек алган. Ал эми көпчүлүк ААнын менчигинде чайканана же бир нече ушул өндүү жайлар турат.

Үчүнчү категория – мамлекеттик органдар пайдаланган, бирок муниципалдык менчикте турган объекттер. Бул да ЖӨБ органдары үчүн профилдик эмес объекттер, аларды күтүүгө акча жумшоо ЖӨБ органдарынын милдетине кирбеши керек. Мисалы, шаарлардын биригинин мэриясы

<sup>1</sup> ЖӨБЭММА ЖӨБ органдарынан алган муниципалдык менчиктеги объекттерди инвентаризациялоонун жыйынтыктары.

<sup>2</sup> Бул маалымат динамикалык мүнөзгө ээ болгонун эсепке алыш керек. Себеби муниципалдык менчиктеги объекттерди сатууга же сатып алууга уруксат берилген, ошондуктан алардын саны дайыма өзгөрүп турат.

саламаттык сактоо багытындағы 15 объектке ээлик кылат, менчик ээси катары алардын чыгашаларын көтөрүүгө жооптуу.

Ошентип, муниципалдык менчиктін курамына жасалган анализ көрсөткөндөй, ЖӨБ органдарынын профилдик эмес объекттерин күтүүгө кеткен негизсиз чыгашаларын кыскартуу максатында аларды оптималдаштыруу зарыл. Бул үчүн мыйзамдарга зарыл болгон өзгөртүүлөрдү жана тактоолорду киргизүү талап кылынат.

Муниципалдык жерлерди башкаруу сапатына анализ жүргүзүү үчүн буга байланыштуу так маалыматтар ачык булактарда табылган жок. Расмий маалыматтар муниципалдык жерлердин жалпы аяны тууралуу маалыматтарды гана беришет. Бирок бул маалыматтар башкаруудагы жетишкендиктер жана көйгөйлөр тууралуу так тыянак чыгаруу үчүн жетишсиз. Бирок төмөнкү фактылар так белгилүү.

Көпчүлүк ЖӨБ органдары муниципалдык жерлерге инвентаризация жүргүзгөн эмес. Бул болсо айрым бир кыйынчылыктарды жаратты. Бириңчиден, бул ЖӨБ органдары калктуу конуштарды өнүктүрүү үчүн кандай ресурстарга ээ болгонун билишпейт; тийиштүү маалыматтарга ээ болбогондуктан аймактын өнүгүүсүнүн мейкиндиктик пландоосун жүргүзө алышпайт. Экинчиден, бул көрүнүш жараптарды жерлерди мыйзамсыз басып алууга жана жер участокторун өзүм билемдик менен кеңейтүүгө түртүп жатат (мисалы, айрымдар дарбазасын жер участокунун тышына орнотуп, муниципалдык көчөнү эзлеп алышууда). Бул маселе айрым шаардык ЖӨБдүн жетекчилерин тынчсыздандырып келатканын белгилей кетүү зарыл. Аны менен катар, айрым шаарлардын мэриялары жашоочулар кымтып алынган жерлерди аныктоо максатында муниципалитеттердин көчөлөрүнүн үстүнөн дрон учуралуу, ошол жерлерди сүрөткө тартып алуу үчүн каттоо органдары менен иш алып барышууда. Бирок муниципалдык жерлерди башкарууга карата ишенимдүү жана толук маалыматтардын жоктугу – бул ЖӨБдүн гана маселеси эмес. Өнүгүү үчүн финансы каражаттары тартыш болуп турган шарттарда көпчүлүк ЖӨБ органдарында, өзгөчө эллеттик ЖӨБ органдарында муниципалдык жерлерге инвентаризация жүргүзүү үчүн каражат жетишсиз. Мындан тышкary азыркы шарттарда инвентаризация сөзсүз эле жерине барууну талап кылбайт. Азыр заманбап технологияларды, анын ичинде дронду, космостон тартылган сүрөттү ж.б. колдонсо болот. Мындаай кырдаалда бул маселени комплекстүү чечүү үчүн мамлекет менен ЖӨБ органдарынын өз ара аракеттенүүсү өтө зарыл болуп турат.

### **Муниципалдык кыймылсыз мүлктүн рыногу**


Муниципалдык кыймылсыз мүлк объекттери менен түзүлгөн бүтүмдөр тууралуу маалыматтар ачык жарыяланууга тийиш. Бул талап төмөнкү мыйзамдарда көрсөтүлгөн: 1999-жылдын 2-июнундагы №45 КР Жер кодексинин 29-беренесинде; 2002-жылдын 15-мартындағы №37 "Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө" КР Мыйзамынын 15-беренесинде; 2006-жылдын 28-декабрындағы №213 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө" КР Мыйзамынын 20-беренесинде жана "Муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө" типтүү жободо көрсөтүлгөн (КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрьнадагы №571 токтому менен бекитилген).

Муниципалдык кыймылсыз мүлкү сатууга карата коомчулуктун кызыгуусу дайыма эле күчтүү болуп келген. Ушул чөйрөдөгү коррупциялык көрүнүштөр да ушундай кызыгууну күчтөтүүдө. Атүгүл жалпыга маалымдоо каражаттарындағы жаңылыктарга бир эле көз чаптырсак ЖӨБ органдары тарабынан жасалган коррупциялык мыйзам бузулардын басымдуу бөлүгү жерлерди жана кыймылсыз мүлк объекттерин башкарууга байланыштуу болуп чыга келет.

Ошондуктан ЖӨБ органдарынын жерлерге жана кыймылсыз мүлк объекттерине байланыштуу түзгөн бүтүмдөрү тууралуу маалыматтар жалпысынан коомчулук үчүн да, конкреттүү муниципалитеттердин жашоочулары үчүн да, биргелешкен мониторинг жана баалоо топтору, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн да өтө кызык. Дагы бир аудитория бар – бул тигил же бул муниципалитетте кыймылсыз мүлк алууга кызықдар болгон жана кыймылсыз мүлк рыногундагы баага көз салып турган бизнес жамааты.

Муниципалдык кыймылсыз мүлктүн сатылышына мониторинг жүргүзүү процесси заманбап маалыматтык-коммуникациялык технологиялардын жардамы менен бир кыйла жеңилдеп калды. Бул технологиялар бүтүмдөр тууралуу маалыматтарды сактаган интернет-булагын түзүүгө жардам берди. Мындай маалыматтар КР Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстарын башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин Кадастр жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо департаментинин (мындан ары – КР ККМУКД) сайтындағы "Муниципалдык объекттердин рыногу" бөлүмүнөн тапса болот. Дареги: <http://klis.gosreg.kg/MunicipalProperty.aspx><sup>1</sup>.

Муниципалдык кыймылсыз мүлккө байланышкан бүтүмдөрдүн саны жылдан жылга азайып жатканын белгилей кетүү зарыл. Негизги себеби, тилекке каршы, сатууга же ижарага берүүгө жарамдуу болгон объекттердин саны барган сайын азаюуда. Эксперттер муниципалдык менчикти натыйжасыз башкаруунун кесепети оор болорун КР Өкмөтүнө жана ЖӘБ органдарына эскертишкен. 21-диаграммада сатып алуу-сатуу бүтүмдөрү дээрлик токтол калганын, 2017-2018-жылдары бирин-серин гана учурлар катталганын көрүүгө болот. "ЖӘБ органдары муниципалдык мүлктү сатуу маселесине өтө этият мамиле жасап калды, мүлктү ижарага берип, муун менен мүлктү келечек муун үчүн сактап калууга аракет жасап жатышат" деп божомолдосо болот. Дал ушундай кырдаал 2017-жылы байкалган. Бул жылы муниципалдык менчикти сатууга байланышкан бүтүмдөр кыскарған чакта, аларды ижарага берүүгө байланышкан бүтүмдөрдүн саны кескин өскөн. Бирок өзгөрүүлөрдүн темпи бирдей эмес. Айталы, 2017-жылы ижарага жана пайдаланууга берүү тууралуу бүтүмдөрдүн саны 33 пайызга көбөйсө, ал эми сатуу-сатып алуу бүтүмдөрү 96 пайызга кыскарған. Бул маалыматтар бир нерседен кабар берет – сатаарга эч нерсе деле калбай калды.



21-диаграмма. Муниципалдык кыймылсыз мүлккө жана жерге байланышкан бүтүмдөрдүн динамикасы (бүтүмдөрдүн түрлөрү боюнча), сан менен

Мындай бүтүмдөрдүн эффективдүүлүгү да олуттуу тынчсызданууну жаратып жатат. ККМУКД-нын сайтында коммерциялык кыймылсыз мүлккө баалардын индекси туруктуу негизде жарыяланып турат. Бул болсо бааларды ЖӘБ органдары сатып жаткан кыймылсыз мүлктүн баасы менен салыштырууга жол берет. Анализ көрсөткөндөй, муниципалдык менчиктин баасы рыноктун баасынан бир кыйла төмөн болууда.

<sup>1</sup> 2016-жылы ӨСИ "Мамлекеттик (муниципалдык) сатып алууларга жана сатууларга коомдук мониторинг: Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сатып алуулар боюнча расмий порталы-<https://zakupki.gov.kg/> поррап сайтындағы жана <http://klis.gosreg.kg/MunicipalProperty.aspx> сайтындағы "Муниципалдык кыймылсыз мүлк рыногу" бөлүмүндөгү маалыматты пайдалануу үчүн колдонмому" чыгарған.

*7-таблица. Муниципалдык объекттерди пайдасыз сатуунун натыйжасында финанссылык жого-туулар, сом менен*

<b>Көрсөткүчтөр</b>	<b>2017-ж.</b>	<b>2018-ж.</b>	<b>2019-ж.</b>
Муниципалдык объекттин 1 м <sup>2</sup> үчүн баасы	257	39	514
Объекттин 1 м <sup>2</sup> үчүн рыноктогу баасы	2518	9482	13168
Аяны	1476	724	857
1 м <sup>2</sup> үчүн баадагы айырма	2261	9443	12653
Жоготуулардын суммасы	3337495	6836589	10843673
Жоготуулардын жалпы суммасы			21017759

7-таблицада келтирилген маалыматтар 2017–2019-жылдар аралыгында жоготуулардын жалпы суммасы 21 млн. сомду түзгөнүн тастыктоодо. Болгондо да, бул – жер сатууну эсепке албай, сатылган кыймылсыз мүлкө объекттерин алганда эле ушундай болду. Жер сатуудан жана натыйжасыз ижарага берүүдөн жоготууларды ушул тапта эсептөп чыгуу мүмкүн эмес. Себеби региондордун алкагында ижаранын рыноктун баасы тууралуу расмий маалыматтар жок. Бирок ретроспективдүү анализ бир тыянакты жасоого жол берет: соңку беш жылда натыйжасыз бүтүмдөрдөн жергиликтүү бюджеттин жоготууларынын жалпы суммасы 1 млрд. сомдон ашты.

Бул жоготуулар муниципалдык менчикти башкаруу процессин натыйжасыз уюштуруунун кесепети болуп саналат.

Башкаруу органы (мамлекеттик жана муниципалдык) коомдук (мамлекеттик же муниципалдык) финансыны тескеп жатса, мыйзамдар, мамлекет жана коом андан мүмкүн болушунча ачык-айкындуулукту, жол-жоболорду бекем сактоону талап кылат. Мындай талап ресурстардын эффективдүү сарпталып, коррупциялык көрүнүштөргө жол бербеши үчүн жасалат. Өзгөчө катаал талаптар мамлекеттик сатып алуулар процессине коюлат. Бирок башка коомдук (мамлекеттик жана муниципалдык) ресурстарды – жерди жана кыймылсыз мүлкүү тескөө процессине карата жол-жоболор бар болгону менен, аларга көзөмөл анчалык катуу эмес. Муну бүтүмдөр тууралуу маалыматтарда, прокуратура органдарынын текшерүүлөрүнүн жыйынтыктары да тастыктап турат. Прокуратура органдары жыл сайын мүлкүү, өзгөчө муниципалдык мүлкүү тескөө чөйрөсүндөгү мыйзам бузууларды каттап келет. Айтталы, 2018-жылдагы текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча, прокуратура органдарынын ишинин жүрүшүндө 156 жер участогу мамлекеттик жана муниципалдык менчикке кайтарылган. Бул жерлердин жалпы аяны 629,14 гектар болуп, келтирилген зияндын ордун толуктоонун жалпы суммасы 3 млрд. сомдон ашкан<sup>1</sup>.

Негизи мамлекеттик жана муниципалдык сатуулар ушундай эле табиятка жана логикага туура келген башка бир мыйзамдар – мамлекеттик жана муниципалдык сатып алуулар жөнүндө мыйзамдар менен жөнгө салынышы керек эле. Себеби эки учурда тең сөз коомдук ресурстарды тескөө тууралуу болуп жатат.

Ушул логикадан улам мамлекет мамлекеттик жана муниципалдык сатуулардын процессин мамлекеттик жана муниципалдык сатып алуулар процессинин деңгээлинде көзөмөлдөшү керек. Башкача айтканда, электрондук портал түзүлүп, анда пландалып жаткан жана ишке ашкан бүтүмдөр тууралуу бардык маалымат ачык жарыяланышы керек. Бул болсо тооруктардын жүрүшүндө атаандаштыктын деңгээлин күчтөмөк. Ушул тапта ишке ашкан бүтүмдөр тууралуу гана маалымат жарыяланат. Бул болсо ыктымал сатып алуучуларга пландалып жаткан тоорук тууралуу маалыматты өз убагында алууга жол бербей келет, атаандаштыктын деңгээлин азайтат, мунун айынан сатылган баасы да түшүп, бул болсо коррупция үчүн шарттарды түзүүдө.

Алдыга коюлган максатка жетүүнүн жолдору ар түрдүү болушу мүмкүн – мамлекеттик жана муниципалдык сатуулар тууралуумыйзамды кабылалуудан баштап, колдонуудагы ченемдик базага, анын ичинде 1999-жылдын 2-июнундагы №45 КР Жер кодексине, 2002-жылдын 15-мартиндагы №37 “Мүлкө муниципалдык менчик жөнүндө” КР Мыйзамына бир катар түзөтүүлөрдү киргизүүгө чейин иштерди жасаса болот.

<sup>1</sup> Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун 2017-жылы Кыргыз Республикасындагы мыйзамдуулуктун абалы жана аны күчтөүү боюнча прокуратура органдары жасаган иштер тууралуу отчёту. URL: <https://www.prokuror.kg/news/3424-otchet-generalnogo-prokurora-kyrgyzskoj-respubliko-o-sostoyanii-zakonnosti-v-kyrgyzskoj-respublike-v-2017-godu-i-o-prodelannoj-organami-prokuratoru-rabote-po-ejo-ukrepleniyu-2.html>

## 1.5. ЖӘБ ОРГАНДАРЫНЫН МЫЙЗАМДАРДЫ САКТАШЫ

### 1.5.1. ЖӘБ органдарынын мыйзамдарды сактаганы тууралуу маалыматка жеткиликтүүлүк

ЖӘБ органдары жасаган мыйзам бузуулар тууралуу маалыматтарды КР Башкы прокуратурасы чогултат. Бул маалыматтарды берүүнүн форматы дайыма өзгөрүп келет жана кандайдыр бир объективдүү анализ жасоого мүмкүн эмес. Мисалы, буга чейин башкы прокурорлор КР ЖКГа отчёт тапшырган учурда башкаруу органдарын категориялар боюнча топтоштуруп, коррупциялык мыйзам бузуулардын санын берип келген. КР Башкы прокурорунун 2018-жылы үчүн отчётунда мындай маалыматтар жок, болгону жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн саны, аныкталган мыйзам бузуулардын мүнөзү жана орду толукталган сумма тууралуу гана маалыматтар бар. Бирок КР Башкы прокурорунун отчётуна таянуу менен ЖӘБ органдары мыйзамдарды канчалык сактап жатканын айтту мүмкүн эмес. Ошону менен бирге ЖӘБ органдары отчётто мыйзам бузуулардын тематикалык структурасын гана эмес, ошону менен бирге башкаруу органдарынын категориялары боюнча да бузуулардын санын да чагылдырыш керектигин айтышат. Мындан тышкary КР Башкы прокурорунун Жогорку Кеңешке берген отчёту стандартта салыныши керек, бул отчётто берилип жаткан маалыматтын форматтарына карата талаптар орнотулууга тийиш. Мына ошондо Жогорку Кеңеште, башкаруу системасында жана коомчуулукта кырдаалга анализ жасоо үчүн мүмкүнчүлүк пайда болмок.

ЖӘБ органдарынын ишине жүргүзгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыктары тууралуу маалыматтын КР Башкы прокуратурасынын <https://www.prokuror.kg> сайтында жарыяланып турушун бул органдын жетишкендиги катары эсептесе болот. Мындай маалымат 2018-жылдан бери аталган сайтка жарыяланып келатат. Бирок маалыматтар туруктуу жарыяланбайт жана машина окуучу форматта чыкпайт. Бул болсо маалыматтарга анализ жүргүзүүгө жол бербей жатат. ЖӘБ органдары арасында мыйзам бузууларды алдын алууну күчөтүү үчүн мындай маалыматтарды системалуу түрдө машина окуй алчу форматта жайгаштыруу зарыл деп эсептейт ЖӘБ Союзу.

### 1.5.2. ЖӘБ органдарын текшерүүлөр

КР Башкы прокуратурасынын 2018-жылдагы маалыматына ылайык, коррупцияга каршы күрөштүн алкагында жүргүзүлгөн 2030 текшерүүнүн ичинен 746 (37,7%) текшерүү ЖӘБ органдарында жана жергиликтүү мамлекеттик администрацияларда жүргөн. Белгилей кетүүчү бир жагдай бар: бир нече жолку кайрылууларга карабастан, КР Башкы прокуратурасы өз отчётунда ЖӘБ органдарын жана жергиликтүү мамлекеттик администрацияларды бир категорияга бириктирип келүүдө.

Ошону менен бирге ЖӘБ органдарынын кызмат адамдарынын мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүгө жана коррупцияга каршы турруу жөнүндө мыйзамдардын талаптарын аткарбаганына байланышкан иш-аракеттери аныкталган мыйзам бузуулардын басымдуу бөлүгүн түзөт. Текшерүү үчүн документтер туура эмес түзүлгөнүнө же буга чейин ушундай эле текшерүү жүргүзүлгөнүнө байланыштуу ЖӘБ органдарына карата 87 (30%) текшерүүнү каттоодон баш тартылган.

Муниципалдык менчик тууралуу мыйзамдардын аткарылышина көзөмөл жүргүзүү боюнча прокуратура органдары 249 текшерүү жүргүзгөн, 11 дисциплинардык жана административдик өндүрүш, ошондой эле 16 кылмыш иши козголгон. Прокурордук реакция жасоо актылары боюнча 100 адам дисциплинардык жоопкерчиликке, төрт адам административдик жоопкерчиликке тартылган. Мамлекеттин пайдасына 3 613 103 387 сом кайтарылган.

2016-жылдын 31-мартындагы №32 “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” КР Мыйзамынын аткарылышин текшерген КР ЖК Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Регламент боюнча комитетинин баштапкы маалыматтарына ылайык, мыйзамды мамлекеттик органдар да, ЖӘБ органдары да бузаары аныкталган. Текшерүү жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан<sup>1</sup>:

- текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн жылдык пландары текшерилчү ЖӘБ органдарынын жайгашкан жери тууралуу маалыматты көрсөтүү боюнча мыйзамдарда белгиленген талаптарды камтыбайт; сакталып жана аткарылып жатканы текшериле турган ЧУА тизмеси

<sup>1</sup> Маалыматты жумушчу топ берди.

- көрсөтүлбөйт (мисалы, планда текшерүүнүн мындай продемети көрсөтүлөт: "антикоррупциялык, бюджеттик, эмгек мыйзамдары, жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө, жашы жете электер жөнүндө, улут аралык чатак жана экстремизм жөнүндө"); текшерүү предметинин мына ушинтип негизсиз кеңеитилиши текшерүүчүнүн өзүм билемдигине жол ачып, ЖӘБ органдарынын укуктарын бузууда;
- КР Саламаттык сактоо министрлигинин Ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин (Санәпидкөзөмөл) аймактык бөлүмдөрүнүн кызматкерлери ЖӘБ органдарынын аймагында жайгашкан жана жергилиттүү бюджеттерден каржыланган социалдык объекттерге пландуу текшерүү жүргүзгөн фактылар аныкталган. Бул орган КР ЖКнын 2017-жылдын 25-майындагы №1618-VI токтому менен бекитилген пландуу текшерүүлөрдү жүргүзчү органдардын тизмесине кирген эмес;
  - ЖӘБ органдары мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөлөрүндөгү мыйзамдарды кандай сактаганына КР МКК кызматкерлери пландуу мониторинг жүргүзгөн факт аныкталган. Бирок бул орган да КР ЖКнын 2017-жылдын 25-майындагы №1618-VI токтому менен бекитилген пландуу текшерүүлөрдү жүргүзчү органдардын тизмесине кирген эмес;
  - пландуу текшерүү жүргүзүү тууралуу ЖӘБ органдарына жазуу жүзүндө кабарландыруунун мөөнөттөрү бузулган факт аныкталган, мыйзам боюнча текшерүү жүргүзүлчү күнгө чейин 10 календардык күн мурда кабарландыруу берилиши керек;
  - текшерүүлөрдү каттоого алуу китебин шаардык мэриялардын жана АӨНүн жооптуу кызматкерлери толтурган учурлар аныкталган. Мыйзам боюнча, ЖӘБ органынын иши текшерилгени тууралуу жазууну каттоо китебине ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызмат адамы текшерүү башталганга чейин киргизиши керек.
  - Ошондой эле ЖӘБ органдары тарабынан төмөнкүдөй мыйзам бузулар аныкталган;
  - ЖӘБ органдары текшерүү бүткөндөн кийин бирдейдиктөн кийин бирдейдиктөн дегүрүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу маалыматты, анын ичинде аныкталган мыйзам бузулар тууралуу маалыматты өздөрүнүн расмий сайттарында жана/же маалымат текталарында жайгаштырышкан эмес;
  - ЖӘБдүн аткаруу органдары текшерүү бүткөндөн кийин бир айдын ичинде текшерүүнүн жыйынтыктары, анын ичинде аныкталган мыйзам бузулар тууралуу жергилиттүү кеңешке маалымат берген эмес, ошондой эле текшерүү бүткөндөн кийин алты айдын ичинде бул мыйзам бузуларды четтетүү боюнча көрүлгөн чаралар тууралуу маалымат беришкен эмес;
  - көпчүлүк учурларда ЖӘБ органдарынын жетекчилери жана кызматкерлери текшерүүчү кызмат адамынан кызматтык күбөлүктүү көрсөтүүнү талап кылуу, текшерүү жүргүзүү тууралуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими менен таанышып чыгуу, арыз (эгерде текшерүү арыздын негизинде жүрүп жатса) жана текшерүү жүргүзүү үчүн негиз болгон башка документтер; ЧУА менен таанышып чыгууга болгон укугун колдонушпайт; жүргүзүлүп жаткан текшерүү тууралуу текшерүүлөрдү каттоо китебине жазууну текшерүүчү кызмат адамынан талап кылышпайт.

ЖӘБдүн аткаруу органдарынын жетекчилери жана кызматкерлери менен оозеки баарлашуу маалында прокуратура органдарынын, КР Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, КР Финансы полициясынын айрым кызматкерлери ЖӘБ органдарынын жетекчилерин жана кызматкерлерин жарандардын даттануусунун негизинде түшүндүрмө берүү үчүн чакырышат.

ЖӘБдүн аткаруу органдарынын көпчүлүк жетекчилери жана кызматкерлери кылмыш ишин козгобосун деп, аталган укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин оозеки талаптарын аткарууга мажбур болгонун айтышты.

Ошентсе да, ЖӘБ органдарын текшерүү чөйрөсүндөгү орчуундуу көйгөйлөрдүн бири – жалган даттануу жана арыз үчүн жарандарда эч кандай жоопкерчиликтин болбогону. Башкача айтканда, каалаган нерсеге даттанып, текшерүүлөр менен ЖӘБ органынын ишин токtotуп койсо болот экен, бирок даттануу тастыкталбаса, бул үчүн даттанган адам жоопко тартылбай калат экен.

## II БӨЛҮМ

# 2016-2019-ЖЫЛДАРЫ КАБЫЛ АЛЫНГАН МЫЙЗАМДАРДЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ ЖАМААТТАРГА ЖАНА ЖӨБ ОРГАНДАРЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

## 2.1. ЖЕРГИЛИКТҮҮ ЖАМААТТАРДЫН ЖАНА ЖӨБ ОРГАНДАРЫНЫН ӨНҮГҮҮСҮНӨ ӨЗГӨЧӨ КӨП ТААСИР ТИЙГИЗГЕН МЫЙЗАМДАР

Бул Баяндаманын негизги милдети – КР Жогорку Кеңешине ЖӨБ органдары кабыл алынгандын мыйзамдардың кандайча баалап жатканы тууралуу маалымат берүү. Бул үчүн ЖӨБ Союзу ӨСИ менен биргеликте 2016-жылдан 2018-жылга чейинки мезгил аралыгында КР ЖК кабыл алган мыйзамдардын тизмесин түзүп чыгууну экспертерге сунуш кылышты. Тизмеге КР ЖКнын төрт комитетти киргизген 50 мыйзам кошулду. Ал комитеттер:

- КР Жогорку Кеңешинин Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Регламент боюнча комитети;
- КР ЖК Бюджет жана финансы боюнча комитети;
- КР ЖК Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети;
- КР ЖК Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети.


Автордук топ тизменин ичинен ЖӨБ органдарынын жана жергилиткүү жамааттардын абалына жана өнүгүүсүнө олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн 18 мыйзамды тандап алды (1-тиркемени караңыз). Андан соң ЖӨБ органдарынын өкүлдөрү менен фокус-топторду жүргүзүү жолу менен ЖӨБ органдарынын пикирлери талданды. Фокус-топтун катышуучуларын тандап алууда негизги критерий – ЖӨБдүн өнүгүүсүнө кайдыгер эмес мамиле жана тигил же бул мыйзам менен практикалык иш тажрыйбасынын болушу. Бишкек жана Оштогу фокус-топторго баары болуп 55 адам катышты. Анын ичинде тогузу шаарлардын өкүлдөрү, 39у ААнын өкүлдөрү болушту. Фокус-топтун форматы катышуучуларга кабыл алынгандын мыйзамдарды терең талдап чыгууга жана өзүнүн мисалынын негизинде кабыл алынгандын таасирин баалоого жардам берди. ЖӨБ органдарынын өкүлдөрү ушундай аналитикалык ишти жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн кош колдоп кубаттоо менен кабыл алышты.

### ПИКИР

Мыйзамдардын ЖӨБдүн өнүгүүсүнө тийгизген таасири тууралуу КР ЖК үчүн Баяндама даярдоо демилгеси колдоого алаарлык. Албетте бул бизге, ЖӨБ органдарына керек. Бирок КР ЖКга да зарыл документ. Мыйзамдардагы каталарды жана кемчиликтөрди ондоо үчүн бизде түз байланыш үчүн канал болушу керек. Ал эми КР ЖК депутаттарына жеринде мыйзамдар кантып аткарылып жатканына көзөмөл жүргүзүп, зарылчылык болсо аларды өркүндөтүү үчүн ушундай байланыш керек. Бул Баяндама бардык ЖӨБ органдарынын атынан жасалып жатканы өтө маанилүү. Мыйзамга кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуш кылганда же анын аткарылбай жатканына өз-өзүнчө даттансан, бул кимдир бирөөнүн сунушу же даттануусу катары кабыл алынат. Ал эми ЖӨБ Союзу бардык ЖӨБ органдарынын атынан чыкса, анда бул – системалуу баалоо болуп саналат. Бул баалоо биздин үнүбүздү жогору жакка жеткирүү мүмкүнчүлүгүн берүүдө.

Фокус-топтун катышуучусу, АӘ башчысы

ЖӨБ органдары КР ЖКнын ишин жалпы жонунан он баалашууда. Айталы, ЖӨБ органдарынын басымдуу бөлүгү изилдөөгө алынгандын ичинен 14 мыйзамга он баасын беришкен. Бул болсо Баяндаманы даярдоонун жүрүшүндө каралган мыйзамдардын жалпы санынан 78 пайызды түзөт.



**22-диаграмма. Жергилиттүү жамааттардын жана ЖӘБ органдарынын өнүгүүсүнө тийгизген таасирин баалоодо фокус-топтун көпчүлүк катышуучуларынын оң баасын алган мыйзамдардын рейтинги, % менен<sup>1</sup>**

Фокус-топтук изилдөөнүн жыйынтыктары ЖӘБ органдарынын көбү оң баасын берген беш мыйзамды бөлүп алууга жардам берди (8-таблицаны караңыз).

**8-таблица. ЖӘБ органдарынын көбү оң таасирин тийгизди деп баалаган мыйзамдар**

№	Мыйзамдын аталышы	Мыйзамды киргизген комитет	Мыйзамдын таасирин оң деп баалаган ЖӘБ органдардын үлүшү*
1	2018-жылдын 27-январындагы №16 «Жергилиттүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» КР Мыйзамы	KP ЖК Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Регламент боюнча комитети	92
2	2016-жылдын 31-мартындагы №32 «Жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» КР Мыйзамы	KP ЖК Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Регламент боюнча комитети	80
3	2017-жылдын 20-июлундагы №162 «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Мамлекеттик жана муниципалдык кызмет көрсөтүүлөр жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында болгон маалыматка жеткиликтүүлүк жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" КР Мыйзамы	KP ЖК Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Регламент боюнча комитети	79

<sup>1</sup> Диаграммадагы мыйзамдардын аталышы жакшы визуализация максатында жөнөкөйлөштүрүлүп берилди. Алардын жанында номурлар жазылды, ошол номерлер менен мыйзамдардын толук аталышын жана алардын реквизиттерин 1-тиркемеден таба аласыз.

## КОЧКОРБАЕВ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН БЮДЖЕТИ - 10 116 000 сом

### КИРЕШЕЛЕР:

Батенттин негизинде салыктар  
1 118 000 сом

дүкөн

Киреше салығы  
1 118 000 сом

Таштандыларды чыгаруу  
учун жыйым  
12 000 сом

Мулкке салық  
1 282 200 сом

Сатуудан алынуучу салық  
410 000 сом

Башка кирешелер  
2 947 400 сом

Айыл чарба  
жерлеринен  
алынган салық  
430 000 сом

Короо жай  
жерлеринен  
алынуучу  
салық  
144 800 сом

Айыл чарба жерлеринен  
мамлекеттин фондун  
көздөсү  
1 234 800 сом

2018-жылга



### ЧЫГАШАЛАР:

Библи берүү  
2 566 300 сом

Экономикатый маскөнлөр  
7 800 сом

Башка чыгашалар  
1 356 100 сом



Мамлекеттин бюджеттөр  
4 629 500 сом

Маданийт  
жана спорт  
380 300 сом



Картийн туу  
429 000 сом

Жыланчылар  
30 000 сим



Жолдоозу  
400 000 сим

Демонстрационный зал  
200 000 сим

4	2018-жылдын 2-августундагы №79 «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө», «Жер участокторун которуу (трансформациялоо) жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» КР Мыйзамы	КР ЖК Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети	71
5	2018-жылдын 10-августундагы №190 Кыргыз Республикасынын Салыктык эмес кирешелери тууралуу кодекси	КР ЖК Бюджет жана финансы боюнча комитети	71

Негизинен социалдык чөйрөдөгү маселелерге тиешелүү болгон төрт мыйзам гана ЖӨБ органдарынын көпчүлүгүнүн оң баасын алган жок (9-таблицаны караңыз).

*9-таблица. ЖӨБ органдарынын көпчүлүгү таасирин терс деп баалаган мыйзамдар*


№	Мыйзамдын аталышы	Мыйзамды киргизген комитет	Мыйзамдын таасирин терс деп баалаган ЖӨБ органдардын үлүшү*
1	2017-жылдын 27-апрелиндеги №64 "Үй-бүлөлүк зомбуулуктан коргоо жана сактоо маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" КР Мыйзамы	КР ЖК Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети	67
2	2016-жылдын 12-декабрындагы №196 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө», «Жергиликтүү өз алдынча башкарруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" КР Мыйзамы	ЖК КР Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелери жана Регламент боюнча комитети	61
3	2017-жылдын 28-июндагы №163 "Кыргыз Республикасында мамлекеттик жөлөкпүлдар жөнүндө" КР Мыйзамы (2017-жылдын 28-декабрындагы №222 (27), 2018-жылдын 30-мартиндагы №33, 2019-жылдын 24-январындагы №18 КР мыйзамдарынын редакциясында)	КР ЖК Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети	58
4	2017-жылдын 27-апрелиндеги №63 "Үй-бүлөлүк зомбуулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө" КР Мыйзамы	КР ЖК Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети	56

Талкуунун жүршүндө фокус-топтун катышуучулары бир катар мыйзамдар ЖӨБ органдарынын ишине оң да, терс да таасирин тийгизгенин белгилешти. Ошондуктан айрым катышуучулар бир эле мыйзамга терс да, оң да баасын беришкен.

## 2.1.1. КР ЖК Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Регламент боюнча комитети киргизген мыйзамдардын таасири

**1. 2016-жылдын 21-январындагы №8 «“Жергилиттүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» КР Мыйзамы**

Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо



ЖӘБ органдарынын пикирлери

Мыйзамдын күчтүү жактары	Мыйзамды ишке ашыруу процессинде аныкталган көйгөйлөр
<ul style="list-style-type: none"> <li>Биометрикалык маалыматтарды колдонуу шайлоону дагы да таза өткөрүүгө шарт түздү.</li> <li>Жарандардын шайлоого болгон ишеними жогорулады, алар добуш берүүгө мурдагыдан да жигердүү катышып калышты.</li> <li>Шайлоонун жыйынтыгына административдик таасир этүү практикасы азайды.</li> <li>Бюллетендерди пачкалап таштаган практика азайды.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Биометрикалык маалыматтарын тапшырбаган жарандар добуш бере алышпайт.</li> <li>Адамдардын жашаган дареги тууралуу маалыматтар өз убагында жаңыланбагандыктан, КР Мамкаттоо шайлоочулардын так эмес маалыматтары киргизилген тизмесин берет.</li> <li>Жергилиттүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлер шайлоочуларга өзүнүн билими жана квалификациясы тууралуу толук маалыматты дайыма эле бере беришпейт.</li> <li>Жергилиттүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин билим деңгээли төмөн, сапатсыз жана жөнү жок чечимдерди кабыл аlyшат.</li> <li>Депутаттыкка талапкерлер үчүн жетиштүү иш стажынын болушу тууралуу талап жок.</li> </ul>

Тийгизген таасирдин сурөттөлүшү


Бул мыйзамдын тийгизген таасирин ЖӘБ органдары жалпы жонунан оқ баалашты. Себеби жергилиттүү кеңештердин активдүүлүгү бир кыйла ёсту, жергилиттүү деңгээлде жарандардын шайлоо системасынын өзүнө карата ишеними жогорулады. Ошол эле маалда шайлоочулар жана ЖӘБдүн аткаруу органдарынын кызматкерлери жергилиттүү кеңештердин депутаттарынын кесипкөй даярдыгынын деңгээлине өтө нааразы. Жергилиттүү кеңештердин депутаттарынын 40 пайыздан ашыгы орто билимге ээ, ал эми кәэде бир жыл да иштебеген адамдар мандатка ээ болууда. Кыргыз Республикасында жергилиттүү кеңештердин депутаттарын окутуунун расмий системасы жок болгону бул кырдаалды татаалдаштырууда; өнүгүү боюнча өнөктөштөр өткөргөн башаламан жана системага салынбаган тренингдер айрым маселелер боюнча жана айрым гана депутаттарга фрагменттик таасирин тийгизүүдө.

Жергиликтуу кеңештердин ишинин сапатын жана жергиликтуу парламенттик демократиянын туруктуулугун жергиликтуу кеңештердин таркатылган саны менен өлчөсө болот. Айталы, 2016-жылдан 2019-жылга чейинки мезгил аралыгында кворумдун жоктугунан же ЖӘБдүн аткаруу органынын башчысын шайлай албай койгондуктан, 58 жергиликтуу кеңеш таратылган, бул болсо алардын жалпы санынан 12 пайызды түзөт. 12% – бул бир кыйла жгорку көрсөткүч экенин белгилей кетүү зарыл. Жергиликтуу кеңештердин таратылганы чектен чыккан көрүнүш эмес, бул талашсыз. Бирок бул бир жолу, өтө чукул бир көрүнүш болушу керек эле. Ал эми 12 пайыз системалуу көйгөй бар экенин айгинелди. Ошондуктан ЖӘБ органдары жергиликтуу кеңештердин депутатттыгына талапкерлер үчүн билим жана кесиптик ченем-талаптарды белгилеп коюуну етүнүштөт. Ошондой эле ЖӘБ органдары өз милдеттерин аткара албай жаткан депутаттарды чакыртып алуунун жөнөкөй жана эффективдүү механизмин караштыруу зарыл деп эсептешет.

Ошону менен бирге эксперттер 2014-жылдагы редакциядагы бул мыйзам ЖӘБ органдарына терс таасирин тийгизгенин да белгилешет. Себеби бардык ЖӘБ органдарына биометрикалык маалыматтарды чогултуу боюнча кошумча функция жүктөлгөн, бирок бул үчүн зарыл каржылоо каралган эмес.

## **2. 2016-жылдын 31-мартындагы №32 “Жергиликтуу өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” КР Мыйзамы**

*Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо*



*ЖӘБ органдарынын пикирлери*

<b>Мыйзамдын күчтүү жактары</b>	<b>Мыйзамды ишке ашыруу процессинде аныкталган көйгөйлөр</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ЖӘБ органдарын текшерүү тартиби эми мыйзам менен аныкталып, башаламан текшерүүлөр тыйылды.</li> <li>Текшерүүлөрдүн саны азайды.</li> <li>Коомчулуктун өкүлдөрүнүн текшерүү процессине тартылыши текшерүүлөрдүн объективдүүлүгүн жана айкындуулугун арттырды.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Арыз боюнча текшерүүлөрдүн саны көбөйдү, мыйзам бузуу аныкталбаган учурда даттанғандар жоопкерчиликке тартылбаган факторду арыз жазғандар кынат пайдаланууда.</li> <li>Текшерүүчү органдар текшерүүлөрдү уюштуруунун башка жолун табышты: жалган күбө аркылуу текшерүүгө арыз кабыл алышат, текшерүүнүн жүрүшүндө арыздын мазмунун өзгөртүп кооп, иштин башка чөйрөлөрүн текшере башташат.</li> <li>Бир эле маселе боюнча кайра текшерген учурлар токтогон жок.</li> <li>Текшерүүчү органдар ЖӘБ органдарына таасир этүүнүн башка жолун табышты: алар ЖӘБ органдарына барышпайт, бирок ЖӘБ органынын жетекчилерин жана кызматкерлерин өздөрүнө кайра-кайра чакырта беришет.</li> </ul>

## Тийгизген таасирдин сүрөттөлүшү

ЖӘБ органдары бул мыйзамга абдан жогору баа беришти, себеби текшерүүлөрдүн санын чектөө жана ирээтке келтирүү зарыл болуп калган эле. Мыйзамды кабыл алғандан кийин ЖӘБ органдарынын текшерүүлөргө карата укуктары мурдагыдан түшүнүктүү жана реалдуу болуп калды. Ошол эле маалда ЖӘБ органдары текшерүүчү органдарга эч жүйөсүз же билип туруп жалган арыз жазган адамдарга карата да жоопкерчилики күчөтүү зарыл экенине көнүл бурушат. ЖӘБ органдарында акыркы жылдары жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн саны тууралуу маалыматтар ачык булактарда табылган жок. “Текшерүүлөрдүн санында кыскаруу тенденциясы барбы?” деген суроого азырынча жооп табыла элек. ЖӘБ органдары мындай статистикалык маалымат ачык жарыяланып, КР Башкы прокурорунун КР Жогорку Кеңешине берген отчётуна камтылышы керек деп эсептешет.

### 3. 2016-жылдын 21-апрелиндеги №48 «“Жергилиттүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» КР Мыйзамы

Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо



ЖӘБ органдарынын пикирлери

Мыйзамдын күчтүү жактары	Мыйзамды ишке ашыруу процессинде аныктаалган көйгөйлөр
<ul style="list-style-type: none"> <li>Жергилиттүү бюджетке түшүүлөр көбөйдү.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Айылдык аймактагы жашоочулардын, анын ичинде ЖӘБ органдарынын кызматкерлери ортосундагы тыгыз кошуналык жана туугандык байланыштардын айынан төлемдөрдү чогултуу жана айып салуу иши татаалдашыши ыктымал.</li> <li>Кошумча функциялар муниципалдык кызматчыларга жүктүү рационалдуу эмес бөлүштүрүү көрүнүшүн күчөтүүдө.</li> <li>Муниципалдык кызматчыларга функционалдык жүктүн көбөйшүү үчүн материалдык компенсация каралган эмес.</li> </ul>

Тийгизген таасирдин сүрөттөлүшү

ЖӘБ органдары бул мыйзамга эки ача баа берүү менен аны сак маанайда кабыл алышууда. Бул мыйзам жергилиттүү бюджеттин кирешесин толуктоого көмөкчү болушу керек деп күтүлүүдө. Ошондуктан сурамжылоого катышкан ЖӘБ органдарынын жарымынан көбү мыйзамга оң баасын беришүүдө. Бирок иш жүзүндө мыйзам муниципалдык кызматчылардын ансыз да көп ишин андан да көбөйтүүдө. ЖӘБ органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүүдөгү көйгөйлөр ушул Баяндаманын биринчи бөлүгүндө кеңири сүрөттөлдү (1.3-бөлүмдү караңыз).

Камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында жана толук төлөбөгөнү үчүн кошулган туумдарды жана айыптарды чогултуунун эсебинен жергилиттүү бюджеттерге түшкөн кирешенин суммасы тууралуу маалыматтар ачык булактарда табылган жок.

**4. 2016-жылдын 12-декабрындагы №196 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (“Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө”, “Жергилиттүү өз алдынча башкарруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” КР Мыйзамы**

Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо

ЖӘБ органдары үчүн маанилүү өзгөрүүлөр	ЖӘБ органдарынын тийгизген таасирге берген баасы, % менен				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Мыйзам жергилиттүү маанидеги жаңы маселе менен толукталды – калкка консультациялык-укуктук жардам берүү (мындан ары – КУЖ). Мыйзамдын жаңы редакциясына ылайык, шаардык мэриялар, айыл өкмөттөрү калкка консультациялык-укуктук жардам берүү системасын иштеп чыгып, ишке ашырышат, консультациялык-укуктук жардам берүү жана калкты социалдык жактан коргоо ишинин жалпы абалы тууралуу жергилиттүү кеңешке отчёт беришет.</li> </ul>	<table> <tr> <td>Оң таасири</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>Терс таасири</td> <td>61</td> </tr> </table>	Оң таасири	39	Терс таасири	61
Оң таасири	39				
Терс таасири	61				

ЖӘБ органдарынын пикирлери

Мыйзамдын күчтүү жактары	Мыйзамды ишке ашыруу процессинде аныкталган көйгөйлөр
<ul style="list-style-type: none"> <li>Элде акысыз укуктук консультацияларды алуу мүмкүнчүлүгү пайда болду.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ЖӘБ органдарынын азыр иштеп жаткан кызматкерлери көптөгөн маселелер боюнча жарандарга консультацияларды берүүгө жөндөмсүз.</li> <li>ЖӘБ органдарынын штаттык бирдигинде юрист жок.</li> <li>Жеринде квалификациялуу юристтер тартыш.</li> <li>Айлык акынын төмөндүгү ЖӘБ органдарына квалификациясы жоргуу болгон адистерди ишке алууга мүмкүнчүлүк бербей жатат.</li> </ul>


Тийгизген таасирдин сүрөттөлүшү

ЖӘБ органдарынын басымдуу бөлүгү бил мыйзамга терс баасын бериши. 2009-жылдын 17-июнундагы №227 “Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө” КР Мыйзамына ылайык, консультациялык-укуктук жардамды ЖӘБ органдарынын кызмат адамдары берүүгө тийиш (укуктук консультация түрүндө, өз компетенциясына кирген маселелер боюнча оозеки жана жазуу түрүндө жана жарандардын кайрылууларын кароо жөнүндө мыйзамдарда белгиленген тартиппе). Бул мыйзам менен КУЖ жергилиттүү маанидеги маселелердин тизмегине кирип калды. Бирок жергилиттүү маанидеги бил жаңы маселени сапаттуу чечүү үчүн ЖӘБ органдары тийиштүү кадрдык жана финансыйлык ресурстар менен камсыз болгон жок. Процесссти уюштуруу үчүн мамлекет төмөнкүдөй чараларды көрдү: КР Өкмөтү 2018-жылдын 20-декабрында №594 “Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасынын субъекттеринин өз ара аракеттешүү тартибин жана квалификациялуу юридикалык жардамды алууга адамдын укугун ырастаган документтердин тизмегин бекитүү жөнүндө” токтомду кабыл алды. Ушул токтомду ишке ашыруунун алкагында КР Юстиция министрлигине караштуу Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борбору системасын субъекттерине консультациялык-укуктук жардам берүү боюнча Практикалык колдонмону иштеп чыгуу боюнча жумушчу топту түздү. Колдонмо КУЖ процессин унификациялап, кызмат көрсөтүүгө бирдиктүү статистикалык эсеп жүргүзүшү керек болчу. Ошондой эле Борбор ЖӘБ органдары үчүн жарандарга консультация берүүнүн көндүмдөрүн жакшырткан семинарларды өткөрүп, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам берүү системасынын субъекттерине бил жаатта берилген жардам тууралуу отчёттүү формасын бекиткен. 2019-жылы Кыргыз Республикасында консультациялык-укуктук жардам берүү боюнча 24 борбор иштеп жатат. Көпчүлүк борборлор ЖӘБ органдары менен өз ара аракеттенүүнүн натыйжасында түзүлдү. Бирок бил кызмат көрсөтүүнү

колдонгон жарандардын саны административик-аймактык бирдиктеги калктын 5 пайызын гана түзөт. Калган муниципалитеттерде бул функцияны аткаруу формалдуу мүнөзгө ээ. ЖӘБ органдары кырдаалга жараша иш алып барып, жарандардын бардык кайрылууларын консультациялык-укуктук жардам берүүнү каттоо журналдарына киргизип эле коюшат. Жалпак тил менен айтканда, жарандар маалым кат сурал же башка кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн кайрылса, анын баарын ЖӘБ органдар КУЖ түрүндө каттап коюуда. Ошентип, бул тизмени жергиликтуү маанидеги маселелердин тизмегине кошуу менен жарандардын ушундай кызмат көрсөтүүгө болгон муктаждыгы канаттандырылган жок. Болгону кошумча документ жүгүрттүү ишин пайда кылды. ЖӘБ органдары КР Жогорку Кеңешине бул кызмат көрсөтүүнү жергиликтуү маанидеги маселелердин тизмегинен чыгарып салууну же аны ЖӘБ органдарына кадрдык жана финансыйлык ресурс менен кошо өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын категориясына өткөрүүнү сунуш кылышат.

## 5. 2016-жылдын 28-декабрындагы №218 “Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” КР Мыйзамы

Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо



ЖӘБ органдарынын пикири

Мыйзамдын күчтүү жактары	Мыйзамды ишке ашыруу процессинде аныкталган көйгөйлөр
<ul style="list-style-type: none"> <li>Жергиликтуү кеңештердин депутаттарынын сунуштары көңүлгө алынды.</li> <li>Депутаттар топ-топко бөлүнбөй калышты, ЖМА башчылары менен жергиликтуү кеңештин ортосундагы өз ара мамилелер мурдагыдан ачык-айкын жана конструктивдүү болуп калды.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ЖМА башчылары жергиликтуү кеңештердин депутаттарынын пикири менен эсептешпей калышты, себеби алар эми Премьер-министр тарабынан түз дайындалып калышты.</li> <li>ЖМА башчылары жергиликтуү жамааттын пикири менен эсептешпей калышты.</li> </ul>


Тийгизген таасирдин сүрөттөлүшү

ЖӘБ органдарынын көбү бул өзгөрүүнүн таасирин оң баалашууда. Себеби ЖМА отчёт берчү субъект – КР Өкмөтү болуп калды. ЖМА – өкмөттүн административик вертикальнын бир бөлүгү болгонун эсепке алуу менен, ЖӘБ органдары алардын ЖМА башчысын дайындоого катышуусу “декоративдүү” мүнөзгө ээ болгонун, таасири бар болгондой эле бир элес экенин түшүнүп турчу. Бул ченемди алып салуу менен, жергиликтуү кеңештердин жана ЖМАнын ортосундагы өз ара мамилеле оңолду, ЖМА башчыларынын айланасында ага каршы чыккан же колдогон жергиликтуү кеңештердин депутаттардын тобу жоголду.

Бирок бул өзгөртүү ЖӘБдүн аткаруу органдарынын жетекчилери менен ЖМА ортосундагы өз ара мамилелерге канчалык таасирин тийгизгени белгисиз болууда. Анткени алар мурдагыдай эле АӨ башчысынын кызмат ордуна талапкерди сунуштай алышат. Иштен кеткен мэрлер жана АӨ башчылар боюнча статистика көрсөткөндөй, 2016-жылы саясий кызматтардан 26 жетекчи, 2017-жылы 17 адам, 2018-жылы 30 адам бошотулган. ЖӘБ Союзу ЖМА тарабынан басым болбогонуна ынануу үчүн ЖӘБдүн аткаруу органдарынын жетекчилери кызматтан кеткен себептерине анализ жасоо зарыл деп эсептейт.

**6. 2017-жылдын 20-июлундагы №130 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (“Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтуү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында болгон маалыматка жеткиликтүүлүк жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” КР Мыйзамы**

Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо




ЖӘБ органдарынын пикити

Мыйзамдын күчтүү жактары	Мыйзамды ишке ашыруу процессинде аныкталган көйгөйлөр
<ul style="list-style-type: none"> <li>Балдарды бала бакчага жана мектептерге киргизүүнүн ыңгайлуу жолу пайды болду.</li> <li>Маалыматтарды онлайн режиминде алууга жол ачылды.</li> <li>Муниципалдык жана мамлекеттик кызматтардын статусунун деңгээли эми бирдей болуп калды. Муниципалдык кызматчылар мамлекеттик органдардагы ушундай эле кызматка конкурсстан өтпөй эле кире алышат.</li> <li>Калктын маалымдуулук деңгээли жогорулады.</li> <li>Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр мурдагыдан жеткиликтүү болуп калды – эми алар тууралуу маалыматты Интернеттен алса болот.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Квалификациялуу адистер (программисттер, IT-адистер) тартыш.</li> <li>Көпчүлүк ЖӘБ органдарында айлык ақынын аздыгынан улам расмий сайттарды тейлөө жана техникалык колдоо боюнча адистер жок.</li> <li>Интернет байланышы начар болгон аймактар үчүн маалымат алууда кыйынчылыктар жаралууда.</li> </ul>

## Тийгизген таасирдин сүрөттөлүшү

ЖӘБ органдарынын басымдуу бөлүгү бул мыйзамдын таасирине оң баасын бериши. ЖӘБ органдарынын баамы боюнча, расмий маалыматтардын автоматташтырылган маалыматтык тутуму түзүлбөй калгандыктан сайттарга өтүү жүйөлүү жана өзүн актаган чечим болду. Мыйзамдын жакшы жактарынын бири – ЖӘБ органдары эми расмий маалыматты өзүнүн расмий сайтында гана эмес, башка да сайттарда бере алышат. Ошентип, КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-апрелиндеги №216 “Кыргыз Республикасынын жергилиткүү өз алдынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук актыларды расмий жарыялоо булактары жөнүндө” токтому Мыйзам катары күчүнө кирди. Ага ылайык, ЖӘБ органдарына өзүнүн ЧУА документтерин расмий жарыялоо үчүн веб-сайттарга жайгаштырууга уруксат берилген. Көпчүлүк элдеттик ЖӘБ органдары жергилиткүү кеңештер кабыл алган ЧУАны расмий жарыялоо маселесин чече алышты. Эми алар ченемдик укуктук актыларын ЖӘБЭММАНЫН сайтында жайгаштырып, муун менен ЧУАны жарыялоо жөнүндө мыйзамдын талаптарын аткара алышат. Жалпысынан ЖӘБЭММАНЫН сайтында Кыргыз Республикасынын жети облусунда ЖӘБ органдары кабыл алган жергилиткүү 2284 ЧУА жарыяланды. Орточо эсеп боюнча, ар бир ЖӘБ органы болжол менен 22 ЧУАны жарыялаган. ЖӘБЭММАНЫН сайты аркылуу эң көп ЧУАны Баткен облусунда ЖӘБ органына 39 ЧУА туура келет. Талас облусунда ЖӘБ органына 39 ЧУА туура келет. Өз ченемдик укуктук актыларын ЖӘБЭММАНЫН сайтында жарыялаган ЖӘБ органдарынын үлүшү алардын жалпы санынан 46 пайызды түзөт. Мыйзамдын талаптарын аткаруу үчүн ЖӘБЭММАНЫН сайтын колдонгон ЖӘБ органдарынын эң көп үлүшү Ысык-Көл (79%) жана Баткен (71%) облустарында байкалууда.




23-диаграмма. ЖӘБЭММАНЫН сайтында жарыяланган ЧУАнын саны (облустардын алкағында)

Ошентип, өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ведомстволук сайтта жарыялоого мүмкүнчүлүк берген ЖӘБЭММАНЫН чечими ЖӘБ органдары үчүн пайдалуу болуп калды.

Ар бир ЖӘБ органында өзүнүн расмий сайты болсо эң жакшы болоор эле. Бирок ушул тапта көпчүлүк ЖӘБ органдарында сайтты өз алдынча түзүп, аны иштетүүгө ресурстары жок. ЖӘБ Союзунун базасында бирдиктүү платформа түзүү же муниципалдык сайттын шаблонун колдонуу жакшы чечим болмок. Мындай шаблондуу ӨСИ ЖӘБ органдарына сунуш кылган эле. 2015–2019-жылдар аралыгында бул шаблон менен 30 муниципалдык сайт түзүлүп, ийгиликтүү иштеп келатат. Интернетте чыккан Кыргыз Республикасынын 55 муниципалдык сайтынын жарымынан көбү ошол шаблон боюнча түзүлгөн. Жалпы жонунан өзүнүн сайты бар ЖӘБ органдарынын үлүшү 11 пайызды гана түзөт. Бул төмөн көрсөткүч. Мындан улам шаблондуу колдонуу тууралуу сунуш өзгөчө актуалдуу болуп турат.

**7. 2017-жылдын 30-майындагы №75 “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүнө” КР Мыйзамы (2017-жылдын 28-июлундагы №162 КР Мыйзамынын редакциясында)**

Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо



**ЖӘБ органдарынын пикити**

Мыйзамдын күчтүү жактары	Мыйзамды ишке ашыруу процессинде аныкталган көйгөйлөр
<ul style="list-style-type: none"> <li>Мыйзам ЖӘБ органдарынын жана муниципалдык кызматчылардын кызыкчылыктарына шайкеш келет.</li> <li>Муниципалдык кызматчыларда материалдык эмес мотивация күчөдү. Себеби аларда ротацияга илинин, мамлекеттик кызматка өтүү мүмкүнчүлүгү пайда болду.</li> <li>Муниципалдык кызмат боюнча көтөрүлүүдө ачык-айкындуулук пайда болду.</li> <li>Муниципалдык кызматчылардын укуктары мамлекеттик кызматчылардын укуктары менен тенденширилди.</li> <li>ЖӘБ органдарында квалификациялуу адистер көбүрөөк болуп калды.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Буга чейин боло келгендей эле, муниципалдык кызматчылардын айлык акысы мамлекеттик кызматчылардына салыштырмалуу төмөн бойдон кала берүүдө.</li> <li>АӘдө штаттык кызматкерлер жок.</li> <li>Муниципалдык кызматчыга квартал сайын баа берүү иши формалдуу мүнөзгө ээ, көп убакытты алат, бирок реалдуу карьералык өзгөрүүлөргө алып келбайт.</li> <li>ЖМА тарабынан ЖӘБ органдарынын кызматкерлерин “бүйрүк берип” дайындоо (“телефон аркылуу”) практикасы кала берүүдө.</li> </ul>


## Тийгизген таасирдин сүрөттөлүшү

Көпчүлүк ЖӨБ органдары мыйзамдагы муниципалдык кызматты реформалоого оң баасын берип жатышат. 2019-жылдын 1-январына карата маалымат боюнча, ЖӨБ органдарында 1207 кызмат же штаттык ырааттамадан 12 пайзы баш турган. Бул болсо ЖӨБ органдары мурдағыдай эле кадрларга муктаж экенин, атүгүл 2016-жылга салыштырмалуу қырдаал начарлап кеткенин билдириет. Салыштыра келсек, ошол мезгилде 922 кызмат же 10 пайзы баш турган. Бул жагынан алып караганда мыйзам азырынча қырдаалга күтүп жаткандай таасирин тийгизе элек. ЖӨБ органдары тесттеги суроолор оор болгонун жана өтө көп темаларды камтыганын негизги көйгөйлөрдүн бири деп эсептешет. Натыйжада тестиirlөөдөн өтүү үчүн талап кылынган баллды талапкерлердин жарымы гана алууга жөндөмдүү. Бирок кадрлардын туруксуздугу өндүү көйгөйгө мыйзам оң таасирин тийгизди – бул көрсөткүч төмөндөй баштады. Айталы, кадрлардын туруксуздугу боюнча көрсөткүч 2016-жылы 24 пайызды түзсө, 2019-жылы эки эсэ азайып, 10 пайыздын тегерегинде болуп калды.

Муниципалдык кызматты мындан ары да өркүндөтө берүү үчүн бир катар маселелерди чечиш керек. Кадрлардын саясий себептерден улам токтобой жатышы; гендердик баланс; муниципалдык кызматта жаштардын санынын аздыгы; улуттук азчылык өкүлдөрүнүн болушу; баш орундарга конкурс өткөрүүдө тесттердин мазмуну өндүү бир топ маселелер кала берүүдө.

## 8. 2018-жылдын 27-январындагы №16 «“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» КР Мыйзамы

Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо



ЖӨБ органдарынын пикери

Мыйзамдын күчтүү жактары	Мыйзамды ишке ашыруу процессинде аныкталган көйгөйлөр
<ul style="list-style-type: none"> <li>Калкка көрсөтүлгөн кызматтардын сапаты оңолууда, элдин ЖӨБ органдарына болгон ишеними көбөйүүдө.</li> <li>Бизнес ишканаларды түзүүгө жергиликтүү бюджеттердин чыгашаларына байланышкан қырдаалга түшүндүрмө берилди, аны максаттуу пайдалануу үчүн шарттар түзүлдү, муниципалдык ишкананын чыгашаларына көзөмөл күчтөлдү.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кызмат көрсөткөн ишкананы түзүп жатканда (каттоодон өткөрүүдө, мыйзамдаштырууда) бир топ бюроократиялык тоскоолдуктар пайда болууда.</li> <li>Квалификациялык кадрлар тартыш.</li> </ul>


## Тийгизген таасирдин сүрөттөлүшү

Бул мыйзамдын таасирине ЖӘБ органдарынын басымдуу бөлүгү оң баасын беришүүдө (әң көп упай алган баа). Бирок муниципалдык ишканаларды түзүү процесси азырынча баштапкы этапта турат. Баяндаманы даярдап жатканда ЖӘБ Союзу муниципалдык ишканалардын санынын өсүшү же азаюусу тууралуу маалыматтар жеткиликтүү болбогонун аныктады. Бул маалыматтардын негизинде мыйзамдын натыйжасында тенденция кандай болгонун түшүнө алмакпаз. Ошондой эле муниципалдык заказды практикада ишке ашырып жаткан ЖӘБ органдарынын үлүшү тууралуу маалыматтар да жеткиликтүү эмес. Муниципалдык ишканалар кандай максаттарда түзүлүшү мүмкүн экенин, жумуш орундары боюнча көрсөткүчтүн артынан түшүп, бизнести уюштурууну максат кылбашы керектигин түшүндүрүү үчүн бул өтө маанилүү. Мына ушундай тактоолорду киргизүү менен, муниципалдык наабайканаларды, ресторандарды жана бизнестин башка объекттерин ачуу практикасын токтолууга болот. Антпесе, мындай көрүнүш жергиликтүү бюджеттердеги каражаттарды эч негизсиз, максатсыз жана натыйжасыз пайдаланууга жол ачып жатат.

### 2.1.2. КР ЖК Бюджет жана финансы боюнча комитети киргизген мыйзамдардын таасири

#### 9. 2016-жылдын 16-майындагы №59 КР Бюджеттик кодекси

Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо



ЖӘБ органдарынын пикери


Мыйзамдын күчтүү жактары	Мыйзамды ишке ашыруу процессинде аныкталган кейгэйлөр
<ul style="list-style-type: none"> <li>Бюджет жөнүндө бардык мыйзамдар бир документке бириктирилди.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Түшүндүрүлгөн жок.</li> </ul>

## Тийгизген таасирдин сүрөттөлүшү

ЖӘБ органдары кодекске оң баасын беришти. Бирок алар өз баасын негиздеп бере алышкан жок жана кодекстин тигил же бул өңүттөрүн конкреттешире албай коюшту. Ошондуктан баа бир аз абстрактту мүнөзгө ээ болуп турат. Мында бюджеттик жана бюджет аралык чөйрөдөгү мамилелерди ирээтке келтирүүдө кодекстин системалуу таасирин белгилеш керек. Жергиликтүү бюджетти жана бюджет аралык мамилелерди башкаруунун конкреттүү өңүттөрүнө байланыштуу толугураак маалыматты ушул Баяндаманын I бөлүмүнөн таба аласыз.

## 10. 2017-жылдын 30-майындагы №93 «“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» КР Мыйзамы

Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо



ЖӘБ органдарынын пикери


Мыйзамдын күчтүү жактары	Мыйзамды ишке ашыруу процессинде аныкталган көйгөйлөр
<ul style="list-style-type: none"> <li>Сатып алуулар процесси жөнөкөй болуп калды.</li> <li>Чукул жана баасы кымбат эмес сатып алууларды жүргүзүүдө бюрократиялык тоскоолдуктар жоюлду.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мыйзам чакан ЖӘБ органдарынын ишин бир кыйла татаалдаштырып калды. Себеби жол-жобону өткөрүүгө көп убакыт жана кошумча ресурс талап кылышат.</li> <li>Сатып алынып жаткан кызмат көрсөтүүлөрдүн жана товарлардын сапаты начарлады (мисалы, окуучуларды тамактандырууга тендерди кошуна райондо, атугүл облуста жайгашкан компания утуп алышы мүмкүн; жеткирип берүүнүн наркын баага кошуу шарты жеткирүүчүлөрдү төмөн сапаттагы азыктүлүктүү колдонууга түртүп жатат; жеткирүү убактысына киргизилген чектөөлөр азыктүлүктүүн жарамдуулук мөөнөтүнө да таасирин тийгизүүдө).</li> </ul>

Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо

ЖӘБ органдарынын сатып алуулар процессин жөнөкөй лөштүрүүтүнүчү жана кайрылуулары мыйзамга ушул түзтүүнү киргизүүгө негиз болду. Ошондуктан ЖӘБ органдары жалпы жонунан мыйзамдын таасирине оң баасын беришти (бир аз айырма менен). Ошол эле маалда чакан ЖӘБ органдары босого чеги жогорулаган шартта да сатып алуулар процесси татаал функция бойdon кала бергенин, себеби мамлекеттик сатып алуулар боюнча адис штатта болбогонун айтышат. Мындан ЖӘБ органдарынын өкүлдөрү чакан АА үчүн каалаган суммага сатып алуулардын жол-жобосу бир аз жөнөкөй иштелип чыгышы керек эле деп эсептешет. Айрым ЖӘБ органдары келишимди түз түзүү ыкмасы менен сатып алуулардын босого чегинин көбөйүшү атаандаштыкка коркунуч жаратарын айтып, бул мыйзамга терс баа беришти. Ошол эле маалда сатып алуулардын ачык-айкындуулугуна жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнө коюлган талаптар убакыт өткөн сайын күчтүлүшү керектигин түшүнүп турушат.

## 11. 2018-жылдын 18-илюундагы №69 “Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” КР Мыйзамы

Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо




ЖӘБ органдарынын пикири

Мыйзамдын күчтүү жактары	Мыйзамды ишке ашыруу процессинде аныкташкан кейгейлөр
<ul style="list-style-type: none"> <li>Киреше булактарынын аныкташы салыктык түшүүлөрдү чогултууну жана аларды максаттуу сартоону камсыз кылышы керек.</li> <li>Салык төлөөчүлөрдүн жоопкерчилиги жогорулайт.</li> <li>Жергиликтүү деңгээлде бюджеттик процесстин ачык-айкындуулугу камсыз болду.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Салыктарды жыйноо боюнча ыйгарым укуктар ЖӘБ органдарына өткөрүлүп берилген, бирок буга байланышкан көптөгөн маселелер чечилбеген бойдон калууда. ЖӘБ органдары салыктарды башкаруу боюнча ыйгарым укуктардан ажырады.</li> <li>Жергиликтүү жамааттардын өкүлдөрү жергиликтүү бюджет боюнча угууларга дайыма эле жигердүү катыша беришпейт.</li> </ul>

Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо


КР Бюджеттик кодексине киргизилген бул өзгөртүүлөр жергиликтүү бюджетти башкаруу процессинде ЖӘБ органдарынын жоопкерчилигин жана ачык-айкындуулугун күчтөттү. ЖӘБ органдарынын өздөрү да жоопкерчиликке жана ачык-айкындуулукка коюлган талаптардын күчтөлүшүн мыйзамдын артыкчылыктуу жактарынын бири катары кабыл алып жатканы кубандырат. КР Финансы министрлигиде мыйзамды ишке ашырууга салымын кошуп жатат: ЖӘБ органдарына угууларды өткөрүүгө жана жарандык бюджетти онлайн жарыялоо үчүн электрондук ресурstu түзүүгө көмөктөшүп келүүдө. Мунун натыйжасында жергиликтүү бюджеттин долбоору боюнча коомдук угууларды өткөргөн ЖӘБ органдарынын саны 19 эссе көбейдү: 2016-жылы угууларды 17 ЖӘБ органы же жалпы санынан 4 пайызы гана өткөрсө, 2019-жылы 330 ЖӘБ органы же дәэрлик 70 пайызы угууларды өткөрдү. 2019-жылы КР ФМ сайтында ЖӘБ органдары үчүн жарандык бюджеттин электрондук форматын даярдап, ишке бергенден кийин маалыматтарды толтуруу боюнча ишке 342 ЖӘБ органы же 70 пайыздан ашыгы кошулду<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Маалыматтарды ОСИ берди. ОСИ “Элдин үнү жана ЖӘБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоорунун алкагында 2011-жылдан бери КР Финансы министрлигиге жергиликтүү деңгээлде бюджеттик процесстин ачык-айкындуулугун жана инклузивдүүлүгүн күчтүүгө көмөк көрсөтүп келатат.



## 12. 2018-жылдын 10-августундагы №90 Кыргыз Республикасынын Салыктык эмес кирешелери жөнүндө кодекси

Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо



ЖӘБ органдарынын пикири

Мыйзамдын күчтүү жактары	Мыйзамды ишке ашыруу процессинде аныкталган көйгөйлөр
<ul style="list-style-type: none"> <li>Жергилиттүү бюджеттин киреше бөлүгүн түзүнү көзөмөлдөө үчүн шарттар түзүлүп жатат.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мыйзамдын толук иштеп кетиши үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар иштеп чыккан жоболор жана механизмдер талап кылынат.</li> </ul>

Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо

ЖӘБ органдарынын басымдуу бөлүгү бил мыйзамдын таасирин оң баалашты. Бирок бил көбүрөөк аванс түрүндө берилген баа. Себеби практикада Кодекс ЖӘБ органдарынын ишине олуттуу таасирин тийгизген жок. Буга жергилиттүү бюджеттерде салыктык эмес кирешелердин үлүшү күтүлгөндөй көп болбогону себеп. Кодекстин таасирин күчтүү үчүн КР Өкмөтү зарыл болгон механизмдерди иштеп чыгып, киргизүү боюнча иштерди жасашы керек. Мисалы, ЖӘБ органдары муниципалдык менчиктен алган кирешелерди башкаруу чөйрөсүндө бир топ көйгөйлөр бар. Айталы, 2017-жылы муниципалдык кыймылсыз мүлктүн жана объекттердин баасы өлкө боюнча орто бааларга караганда дээрлик 10 эсе төмөн болчу. Ал эми 2019-жылы (КР Мамкаттоонун 2019-жылдын 1-сентябрьна карата маалыматы боюнча) муниципалитеттер өз менчигин өлкө боюнча орточа салыштырганда 25 эсе арзан сатышкан. Бул бир жагынан муниципалдык менчикти башкаруу чөйрөсүндө "мақулдашылган" аукциондор жана муниципалдык жерге, кыймылсыз мүлккө бааны азайтуу үчүн мүмкүнчүлүктөр ушул күнгө чейин бар болгонунан кабар берет. Экинчи жагынан бүтүмдөрдү жол-жоболоштурууда этиятсыздык жана ЖӘБ органдарынын КР Мамкаттоого берген маалыматтардын так эместиги ушундай көрүнүштүн дагы бир себеби болушу ыктымал. Жалпысынан бил жергилиттүү бюджетке олуттуу зыян келтирүүдө. Айталы, 2017–2019-жылдар аралыгында ЖӘБ органдары албай калган, муниципалдык мүлктүн сатуудан түшкөн кирешенин суммасы 3 млрд. сомдон ашты.

Муниципалдык менчикти башкарууда эффективдүүлүктүн жоктугу өндүү көйгөйдүн башка бир өңүтү – ЖӘБ органдары өздөрүнө тиешелүү болбогон объекттерди күтүүгө кеткен чыгашаларды эч негизсиз жана мыйзамсыз каржылоодо. Бул – диний багыттагы объекттер (мечиттер), коммерциялык ишканалар (кафелер жана дүкөндөр), мамлекетке тиешелүү объекттер (билим берүү, саламаттык сактоо ж.б. мекемелери). Мисалы, шаарлардын биригинин мэриясы саламаттык сактоо багытындагы 15 объектке ээлик кылат, менчик ээси катары аларды күтүүгө жооптуу. Баткен облусунда дээрлик ар бир айылдык аймак бир же бир нече мечитке ээлик кылат жана аларды күтүү үчүн жоопкерчилик алган (Баткен облусунун бир эле айылдык аймагында 17 мечит, уч бала бакча муниципалдык менчикте турат).

Мунун баары жергиликтүү бюджеттин салыктык эмес кирешелерин башкаруу чөйрөсүндө, өзгөчө муниципалдык менчикти башкаруу чөйрөсүндө бул процесстерди ирээтке келтирүү боюнча кошумча күч-аракеттер зарыл болгонунан кабар берет. Ошол себептен кабыл алынган салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө КР Кодексине кошумча “Мүлкө муниципалдык менчик жөнүндө” Мыйзамды карап чыгып, ал азыркы кырдаалга канчалык шайкеш иштеп жатканын текшерүү зарыл. Ошондой эле КР Өкмөтү муниципалдык кыймылсыз мүлккө жана жерге байланышкан бүтүмдөрдөн жоготууларды болтурбоо үчүн ишенимдүү барьер кооп, аларды электрондук формат менен өткөрүүгө шарт түзүшү абзел.

### **2.1.3. КР ЖК Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети киргизген мыйзамдардын таасири**

**13. 2016-жылдын 7-майындагы №56 «“Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдарына (“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жайыттар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» КР Мыйзамы**

Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо

ЖӘБ органдары үчүн маанилүү өзгөрүүлөр	ЖӘБ органдарынын тийгизген таасирге берген баасы, % менен				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Жергиликтүү кеңештерге жайыттарды башкарууга байланышкан башка маселелерди чечүү укугун берүү менен, алардын ыйгарым укуктары кеңейтилди.</li> <li>Жайыт комитетинин курамына айлана-чөйрө жана токой чарбасы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу органдын өкүлү кошулду.</li> <li>Жайыт комитетинин төрагасы тийиштүү айылдык аймактын башчысынын сунушу менен, жайыт пайдалануучулардын көпчүлүк добушу менен шайланары көрсөтүлгөн (мурда ЖӘБдүн аткаруу органынын жетекчиси Жайыт комитетинин кеңешинин төрагасы болуп эсептелчү)</li> </ul>	<table> <tr> <td>Оң таасири</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Терс таасири</td> <td>35</td> </tr> </table>	Оң таасири	65	Терс таасири	35
Оң таасири	65				
Терс таасири	35				

ЖӘБ органдарынын пикири


Мыйзамдын күчтүү жактары	Мыйзамды ишке ашыруу процессинде аныкталган көйгөйлөр
<ul style="list-style-type: none"> <li>Жайыттарды башкарууда жергиликтүү кеңештин ролу күчтөтүлдү.</li> <li>Жайыт пайдалануучулардын пикири салмакка ээ болуп калды.</li> <li>АӘ башчысы эми жайыт комитетинин төрагасы боло албайт, бул болсо коррупциялык тобокелдиктерди жана жайыттарды пайдаланууга байланышкан маселелерди чечүүгө саясий таасирин тийгизүү аракетин азайтат</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Барган сайын жайыт жерлеринин кыскарып жатышы өндүү көйгөй чечилбей келатат.</li> <li>Жайыт жерлеринде бак-дарактарды отургузууга уруксат берүү зарыл.</li> <li>Жайыт комитети коомдук уюм болуп саналат жана жеке менчик формасына ээ. Чечим кабыл алуу үчүн жоопкерчилик азайды. ЖӘБ органдарынын пикири боюнча, жайыт комитеттерин же ЖӘБ органдары, же мамлекеттик уюм башкарышы керек.</li> </ul>

Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо

2018-жылы Кыргыз Республикасында айыл чарба продукциясын өндүрүүнүн жалпы көлөмүндө мал чарбачылыгы 48,2 пайызды түздү. Көпчүлүк айыл чарба аймактары үчүн, өзгөчө тоонун этегинде жана тоолуу жерде орун алган аймактар үчүн мал чарбасы жергиликтүү жамааттардын өнүгүүсүнө, ал эми республиканын масштабында – азық-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга таасирин тийгизген негизги тармак болуп калууда. Ошондуктан жайыттарды натыйжалуу

башкаруу маселеси бир топ курч турат. Жайыт жерлерин жөнгө салуу аларды туруктуу пайдалануунун маанилүү элементтеринин бири болуп эсептелинет жана узак мөөнөттүү келечекте жогорку өндүрүмдүүлүгүн камсыз кылууга жол ачат. Жайыттарды жана жайыт инфраструктурасынын объекттерин өнүктүрүү улуттук жана тармактык деңгээлдердеги стратегиялардын ичине кирген тапшырмалардын бири болгонуна карабастан, ашыкча антропогендик жүк, акыркы жылдары мал жайгандардын санынын көбөйшүү, жайыттарды системасыз пайдалануу жайыт жерлеринин жок болушуна жана жыл сайын аянтынын кыскарышына алып келүүдө. Жайыт жерлеринин аянтары туруктуу түрдө азайып жатканын (азырынча чакан көлөмдө) көрсөткөн динамика бул сөздөрдү тастыктап турат (10-таблицаны жана 24-диаграмманы караңыз).

10-таблица. Кыргыз Республикасындагы жайыт жерлер, 2015–2019-жылдар<sup>1</sup>




24-диаграмма. Кыргыз Республикасында жайыт жерлердин аянтынын кыскаруу динамикасы, гектар менен

Жайыт пайдалануучулардын бирикмелери жана алардын аткаруу органдары – жайыт комитеттери жайыттарды башкарууда натыйжалуулукту жогорулатып, мал чарбасын туруктуу өнүктүрүүнү камсыз кылуу максатын көздөшүү керек. “Жергилиттүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” жана “Жайыттар жөнүндө” КР мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөр өз ара кызыкчылыктарды эсепке алуу менен, ЖӨБдүн аткаруу органдары менен жайыт пайдалануучулардын бирикмелери ортосундагы мамилелерди жөнгө салууга тийиш. Ошол себептен аталган мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөрдү ЖӨБ органдарынын көбү оң баалашты. Коомдук уюм катары жайыт комитеттине ишенбеген, жайытка көзөмөлдү мамлекет жүргүзүшү керек деп эсептеген ЖӨБ органдары гана терс баасын бериши.

**14. 2018-жылдын 2-августундагы №79 «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө», «Жер участокторун которуу (трансформациялоо) жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» КР Мыйзамы**

Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо



ЖӘБ органдарынын пикери

Мыйзамдын күчтүү жактары	Мыйзамды ишке ашыруу процессинде аныкталган көйгөйлөр
<ul style="list-style-type: none"> <li>Айыл чарба багытындагы жерлерге курулған көп тұрак үйлөр мыйзамдаштырылып, бул көп сандагы үй-бүлөлөрдүн көйгөйүн чечип берди.</li> <li>Жерлерди өзүм билемдик менен бөлүштүрүп алган учурлар азайды.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тұрак жай чөйрөсүндө көп маселелер чечилбеген бойдон кала берүүдө.</li> <li>Бузулған айдоо жерлерин элге берүүгө мораторий киргизилди.</li> <li>АӘдө жер маселелерин чечүүдө ыйгарым укуктары жок.</li> <li>Жерлерди бир категориядан экинчисине өткөрүү процесси татаал бойдон кала берүүдө.</li> <li>Бул мыйзам күчүнө киргенге чейин жерге документтерин мыйзамдаштырганга жетише албай калған жер ээлери нааразы болуп чыккан фактылар бар.</li> </ul>


### Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо

Сугат айыл чарба жерлери көзөмөлсүз кыскарып жаткандын натыйжасында пайда болгон коркуунчтарды ЖӨБ органдары баамдап турушат. Бирок ошол эле маалда мыйзамсыз участоктордо курулган үйлөрдө жашаган үй-бүлөлөрдүн көйгөйлөрү да ойлондорбай койборт. Бул көз караштан алганда ЖӨБ органдары бул мыйзамдын кабыл алышынына оң баасын беришкен. Ошол эле маалда ЖӨБ органдары жерлерди жеke турак жай куруу үчүн өзүм билемдик менен басып алууну болтурбоочу механизмдерди күчтөүүнү колдошот. Мындай ықмалардын бири – жер участокторун бөлүп берүү процессин ЖӨБ органдары уюштуруп, көзөмөлдөй алышы үчүн жерлерди трансформациялоо процессин жеңилдетүү. Ошол эле маалда эл жыш жайгашкан айылдарда жана шаарларда бул маселе бири-бирине тыгыз жайгашкан, көп кабаттуу үйлөрдү куруунун эсебинен чечилиши керек. Бул үчүн мамлекет ЖӨБ органдарына инвесторлорду тартуу чөйрөсүндө, заманбап инфраструктураны курууда көмөк көрсөтүшү керек.

### **2.1.4. КР ЖК Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети киргизген мыйзамдардын таасири**

**15. 2016-жылдын 6-июлундагы №99 “Мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” КР Мыйзамы (2017-жылдын 27-апрелиндеги №63 КР Мыйзамынын редакциясында)**

### Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо



### ЖӨБ органдарынын пикити

Мыйзамдын күчтүү жактары	Мыйзамды ишке ашыруу процессинде аныкталган көйгөйлөр
<ul style="list-style-type: none"> <li>Жергилиткүү маанидеги маселелерди чечүүдө ЖӨБ органдарынын иши оңолот.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мыйзамдын ченемдери толук сакталбай жатат. Айталы, ыйгарым укуктар материалдык жана финансыйлык ресурстарсыз эле өткөрүлүп берилүүдө.</li> <li>Өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн штаттык бирдик жетишпей жатат (ЖӨБ органдарынын штатынын функционалдык мүмкүнчүлүктөрү жергилиткүү маанидеги 25 маселени чечүүгө гана эсептелинген).</li> <li>ЖӨБ органдарына жергилиткүү маанидеги маселелердин тизмесине кирбegen ишке катышууну түз көрсөткөн мыйзам актыларында “жашыруун” өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктар бар экени белгilenүүдө.</li> </ul>

### Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо

Көпчүлүк ЖӨБ органдары бул мыйзамдын таасирин оң баалап жатышат. ЖӨБдүн өнүгүүсүнө мыйзамдын кошкон салымы – ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү процесси башталды, өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктарды аткартуу үчүн акы төлөш керектигин түшүнгөн мамлекеттик органдар бул ыйгарым укуктардын түзүмүн жана зарылчылыгын кайра карап чыга баштashты. Бирок практикада бул күтүлбөгөн өзгөрүүлөргө алып келиши ыктымал. Мисалы, ЖӨБ органдарынан жарандык абалдын актыларын каттоо боюнча ыйгарым укуктарды алып коюу жарандар үчүн бул қызмат көрсөтүүгө жеткиликтүүлүктүү начарлатты. Жалпысынан башкаруунун түрдүү структуралары ортосунда макулдашуу процесси жигердүү башталды. Башкаруу түзүмдөрү кайсы ыйгарым укуктарды кандай деңгээлде аткаруу зарыл экенин талкуулашууда. Ошондуктан ЖӨБ органдарынын бул мыйзамга берген баасын көбүрөөк аванс мүнөзүндө деп айтса болот. Азырынча ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү практикасында бир топ чечилбей жаткан маселелер бар. Айталы, мыйзамда көрсөтүлгөн материалдык жана финансыйлык ресурстар менен камсыз кылуу принциби жергиликтүү деңгээлге өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын баарында эле сактала бербейт.

ЖӨБ органдарында мындай ыйгарым укуктарды аткарууга кызықдарлык жок. Себеби өткөрүлүп берилген ыйгарым укукту аткаруу үчүн ЖӨБ органдарына кошумча каржылоо бөлүнгөн учурда КР Финансы министрлиги төңдештириүүчүү гранттын көлөмүн ушул эле суммага автоматтык түрдө азайтып коёт. “Жашыруун” ыйгарым укуктар да бар: айрым ченемдик укуктук актылар мыйзамды кыйгап өтүп, мамлекеттик функцияларды аткаруу үчүн ЖӨБ органдарына жоопкерчиликти жүктөп коёт.

ЖӨБ органдарынын адистеринин айлык акысынын аздыгы жана штаттык ырааттаманы көбөйтүүнүн мүмкүн эместиги өндүрүү көйгөйдү чечүү үчүн орто аралыктагы чара катары ЖӨБ органдары КР Эмгек кодексине түзөтүүлөрдү киргизүүнү сунуш кылышууда. КР Эмгек кодексине түзөтүүлөрдүн киргизилиши менен муниципалдык қызматчылар үчүн қызмат орундарын айкалыштырууга жол ачылмак. Экинчи зарыл чара – өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн ЖӨБ органдарына келишим боюнча адисти тартуу укугун берүү.

### 16. 2017-жылдын 27-апрелиндеги №63 “Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө” КР Мыйзамы

#### Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо

ЖӨБ органдары үчүн маанилүү өзгөрүүлөр	ЖӨБ органдарынын тийгизген таасирге берген баасы, % менен				
ЖӨБ органдары үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоону жана коргоону жүзөгө ашыруучу субъекттердин чөйрөсү кошулду жана аларга төмөнкүдөй ыйгарым укуктар берилди: <ul style="list-style-type: none"> <li>жергиликтүү көнештер аймактарды социалдык-экономикалык өнүктүрүү жана калкты социалдык коргоо программаларынын алкагында үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча чараларды бекитет жана алардын аткарылышын контролдойт; тийиштүү муниципалдык қызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитет; үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча тиешелүү программаларды ишке ашырууга жана үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоону жана коргоону жүзөгө ашыруучу социалдык қызматтарды түзүүгө жергиликтүү бюджетте каражаттарды карайт;</li> <li>ЖӨБдүн аткаруу органдары: калкты социалдык тейлөөнүн негиздери жөнүндө мыйзамдарга ылайык, үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо маселелери боюнча социалдык қызмат көрсөтүүлөрдү уюштурат; үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча программаларды иштеп чыгат жана ишке ашырат, жарандарды үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоону жана коргоону жүзөгө ашыруучу социалдык қызматтарды түзөт; кабыл алынган программалардын натыйжалуулугуна жана майнаптуулугуна</li> </ul>	<table> <tr> <td>Оң таасири</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Терп таасири</td> <td>56</td> </tr> </table>	Оң таасири	44	Терп таасири	56
Оң таасири	44				
Терп таасири	56				

<ul style="list-style-type: none"> <li>мониторингди жана баа берүүнү жүзөгө ашырат; үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча жергиликтүү программаларды ишке ашыруу үчүн инвестицияларды жана гранттарды тартат; өзүнүн аймагында үй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө маалыматтарды эсепке алууну жүргүзөт; жергиликтүү деңгээлде социалдык органдарды – үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча жергиликтүү комитеттерди түзүү аркылуу, үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоону жана коргоону жүзөгө ашыруучу субъекттерди ведомстволор аралык координациялоого жана алардын өз ара аракеттенүүсүнө көмөк көрсөтөт; үй-бүлөлүк зомбулукту жасоо кооптуулугу бар экендиги жөнүндө ички иштер органдарына маалымдайт ж.б.</li> </ul>	
--	--

### ЖӘБ органдарынын пикери


Мыйзамдын күчтүү жактары	Мыйзамды ишке ашыруу процессинде аныкталган көйгөйлөр
<ul style="list-style-type: none"> <li>Жарандарды үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо системасы үчүн өбөлгө түзүлдү. Буга тартылган бардык башкаркуу органдарынын катышуусунун регламенттери карады.</li> <li>Үй-бүлөдөгү зомбулук фактысы тууралуу эми азап көргөн адам гана эмес, ошого күбө болгондор да арыз жаза алышат. Бул болсо кордук көрсөткөн адамдан коркуп, арыз жазбай коюу көрүнүшүн азайтат.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Социалдык кызматтарды түзүп, программаларды даярдап, ишке ашыруу үчүн ресурстар жок.</li> <li>Жеринде зомбулуктун курмандыкторы менен натыйжалуу иш алып баруу үчүн көндүмдөр жана билим жетишсиз.</li> <li>Ведомство аралык координация үчүн ыйгарым укуктар жок.</li> <li>Тартып коргоо органдарынын өкүлдөрү (участкалык милиция кызматкерлери) өзүнөн жоопкерчиликит алып таштап, үй-бүлөлүк зомбулукту болтурбоо иш-чараларына катышкысы келбейт. Алар бул эми ЖӘБ органдарынын функциясы болуп калды деп эсептешет.</li> </ul>

### Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо

Үй-бүлөлүк зомбулук менен күрөшүү зарыл болгонун белгилегени менен, ЖӘБ органдарынын басымдуу бөлүгү бил мыйзамдын таасирин терс баалашууда. Себеби алардын үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоодогу ролу мүмкүнчүлүктөрүнө шайкеш келбей жатат. Бул маселеде мыйзам ЖӘБ органдарынын административдик, финанссылык жана саясий потенциалын эсепке албастан эле алардын ыйгарым укуктарын киргизип койгон. Мындан улам ЖӘБ органдары процесске катышууга даяр экенин айтып жатышат, бирок мыйзамда саналган айрым ыйгарым укуктардын алкагында гана катышууну сунуш кылышп жатышат. Мисалы: кабыл алынган программалардын эффективдүүлүгүнө жана натыйжалуулугуна мониторинг жана баалоо жүргүзүүгө; өз аймагында үй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө маалыматтарга эсеп жүргүзүүгө; үй-бүлөлүк зомбулук коркунучу тууралуу ички иштер органдарына маалымат берүүгө жана өз мүмкүнчүлүктөрүнүн чегинде айрым бир башка маселелерди чечүүгө катышууну каалашат. Маселени тереңдеткен дагы бир нерсе бар: зомбулукту башынан өткөргөн адамды реабилитациялоонун жакши жолдорунун бири – башка жакка көчүп кетиши керек. Бирок мында ЖӘБ органдары эч кандай жардам бере алышпайт. ЖӘБ органдары кырдаалга мониторинг жүргүзүүдө, үй-бүлөлүк зомбулукту эрте аныктоодо гана алардын салымы максаттуу жана эффективдүү болмок деп эсептешет. Бирок конкреттүү үй-бүлөлөр менен практикалык иш алып барууну уюштуруу милдетин мамлекет өзүнө алыши керек. ЖӘБ органдары үчүн кошумча кыйынчылык жараткан дагы бир көрүнүш бар: жамаат ичинде тыгыз байланыштар үй-бүлөлүк чырда кимдир бирөөнүн позициясын колдоого жол бербейт. ЖӘБ органдары КР Жогорку Кеңешке бул маселеде ЖӘБ органдарынын ыйгарым укуктарынын чөйрөсүн карап чыгууну сунуш кылышат.

**17. 2017-жылдын 27-апрелиндеги №64 “Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”  
КР Мыйзамы**

*Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо*



*ЖӘБ органдарынын пикити*

<b>Мыйзамдын күчтүү жактары</b>	<b>Мыйзамды ишке ашыруу процессинде аныкталган көйгөйлөр</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ЖӘБ органдарынын өкүлдөрү күчтүү жактарын белгилешкен жок</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Программаларды иштеп чыгып, ишке ашыруу үчүн, социалдык кызматтарды түзүү үчүн ресурстар жок</li> <li>Зомбулуктун курмандыктары менен эффективдүү иштөө үчүн көндүмдөр жана талаптагыдай билим жок.</li> </ul>


*Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо*

ЖӘБ органдарынын басымдуу бөлүгү бул мыйзамга өтө терс баасын бериши. Жергиликтүү маанидеги маселелердин тизмеси кайра эле буга чейин боло келгендей нукта – тийиштүү финансыйлык жана материалдык камсыздоо берилбестен эле кеңеиди. ЖӘБ органдары ресурс бербей эле, жоопкерчиликит жүктөп кою практикасы жалпы башкаруу системасы үчүн зыян тийгизет деп эсептешет. ЖӘБ органына жоопкерчиликит жүктөп кою – бул маселени чечүү жолу эмес. ЖӘБ органдарына жоопкерчиликит жүктөп койгон мамлекеттик органдар маселе чечилди деп ойлошот. Бирок иш жүзүндө функция талаптагыдай аткарылбай кала берүүдө. Натыйжада мамлекеттик кепилдиктер аткарылбай жатат, мамлекеттик органдар көздөгөн жыйынтыктарга жете албай жатышат, жарапдардын кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүгү онолгон жок. ЖӘБ органдары КР Жогорку Кеңешине бул маселени жергиликтүү маанидеги маселелердин тизмесинен чыгарып салууну жана ЖӘБ органдарына тийиштүү ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү аркылуу кызмат көрсөтүүнү уюштурууну сунуш кылышат.

Үй-бүлөлөр менен жеке иш алып баруу планынын жана баланы коргоо боюнча жеке пландардын санын ЖӘБ органдары аныктап чыккан, оор түрмуштук кырдаалда турган үй-бүлөлөрдүн жана балдардын санына салыштыра келгенде ортодо пайда болгон көрсөткүч ушул мыйзамдын сапатын так чагылдырып бермек. Тилекке каршы, ачык булактардан, анын ичинде ЭСӨМ сайтында мындай статистиканы табуу мүмкүн болгон жок.

**18. 2017-жылдын 28-илюндагы №163 “Кыргыз Республикасында мамлекеттик жөлөкпүлдар жөнүндө” КР Мыйзамы (2017-жылдын 28-декабрындагы №222 (27), 2018-жылдын 30-мартындагы №33, 2019-жылдын 24-январындагы №18 КР мыйзамдарынын редакциясында)**

*Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо*



*ЖӘБ органдарынын пикери*

Мыйзамдын күчтүү жактары	Мыйзамды ишке ашыруу процессинде аныкталган көйгөйлөр
<ul style="list-style-type: none"> <li>Мыйзамда жарандардын айрым категорияларына жөлөкпүл берүү суммасы так аныкталган.</li> <li>Аз камсыздалган үй-бүлөлөргө мамлекеттин колдоосу күчөдү.</li> <li>Жөлөкпүл берүүдө ачык-айкындуулук көбөйдү.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Документтерди топтоо иши бир кыйла түйшүктүү.</li> <li>Муктаж болгондордун даражасын аныктоо татаал, баалоо критерийлери реалдуу эмес.</li> <li>ЖӘБ органдары муктаждыктарды аныктоо процессинен чыгарылды.</li> <li>Бөлүнгөн акчаны кыянат пайдалануу үчүн мүмкүнчүлүктөр кала берүүдө. Жеринде кирешеси жогору үй-бүлөлөргө жөлөкпүл берилген фактылар бар.</li> <li>Жарандарда ЖӘБ органдарына терс мамиле пайда болду, алар бул маселеде ЖӘБ органдарынын жоопкерчилиги кайсы жерден бүтүп, кайсы жерден мамлекеттин жоопкерчилиги башталаарын териширгиси келбейт.</li> <li>Майып балдар үчүн жөлөкпүл 1–2 жылга эсептелип берилет, андан соң бардык документтерди кайра чогултуп чыгыш керек, ал эми бул көп убакытты талап кылган процесс.</li> </ul>

*Мыйзамдын тийгизген таасирин баалоо*

ЖӘБ органдарынын басымдуу бөлүгү бул мыйзамдын таасирине терс баасын беришти. 2016-жылы аз камсыздалгандыгы үчүн жөлөкпүл алган балдардын саны 272 миң болчу. 2018-жылы жөлөкпүлдүн бул түрүн алган балдардын саны 276,4 миң болчу. 2019-жылдын 1-апрелине карата бул сан 289,3 миң болду. 2018-жылы ЖӘБ органдары муктаждыктарды аныктоо процессинен чыгарылган. Жыл бою КР ЭСӨМдүн райондук бөлүмдөрү бул ишти өз алдынча жасап келишти. Бул болсо жарандарда министрликтин аракеттерине да, ЖӘБ органдарынын позициясына карата да нааразычылыгын жаратты. Жарандар аларды кайдыгер жана кош көнүл деп айыпташты.

КР ЖК Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин 2018-жылдын 29-октябрьндагы чечиминин негизинде “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жөлөкпүлдар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын (“үй-бүлөгө көмөк” жөлөкпүлүү бөлүгүндө) аткарылышина Кыргыз Республикасынын бардык региондорунда жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы боюнча маалым катта ЖӘБ органдары: жарандардын

жөлөкпулалууга укуктарын тастыктаган процесстин бир бөлүгү бойдан калышты. Жөлөкпул дайындоого арызды жаран жашаган жери боюнча ыйгарым укуктуу органга тапшырат. Ошол адамдын конкреттүү дарек боюнча жашаганын тийиштүү аныктама кат менен ЖӘБ органы тастыктап, үй-бүлөсүнүн курамы тууралуу маалымат берет. Жашаган жеринен аныктама кат үй ээлерине же белгиленген тартипте катталган, ижара келишиминин негизинде турак жайды ижарага алган (батирчилер) адамдарга берилет. Бирок иш жүзүндө үйдү ижарага берүү келишимдери түзүлбөйт, айрым учурларда үйдүн менчик ээси айыл өкмөттө келишимди каттоого кызықдар эмес, себеби келишим болсо коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы өзгөрөт деп коркушат. Маселенин экинчи бир тарабы – аныктама катты алууга коюлган талаптар. Көпчүлүк ЖӘБ органдары үйгө укук берген китепти, суу үчүн акыны же башка төлөмдөрдү төлөгөнү тууралуу дүмүрчөктүү көрсөткөндө гана аныктаманы беришет. Бирок булар ички мигрантта дайыма эле боло бербейт. Ошондой эле басып алынган жерлерде үй куруп алгандардын да маселеси бар. Мындай конуштарды байырландар иш жүзүндө ошол жерде жашап жатканын тастыктай алыспайт.

Ошентип, бул мыйзамдын таасири менен жарандардын ЖӘБ органдарына карата мамилеси начарлады. Алар ЖӘБ органдарынын ыйгарым укуктары кайсы жерден бүтөөрүн теришилтирбестен эле биринчи кезекте ЖӘБдүн дарегине нааразы болшууда. Ошол эле маалда ЖӘБ органдары да жөлөкпул алуунун шарттары тууралуу маалыматты көнүр жеткирүүгө умтулушкан жок. Себеби жөлөкпулдарды жол-жоболоштурууда пайда болгон көйгөйлөр боюнча нааразычылыгын жарандар ошол маалыматты берген ЖӘБ органдарына даректешет.

2018-жылдын апрелине чейин ЖӘБ органдарынын социалдык маселелер боюнча комиссиялары жөлөкпулга муктаж үй-бүлөлөрдү текшерип, алардын жыйынды кирешесин аныктап келишкен. Апрелде үй-бүлөлөрдү текшерүүнүн бул тартиби жокко чыгарылган. ЖӘБ органдары ошол тартипке кайтып келүүнү сунуш кылып жатышат. Буга чейинки практиканын каталарын эсепке алуу менен, бул чөйрөдөгү бир катар ыйгарым укуктарды ЖӘБ органдарына өткөрүп берип, бул процессти ўюштуруш керек. КР Өкмөтү бул багытта чоң кадам жасады. Өкмөт 2019-жылдын 30-майындагы №235 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-декабрындагы № 715 «Берилген айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттерге берилүүчү трансферттердин көлөмүн эсептөөнүн убактылуу методикасын бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтом кабыл алды. Ушул токтом менен КР ЭСӨМгө оор турмуштук кырдаалда турган үй-бүлөлөрдү жана балдарды аныктоо боюнча; мындай үй-бүлөлөрдүн жана балдардын муктаждыгын баалоо боюнча ыйгарым укуктарды ЖӘБ органдарына өткөрүп берүүгө уруксат берилген. Муну менен ЖӘБ органдары эми мамлекеттик жөлөкпулдарга муктаждыкты аныктоо процессине кайрадан кошула алышат.

Ошол эле маалда бул токтом башка көйгөйлөрдү жаратты. Эми КР ЭСӨМ турмуштук оор кырдаалда турган балдарды жана үй-бүлөлөрдү социалдык коштоо, анын ичинде үй-бүлө менен жеке иштөө планын жана баланы коргоо боюнча жеке планды ишке ашыруу боюнча ЖӘБ органдарына ыйгарым укуктарды өткөрүп бере алат. Бирок элlettik ЖӘБ органдары бул ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн талаптагыдай кадрдык потенциалга ээ болбогонун, квалификациялык социалдык кызматкерлерди келишим боюнча жалдоого мүмкүнчүлүгү жоктугун айтып, ыйгарым укуктарды мындай шарттарда өткөрүп берүү социалдык коштоонун стагнациясына алып келээрин белгилешет.

Үй-бүлөлөр менен жеке иш алып баруу планынын жана баланы коргоо боюнча жеке пландардын санын ЖӘБ органдары аныктап чыккан, оор турмуштук кырдаалда турган үй-бүлөлөрдүн жана балдардын санына салыштыра келгенде ортодо пайда болгон көрсөткүч ушул мыйзамдын сапатын так чагылдырып бермек. Тилекке каршы, ачык булактардан, анын ичинде ЭСӨМ сайтында мындай статистиканы табуу мүмкүн болгон жок.

ЖӘБ органдары КР Жогорку Кеңешине жөлөкпулга муктаждыкты аныктоонун мурдагы тартибине кайтып келүүнү сунуш кылышат. ЖӘБ органдарына тийиштүү ыйгарым укуктар өткөрүлүп берилген соң социалдык маселелер боюнча комиссиялар үй-бүлөлөрдү изилдеп чыгуу менен, жөлөкпулга муктаждарды аныктай алышмак. ЖӘБ органдары КР Өкмөтүнө жогорудагы токтомду кайра карап чыгып, анда социалдык квалификацияны талап кылган ыйгарым укуктарды чыгарып салууну сунуш кылышат. Же болбосо штаттык ырааттаманы түзүү тартибин кайра карап чыгып, республикалык бюджеттен тийиштүү финанссылык камсыздоону бөлүп, ЖӘБ органдарына квалификациялуу социалдык кызматкерлерди жалдоого уруксат берүүнү сунуш кылышат. Жалпы

жонунан ЖӨБ органдары жону жука үй-бүлөлөрдө өскөн балдардын жөлөкпүлгө жеткиликтүүлүгүн ЖӨБ органдары аркылуу жакшыртууну сунуш кылышат. Ошондой эле коррупциялык тобокелдиктерди да алып салуу менен, жөлөкпүлдү дайындоонун жол-жобосу да жөнөкөй болушу керек.

## **2.2. ЖЕРГИЛИКТҮҮ МААНИДЕГИ МАСЕЛЕЛЕРДИН ТИЗМЕСИН РЕСУРСТАРДЫ БЕКИТПЕСТЕН КЕҢЕЙТҮҮ**

КР Жогорку Кеңешинин мыйзам жаратуу ишине жалпысынан оң баа берилгенине карабастан, ЖӨБ органдары мыйзам жаратуудагы системалуу көйгөйгө көңүл бурушат. Бул көйгөй ЖӨБ органдарына гана эмес, ошол эле маалда жараптарга жана башкаруунун бардык тутумуна терс таасирин тийгизүүдө. Бул жерде сөз ушул функцияларды зарыл болгон ресурстарды бербестен, жергилиттүү маанидеги маселелерди эч көзөмөлсүз кеңейтүү тууралуу болуп жатат.

Кыргыз Республикасында акыркы жылдары мамлекеттик башкаруу тутумунда жарабаган практика түзүлдү – мамлекеттик органдар өз жоопкерчилигин ЖӨБ органдарына жүктөп жатышат. Көптөгөн мамлекеттик органдар, саясатчылар, аттагул жараптык коомдун өкүлдөрү да тигил же бул тапшырманы аткаруу милдетин ЖӨБ органдарына жүктөп коую тууралуу маселени тынбай эле көтөрүп келатышат. Эрежеге ылайык, сөз оор көйгөйлөр тууралуу жүрүүдө. Бул мамлекеттик органдар узак убакыттан бери чече албай келаткан кайсы бир маселе болушу мүмкүн. Же мамлекеттик органдар кайсы бир маселени чечүүнүн жолдорун азырынча көп жакши билбegen жаңы тапшырмалар тууралуу сөз болушу ыктымал. Мунун бир мисалы – үй-бүлөлүк зомбуулук менен күрөш жана консультациялык укуктук жардам берүү. Бул кызмат көрсөтүүнү кантүп уюштуарын билбegen мамлекеттик органдар жыйынтык үчүн жоопкерчилики ЖӨБ органдарына жүктөп коую менен чектелишти.

2018–2019-жылдары жергилиттүү маанидеги маселелердин тизмесин кеңейтүү максатында мына ушундай ишке ашырылган жана ишке ашпай калган 9 демилге катталды (бул демилгелердин толук сүрөттөлүшүн, алардын авторлорун 2-тиркемеден таба аласыз). Бул демилгелер мындай маселелерди камтыйт:

- туризм чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке ашырууга көмөк көрсөтүү;
- пробация органдарына күнүмдүк иштерди жана пробациянын конкреттүү иш-чараларын аткарууга көмөк көрсөтүү;
- саламаттык сактоо программаларын ишке ашыруу үчүн шарттарды камсыз кылуу;
- балдарды мектепке чейинки билим берүүгө тартуу;
- ЖӨБ органдарынын демилгеси менен ачылган мектепке чейинки билим берүүчү уюмдардын персоналдынын айлык акысын жергилиттүү бюджеттен каржылоо;
- фостердик же асырап алган үй-бүлөлөр кызмат көрсөтүүсүн уюштуруу;
- 1–4-класстын окуучуларын тамактандырууну уюштуруу процессин, анын ичинде тендер шарттарында азык-түлүктүү сатып алууну көзөмөлдөө жана жөнгө салуу; окуучуларды тамактандырууну уюштуруу үчүн тийиштүү шарттарды түзүү боюнча зарыл болгон иш-чараларды өткөрүүгө, зарыл болгон шаймандар жана жабдуулар менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү; Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык органдар менен чогуу тамактандырууну уюштурууда санитардык-гигиенаалык талаптардын сакталышына көзөмөл жүргүзүү;
- оор турмуштук кырдаалда турган жаштарды аныктап, аларды каттоого алуу, калкты социалдык тейлөө чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык аларга колдоо көрсөтүү үчүн чара көрүү;
- оор турмуштук кырдаалда турган үй-бүлөлөрдүн жана балдардын мамлекеттин социалдык колдоосуна муктаждык деңгээлине баштапкы баалоо жүргүзүү; бекитилген бюджеттин алкагында балдарды коргоо боюнча социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү түзүү; балдарды коргоо боюнча социалдык кызматты материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу.

Мындай кырдаалда ЖӨБ органдарын өзгөчө тынчсыздандырып, түшшөлтөн бир маселе бар: сунуш кылышынан 9 демилгенин экөөндө гана ЖӨБ органдарына аткарууга сунуш кылышын жаткан жаңы функцияларды республикалык бюджеттен каржылоо маселеси каралган (1–4-класстын окуучуларын тамактандырууну уюштуруу тууралуу мыйзам долбоору жана жергилиттүү маанидеги маселелердин тизмесин “балдарды коргоо боюнча социалдык кызмат көрсөтүү”

деген маселе менен толуктоо жөнүндө мыйзам долбоору; бирок бул учурда да бюджет аралык мамилелер каралып чыгабы, кантип карапат деген суроолор жоопсуз калууда). Калган 80% демилгенин маалым кат-негиздемеси ЧУА долбоору мамлекеттик бюджеттик каражаттан кошумча каржылоону талап кылбайт деген стандарттык сүйлөмдү камтыйт.

Демек, мамлекеттик бюджеттен бир сом чыгарбай эле, мамлекеттик органдардын жоопкерчилигин ЖӨБ органдарына тынбай эле жүктөй берсе болот дегендей маанай түзүлүүдө. Анда суроо жаралат: ЖӨБ органдары функциялар улам кошуулуп турган тизмени кайсы каражаттын эсебинен аткарышы керек? Эгерде ЖӨБ органдары жергиликтүү маанидеги ондогон жаңы маселелерди жергиликтүү бюджеттен каржылай баштаса, анда буга чейин жүктөлгөн функцияларды каржылоого каражат жетпей калат. ЖӨБ органдары жергиликтүү жолдорду күтүү, суу менен жабдуу, канализация, катуу тиричилик калдыктарын башкаруу, мектептерди жана бала бакчаларды күтүү, жергиликтүү маданиятты жана спортту өнүктүрүү ж.б. ушул өндүү маселелерди да чечиши керек. Бул тенденция бир нерсени ырастап турат: демилгечилер мамлекеттик функцияларды каржылоо механизмдерин түшүнүшпөйт, себеби ар бир башкаруучулук функцияны аткаруу финанссылык жана кадрдык камсыздоону талап кылат эмеспи. Буга ылайык, кайсы бир функциянын аткарылыши үчүн жоопкерчилики ресурстар менен камсыз кылбастан башкаруунун башка органына жүктөп жатканда бул функция аткарылбай турганын же аткаруучунун тизмесинде формалдуу бойдон каларын демилгечи түшүнүшү керек. Натыйжада баары утулат: демилгечилер, себеби алар күтүлүп жаткан жыйынтыкка жете алышпайт; ЖӨБ органдары, себеби алар дагы бир бюрократиялык милдеттөнмени жана оор финанссылык жүктү алышат; жарандар, себеби алардын маселеси чечилбеген бойдон калат.

ЖӨБ органдары “жергиликтүү маанидеги маселелердин тизмесин кеңейтүүнүн демилгечилери жергиликтүү бюджетти жалпы мамлекеттик бюджеттин бир бөлүгү катары карабайт окшойт, жергиликтүү бюджеттер Кыргыз Республикасынын салыктык жана салыктык эмес киреше тутумуна байланбаган, кандайдыр бир өзгөчө жол менен каржыланат деп ойлойт окшойт” деген тыянакка келишүүдө. Чындыгында жергиликтүү бюджеттер республиканын бириктирилген бюджетинин бир бөлүгү. Ошондуктан бир принцип бузулбашы керек: функция берилген соң акча кошо бөлүнүшү керек, мамлекеттик органдар менен ЖӨБ органдарынын ортосунда функциялар бөлүштүрүлгөн учурда бюджет аралык мамилелер да өзгөрүп, бюджеттер ортосундагы кирешелер кайры бөлүштүрүлүп чыгууга тийиш. Ошондуктан жүйөлүү ой жана КР Конституциясы боюнча мындай демилгелерге берилген маалым кат-негиздемеде функцияларды аткаруунун баасы жана аны каржылоонун булактары көрсөтүлүшү керек. Ал эми жергиликтүү бюджеттер жаңы же кошумча эмес, учурда бар болгон жергиликтүү маанидеги маселелерди минималдуу түрдө каржылоого эсептелинген.

ЖӨБ органдары жергиликтүү маанидеги маселелердин тизмегин ресурстарды кошпостон кеңайте берүү салтына жана практикасына терең тынчсыздануусун билдирип жатышат. ЖӨБ органдары жергиликтүү маанидеги маселелерди финансы булактарын жана каржылоо механизмдерин бербей эле кеңайтүү практикасына тыюу салууну КР Жогорку Кеңешинен өтүнүп жатышат.

## 1-ТИРКЕМЕ

### ЖӘБ органдарынын жана жергилиткүү жамааттардын абалына жана өнүгүсчүне олуттуу таасири тийгизген мыйзамдардын тизмеси, 2016-2018-жылдар

№	Мыйзамдын атапшы	Жалпы тикшир	Оң таасири	Терс таасири	Оң таасири, суралмакпен жалпы санына карата % менен	Терс таасири, суралмакпен жалпы санына карата % менен
1	2016-жылдын 21-январындаты №8 "Жергилиткүү кенештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өз алдынча башкартуу туралуу" КР Мыйзамы жүргүзүчүн тарбия жөнүндө" КР Мыйзамы	38	25	13	66	34
2	2016-жылдын 31-мартиндагы №92 "Жергилиткүү өз алдынча башкартуу органчарынын ишин текшерүүлөрдү	35	28	7	80	20
3	2016-жылдын 21-апрелиндеги №48 "Жергилиткүү өз алдынча башкартуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгертуүлөрдү киргизүү" КР Мыйзамы	38	20	18	53	47
4	2016-жылдын 12-декабрындаты №196 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Кыргыз Республикасынын Адвокатуасы жана адвокаттык иш жөнүндө", "Жергилиткүү өз алдынча башкартуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгертуүлөрдү киргизүү" КР Мыйзамы	36	14	22	39	61
5	2016-жылдын 28-декабрындагы №218 "Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгертуүлөрдү киргизүү жөнүндө" КР Мыйзамы	36	23	13	64	36
6	2017-жылдын 20-июндағы №130 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Мамлекеттик жана муниципалдык қызметтер жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын карамагында турған маалыматтарга жетүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгертуүлөрдү киргизүү туралуу" КР Мыйзамы	34	27	7	79	21
7	2016-жылдын 30-майындагы №75 "Мамлекеттик жарандык қызмет жана муниципалдык қызмет жөнүндө" КР Мыйзамы (2017-жылдын 28-июндағы №162 КР Мыйзамынын редакциясында ылайык)	37	24	13	65	35
8	2018-жылдын 27-январындаты №16 "Жергилиткүү өз алдынча башкартуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгертуүлөрдү киргизүү" КР Мыйзамы	36	33	3	92	8
9	2016-жылдын 16-майындагы №59 КР Бюджеттик кодекси	35	22	13	63	37
10	2017-жылдын 30-майындагы №93 "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгертуүлөрдү киргизүү" КР Мыйзамы	38	21	17	55	45
11	2018-жылдын 18-июндағы № 69 "Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине өзгертуүлөрдү киргизүү жөнүндө" КР Мыйзамы	41	28	13	68	32
12	2018-жылдын 10-августундағы №90 Кыргыз Республикасынын салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодекси	34	24	10	71	29
13	2016-жылдын 7-майындагы №56 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Жергилиткүү өз алдынча башкартуу жөнүндө", "Жайылтар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгертуүлөрдү киргизүү туралуу" КР Мыйзамы	37	24	13	65	35
14	2018-жылдын 2-августундағы №79 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Сугат айдоо жерлерин киргизүү жөнүндө", "Жер участкорун которуу туралуу" (трансформациялого) мөраторий мыйзамдарына) өзгертуүлөрдү киргизүү туралуу" КР Мыйзамы	35	25	10	71	29
15	2016-жылдын 6-июндағы №99 "Мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү чөйрөсүндө айрым мыйзам актыларына өзгертуүлөрдү киргизүү жөнүндө" КР Мыйзамы (2017-жылдын 27-апрелиндеги №63 КР Мыйзамынын редакциясында)	34	19	15	56	44
16	2017-жылдын 27-апрелиндеги №63 "Чүй-бүлөлүк зомбулуктан сакто жана кортго жөнүндө" КР Мыйзамы	32	14	18	44	56
17	2017-жылдын 27-апрелиндеги №64 "Чүй-бүлөлүк зомбулуктан сакто жана кортго маселелери бөюнча айрым мыйзам актыларына өзгертуүлөрдү киргизүү жөнүндө" КР Мыйзамы	33	11	22	33	67
18	2017-жылдын 28-июндағы №63 "Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жөнүндө" КР Мыйзамы (КР Мыйзамынын 2019-жылдын 30-мартиндагы №33, 2018-жылдын 24-январындагы №18)	26	11	15	42	58

## 2-ТИРКЕМЕ

**Жергилиттүү маанидеги маселелердин тизмесин ресурстар менен бекемдебестен кеңейтүү боюнча демилгелердин тизмеси, 2018-2019-жылдар**

№	ЧУА долбоорунун аталышы	Жергилиттүү маанидеги маселелердин тизмесине сунушталып жаткан толуктоолор	Мыйзам долбоорунун маалым кат-негиздемесинде каржылоо жөнүндө маалымат	Автору, демилгечиси
1.	"Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Жергилиттүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Административик жоопкерчиллик жөнүндө Кодексине, Кыргыз Республикасынын Салык кодексине) өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" КР Мыйзам долбоору	"Жергилиттүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" КР Мыйзамынын 18-беренеси жергилиттүү маанидеги жаңы маселе менен толукталууда: "туризм чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке ашырууга көмөк көрсөтүү"	Сунушталып жаткан ЧУА долбоору ушул тапта мамлекеттик бюджеттik каражаттардан кошумча каржылоону талап кылбайт	
2.	"Пробация институтун жайылтуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" КР Мыйзам долбоору	"Жергилиттүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" КР Мыйзамынын 18-беренеси жергилиттүү маанидеги жаңы маселе менен толукталууда: "пробация органдарына күнүмдүк иштерди жана пробациянын конкреттүү иш-чараларын аткарууга көмөк көрсөтүү"	Ушул долбоорду ишке ашыруу республикалык бюджеттен кошумча финанссылык чыгымды талап кылбайт	КР Өкмөтү (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-ноябрьндагы №525 токтому)
3.	"Кыргыз Республикасынын "Жергилиттүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" КР Мыйзамынын долбоору	"Жергилиттүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" КР Мыйзамынын 18-беренеси жергилиттүү маанидеги жаңы маселе менен толукталууда: "саламаттык сактоо программаларын ишке ашыруу учун шарттарды камсыз кылуу"	Мыйзам долбоору кошумча каржылоону талап кылбайт	КР ЖК депутаты Б. Турусбеков
4.	"Билим берүү чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (КР Бюджеттик кодексине, "Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" КР Мыйзам долбоору	"Жергилиттүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" КР Мыйзамынын 18-беренеси жергилиттүү маанидеги жаңы маселе менен толукталууда: 26) мектепке чейинки билим берүү учун шарттарды түзүү; 27) жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын демилгеси менен ачылган мектепке чейинки билим берүүчүү үомдарда айлык ақы жергилиттүү бюджеттен каржыланса болот" <sup>3</sup> .	Ушул долбоорду ишке ашыруу республикалык бюджеттен кошумча финанссылык чыгымды талап кылбайт	КР ЖК депутаты Э. Ж. Байбакпаев

<b>№</b>	<b>ЧУА долбоорунун аталышы</b>	<b>Жергилиттүү маанидеги маселелердин тиэмесине сунушталып жаткан толуктоолор</b>	<b>Мыйзам долбоорунун маалым кат-негиздемесинде каржылоо жөнүндө маалымат</b>	<b>Автору, демилгечиси</b>
5.	"Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү турулуп" КР Мыйзам долбоору	ЖӘБ органдарына төмөнкү милдеттерди жүктөө сунушталат: камкорчуларды, асырап алуучуларды, фостердик же багуучу үй-бүлөлөрдү тандоо; камкорчуларга, фостердик же багуучу үй-бүлөлөргө консультативдик жана психологиялык жардам көрсөтүү; жарандык коомдун өкүлдөрү менен биргеликте фостердик же багуучу үй-бүлөдөгү баланын укуктарын коргоо жаатында текшерүү түрүндө контролдоо, фостердик же багуучу үй-бүлөдөгү баланын ден соолугунун жана жашоо тиричилигинин абалына мониторинг жүргүзүү	Ушул мыйзам долбоорун ишке ашыруу республикалык бюджеттен кошумча финанссылык чыгымды талап кылбайт	КР ЖК депутаты М. Э. Мавлянова
6.	"Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчүү уюмдарында окуучуларды тамактандырууну уюштуруу жөнүндө" КР Мыйзам долбоору	Мыйзам долбоору менен жергилиттүү мамлекеттик администрацияларга жана ЖӘБ органдарына 1-4-класстын окуучуларын тамактандырууну уюштуруу буюнча кецири милдеттөмөлөр жүктөлүүдө	Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинде КР Билим берүү жана илим министрлигине бөлүнгөн каражаттын чегинде	КР Өкмөтү коомдук талкууга койду
7.	"Жаштар жөнүндө" КР Мыйзам долбоору	ЖӘБ органдары оор турмуштук кырдаалда турган жаштарды аныктап, аларды каттоого алуу, калкты социалдык тейлөө чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык аларга колдоо көрсөтүү үчүн чара көрүшөт	Ушул мыйзам долбоорун ишке ашыруу республикалык бюджеттен кошумча финанссылык чыгымды талап кылбайт	2017-жылдын 12-июлунда КР Өкмөтүнүн расмий сайтына жайгаштыруу жолу менен коомдук талкууга коюлду
8.	"Социалдык коргоо жана жергилиттүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" КР Мыйзам долбоору	"Жергилиттүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" КР Мыйзамынын 18-беренеси жергилиттүү маанидеги жаңы маселе менен толукталууда: "оор турмуштук кырдаалда турган үй-бүлөлөрдүн жана балдардын мамлекеттин социалдык колдоосуна мұктаждық деңгээлине баштапкы баалоо жүргүзүү"	Ушул долбоорду ишке ашыруу республикалык бюджеттен кошумча финанссылык чыгымды талап кылбайт	КР Өкмөтү

<b>№</b>	<b>ЧУА долбоорунун аталышы</b>	<b>Жергилиттүү маанидеги маселелердин тизмесине сунушталып жаткан толуктоолор</b>	<b>Мыйзам долбоорунун маалым кат-негиздемесинде каржылоо жөнүндө маалымат</b>	<b>Автору, демилгечиси</b>
9.	"Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (балдар маселеси боюнча) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" КР Мыйзам долбоору	"Жергилиттүү өз алдынча башкаркуу жөнүндө" КР Мыйзамынын 18-беренеси жергилиттүү маанидеги жаңы маселе менен толукталууда: "бекитилген бюджеттин алкагында балдарды коргоо боюнча социалдык кызмат көрсөтүүнү түзүү". 31-берене төмөнкүдөй мазмундагы пункт менен толукталууда: "балдарды коргоо боюнча социалдык кызматты материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу"	Ушул долбоорду ишке ашыруу респубикалык бюджеттен кошумча финанссылык чыгымды талап кылбайт	КР ЖК депутаты А. Кодуранова

### 3-ТИРКЕМЕ

#### Жергилиттүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамдардын өнүгүсүнө таасирин тийгизген маанилүү окуялардын календары

Жергилиттүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндөгү өнүктүрүү стратегиялары жана программалары

#### 2016-жыл

- КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 28-мартындагы №155 “**Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарын ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу тутумдарын өнүктүрүүнүн 2026-жылга чейинки стратегиясын бекитүү жөнүндө**” токтому. Бул токтом менен төмөнкүлөр бекитилген:
  - Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарын ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу тутумдарын өнүктүрүүнүн 2026-жылга чейинки *Стратегиясы*
  - КР калктуу конуштарын ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу тутумдарын өнүктүрүүнүн 2026-жылга чейинки *Стратегиясын* аткаруу боюнча иш-чаралардын планы
- КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-мартындагы №122 “**2016–2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын укуктук маданиятын көтөрүү Концепциясын бекитүү жөнүндө**” токтому менен төмөнкүлөр бекитилген:
  - 2016–2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын укуктук маданиятын көтөрүү концепциясы
  - 2016–2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын укуктук маданиятын көтөрүү Концепциясын аткаруу боюнча иш-чаралардын планы.

**Кошумча:** Ушул Концепцияда калкты укуктук окутуу жана тарбиялоо укуктун бардык субъекттерин камтууга тийиш жана жаарандардын мыйзамга карата урматтоо сезимдерин өнүктүрүү жолу аркылуу демократиялык жана укуктук мамлекеттин идеологиялык жана адеп-ахлактык негиздерин калыптастырууну камсыздоо керек деп караган, бул сөзсүз түрдө мамлекеттик бийлик органдарынын жана ЖӘБ органдарынын ишинин концептуалдык бағыттарынын бири болуп калууга тийиш.
- КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 16-июнундагы №327 токтому менен бекитилген **2016–2021-жылдарга Кыргыз Республикасында мамлекеттик-жеке өнөктөштүкүү өнүктүрүү Программасы**.

#### 2017-жыл

- КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 31-мартындагы №194 “**2018–2022-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасынын региондук саясатынын концепциясын бекитүү жөнүндө**” токтому менен төмөнкүлөр бекитилди:
  - 2018–2022-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасынын региондук саясатынын концепциясы;
  - КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 11-мартындагы №171 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик региондук саясатынын концепциясы жөнүндө” токтому күчүн жоготту деп таанылды.
- КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-апрелиндеги №237 “**Кыргыз Республикасында 2017–2021-жылдарга айыл чарба кооперативдик системасын өнүктүрүү концепциясын бекитүү жөнүндө**” токтому менен төмөнкүлөр бекитилди:
  - Кыргыз Республикасында 2017–2021-жылдарга айыл чарба кооперативдик системаын өнүктүрүү концепциясы;
  - Кыргыз Республикасында 2017–2021-жылдарга айыл чарба кооперативдик системаын өнүктүрүү концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы.

**Кошумча:** Бул Концепцияда ЖӘБ органдарына (АТГЕ) кооперативдердин артыкчылыктары тууралуу калк арасында маалымат таратуу, өз аймактарында айыл чарба кооперативдерин түзүү боюнча иш-чараларга катышуу сунушталат.

6. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 30-июнундагы №414 “**Кыргыз Республикасында айыл чарба багытындагы жерлердин кыртышынын күрдүүлүгүн сактоонун жана жогорулатуунун 2017–2020-жылдарга карата концепциясын бекитүү жөнүндө**” токтому менен төмөнкүлөр бекитилди:

- Кыргыз Республикасында айыл чарба багытындагы жерлердин кыртышынын күрдүүлүгүн сактоонун жана жогорулатуунун 2017–2020-жылдарга карата концепциясы;
- Кыргыз Республикасында айыл чарба багытындагы жерлердин кыртышынын күрдүүлүгүн сактоонун жана жогорулатуунун 2017–2020-жылдарга карата концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы.

**Кошумча:** Бул Концепцияда айыл чарба багытындагы жерлердин кыртышынын күрдүүлүгүн сактоонун жана жогорулатуунун жаатындагы негизги көйгөй катары төмөнкүлөр саналган: ЖӘБ органдарынын айыл чарба багытындагы жерлерди ижарага берүүдөн түшкөн финанссы каражаттарын максатсыз пайдала-нуусу; жерлердин абалын жакшыртууга, айыл чарба өндүрүшүнөн жоготуулардын жана колдон чыга-рылган пайданын ордун толуктоого ЖӘБ органдарында каражаттын тартыштыгы.

Концепцияга ылайык, каржылоонун айрым бир бөлүгү ЖӘБ органдарынын каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат. Айылдык аймактардын деңгээлинде контролду ЖӘБ органдары жүзөгө ашырат.

7. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 2-августундагы №459 “**2017–2022-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү Концепциясын бекитүү жөнүндө**” токтому менен төмөнкүлөр бекитилди:

- 2017–2022-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү Концепциясы;
- Концепцияны аткаруу боюнча иш-чаралардын планы.

**Кошумча:** Ушул Концепцияда органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча милдеттерди ийгиликтүү ишке ашырууга таасир эткен объективдүү жана субъективдүү факторлор бар экени белгиленет. Алардын ичинде мамлекеттик органдардын, ЖӘБ органдарынын, ошондой эле бизнес коомчулугунун органикалык айыл чарба өндүрүшүнүн милдеттерин ишке ашыруудан чette болуусу жана катышпай калуусу бар. Ошону менен бирге мамлекеттик-жеке менчик өнөктөштүгүнүн негизинде мамлекеттик органдар, жергилиткүү өз алдынча башкаруу органдары жана органикалык айыл чарба өндүрүшүнүн субъекттеринин ортосундагы өз ара аракеттенүүгө шарттарды түзүү Концепциядагы тапшырмалардын бири катары караган. Ошондой эле Концепцияга ылайык, тобокелдиктерди башкаруунун туруктуу негиздерин түптөө үчүн табигый кырсыктардын тобокелдиктерин баалоодо жана мониторинг жүргүзүүдө мамлекеттик органдардын жана жергилиткүү өз алдынча башкаруу органдарынын потенциалын жогорулатуу жана эртепел билдириүү системасын өркүндөтүү зарыл.

8. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 10-августундагы №471 “**Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017–2020-жылдарга жаштар саясатын өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндө**” токтому менен төмөнкүлөр бекитилди:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “2017–2020-жылдарга жаштар саясатын өнүктүрүү” программасы;
- Программаны ишке ашыруу боюнча Иш-чаралар планы;
- Программаны ишке ашырууга мониторинг жана баалоо жүргүзүүнүн индикаторлорунун матрицасы;
- Программанын бюджети.

**Кошумча:** Программада “Жергилиткүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” КР Мыйзамына ылайык, балдар жана жаштар менен иштөө боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырууну уюштуруу жергилиткүү маанидеги маселелердин бири болгону белгиленген.

9. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-августундагы №479 “**2018–2028-жылдарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо боюнча программасы жөнүндө**” токтому менен төмөнкүлөр бекитилген:

- 2018–2028-жылдарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо боюнча программасы;
- 2018–2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо боюнча программасын ишке ашыруу боюнча биринчи кезектеги чаралардын планы (1-этап);
- 2018–2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо боюнча программасын ишке ашыруу боюнча биринчи кезектеги чаралардын планын (1-этап) жүзөгө ашыруунун мониторинги жана баалоо инликтөрлөрүнүн матрицасы.



**Кошумча:** Программада балалуу үй-бүлөлөргө кошумча социалдык колдоо көрсөтүү максатында ЖӘБДҮН аткаруу органдарына караштуу социалдык маселелер боюнча комиссия иштей турганы белгиленет.

10. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 17-августундагы №490 **“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018–2025-жылдарга Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарынын башкы пландарын иштеп чыгуу боюнча программасын бекитүү жөнүндө”** токтому менен төмөнкүлөр бекитилди:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018–2025-жылдарга Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарынын башкы пландарын иштеп чыгуу боюнча Программасы;
- Башкы пландарды иштеп чыгууну талап кылган Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарынын тизмеси.

**Кошумча:** Программада «Жергилиттүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» КР Мыйзамынын 47-беренесинин 8-пунктуна ылайык, калктуу конуштардын жана шаарлардын башкы пландарын иштеп чыгуу, анын ичинде каржылоо, башкы пландарды иштеп чыгуу учун жерлерге топографиялык изилдөө жүргүзүү ЖӘБ органдарынын ишине Карай турганы белгиленет.

## 2018-жыл

11. КР Президентинин 2018-жылдын 31-октябрьиндагы №221 Жарлыгы менен бекитилген **2018–2040-жылдары Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы.**

12. КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 29-январындагы №58 **“Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коргоонун 2018–2030-жылдарга концепциясы жөнүндө”** токтому менен төмөнкүлөр бекитилген:

- Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коргоонун 2018–2030-жылдарга концепциясы;
- Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коргоонун 2018–2030-жылдарга (1 этап – 2018–2022-жылдар) концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы;
- Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү планы.

**Кошумча:** Бул Концепция жарапандык коргоонун мамлекеттік тутумун өнүктүрүүнүн негизги артыкчылыктуу багыттарын; бул тутумга киргөн, Кыргыз Республикасынын калкын жана аймактарын комплекстүү коргоого, ошондой эле туруктуу өнүгүү учун шарттарды түзүүгө багыт алган мамлекеттік органдарды, жергилиттүү мамлекеттік администрацияларды, ЖӘБ органдарын жана уюмдарды көрсөтүп берди.

13. КР Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 20-апрелиндеги № 2377-VI токтому менен бекитилген **2018–2022-жылдардагы мезгилде Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн “Биримдик, ишеним, жаратмандык” программасы.**

14. КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-октябрьиндагы №513 **“2018–2023-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын Жергилиттүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү программасы жөнүндө”** токтому менен төмөнкүлөр бекитилди:

- 2018–2023-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын Жергилиттүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү программасы;
- 2018–2023-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын Жергилиттүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү программасын аткаруу боюнча иш-аракеттер планы.

## 2019-жыл

15. КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-январындагы №36 **“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019–2023-жылдарга туризм чөйрөсүн өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндө”** токтому менен төмөнкүлөр бекитилди:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019–2023-жылдарга туризм чөйрөсүн өнүктүрүү программасы;
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019–2023-жылдарга туризм чөйрөсүн өнүктүрүү программасын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы.

**Кошумча:** Программага ылайык, ЖӘБ органдарынын көмөк көрсөтүүсүн талап кылган сунушталып жаткан иш-чаралардын пакети жергилиттүү бюджеттеги каражаттын эсебинен каржаланат.

## МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАР МЕНЕН ЖӨБ ОРГАНДАРЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ ӨЗ АРА МАМИЛЕЛЕРДИ ҮНДӨШТҮРҮҮ

### 2016-жыл

16. 2016-жылдын 6-илюндагы №99 “**Мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү чөйрөсүндө айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө**” КР Мыйзамы.
17. КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги №202 “**Салыктык укук мамилелери чөйрөсүндө өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын жергиликтуү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ишке ашырылыши боюнча чараплар жөнүндө**” токтому.

### 2019-жыл

18. 2019-жылдын 8-августундагы №115 “**Жергиликтуү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө**” КР Мыйзамы.  
**Кошумча:** Мындан ары ЖӘБ органдарына тиешелүү болгон бардык ЧУА долбоорлуру муниципалдык ассоциация (ЖӘБ Союзу) менен макулдашуудан өтүшү керек.

## БЮДЖЕТ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР

### 2016-жыл

19. КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 10-мартындагы №116 токтому менен бекитилген **2016–2019-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасында бюджеттер аралык мамилелерди өнүктүрүү концепциясы**.
20. 2016-жылдын 16-майындагы №59 **Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси**. Бул кодекс менен 2017-жылдын 1-январында төмөнкү мыйзамдар құчун жоготту:
  - 1994-жылдын 28-майындагы № 1553-XII “**Кыргыз Республикасынын Казначылығынын негизги жоболору жөнүндө**” КР Мыйзамы;
  - 1998-жылдын 11-июнундагы №78 “**Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө**” КР Мыйзамы;
  - 2011-жылдын 21-сентябриндагы №83 “**Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана мамлекеттик эмес карызы жөнүндө**” КР Мыйзамы;
  - 2003-жылдын 25-сентябриндагы №215 “**Жергиликтуү өз алдынча башкаруунун финанссы-экономикалык негиздери жөнүндө**” КР Мыйзамы.
21. КР Финансы министрилигинин 2016-жылдын 2-мартындагы №32-Б Буйругу менен бекитилген **Кыргыз Республикасынын бюджеттик классификациясын колдонуу боюнча көрсөтмөлөр**.

### 2017-жыл

22. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 16-августундагы №488 “**Эсепке алуу жана отчёт берүү боюнча бюджетти болжолдоо жана аткаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жол-жоболору жөнүндө Нускаманы бекитүү тууралуу**” токтому.
23. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-сентябриндагы №586 “**Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 30-майындагы № 302 «Айыл аймактарынын жана шаарлардын жергиликтуү бюджеттеринен каржылануучу билим берүү уюмдарын Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрилигинин аймактык бөлүмдөрү аркылуу республикалык бюджеттен каржылоого которуу жөнүндө» токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу**” токтому.

**Кошумча.** Бул токтомун кабыл алынганына байланыштуу жалпы билим берүүчү уюмдардын имараттарынын жана жайларынын коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрүн жана аларды күтүүгө кеткен чыгашаларды, ошондой эле айлык ақыны жана Социалдык фондго чегерүүлөрдү кошпогондо, мектепке чейинки, мектептөн тышкаркы жана башка билим берүүчү уюмдардын бардык чыгашаларын каржылоо функциясы ЖӘБ органдарында кала берди.

24. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 29-сентябриндагы №626 “**Казыналыктын бирдиктүү эсеп системасындагы атайын жана депозиттик эсептерде топтолгон бюджеттик мекемелердин каражаттары жөнүндө**” токтому.
25. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 5-октябриндагы №653 “**Кыргыз Республикасынын жаарандык бюджетин түзүү жөнүндө**” токтому.  
Кошумча. КР Бюджеттик кодексинин 126-беренесине ылайык, жаарандык бюджет Өкмөт бекиткен методиканын негизинде түзүлөт жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, мамлекеттик органдын, ЖФБДУн аткаруу органынын сайтында жайгаштырылат.
26. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-ноябриндагы №723 “**Респубикалык бюджеттин долбоорун түзүүнүн жана респубикалык бюджетке өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн тартиби жөнүндө**” токтому.
27. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-декабриндагы №825 “**Жергиликтуу бюджеттерге респубикалык бюджеттен бюджеттик ссудаларды берүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу**” токтому.
28. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-декабриндагы №843 “**Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарын бюджеттик каржылоо маселелери жөнүндө**” токтому.
29. КР Финансы министрлигинин 2017-жылдын 21-декабрьнда №161-Б буйругу менен бекитилген **Кыргыз Республикасынын Бюджеттик классификациясы**.

## 2018-жыл

30. 2018-жылдын 18-июлундагы №69 “**Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө**” КР Мыйзамы.  
Кошумча. КР Бюджеттик кодексинин 95-беренесине жергиликтуу бюджеттердин долбоорлорун түзүү тартибин, коомдук бюджеттик угууларды регламенттештирген өзгөртүүлөр киргизилди.
31. КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 11-июнундагы №276 “**Жергиликтуу бюджеттерден каржыланган шаардык социалдык өнүктүрүү башкармаларын Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги аркылуу респубикалык бюджеттен каржылоого которуу жөнүндө**” токтому.
32. КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-июнундагы №281 “**Кыргыз Республикасында чарбакер субъекттердин жана бюджеттик мекемелердин кассалык операцияларды жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндө**” токтому.
33. КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-августундагы №397 “**2019–2021-жылдарга Кыргыз Республикасынын фискалдык саясатынын негизги багыттары жөнүндө**” токтому.
34. КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 26-декабриндагы №635 “**Респубикалык бюджеттен берилүүчү бюджеттик кредиттер менен иштөө жөнүндө жобону бекитүү тууралуу**” токтому.

## 2019-жыл

35. КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 5-сентябриндагы №452 “**Бюджеттик ачык-айкындуулуктун муниципалдык индексин баалоо методикасын бекитүү жөнүндө**” токтому.
36. КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-майындагы №232 “**Мамлекеттик инвестицияларды башкаруу боюнча жобону бекитүү жөнүндө**” токтому.

## ЖЕРГИЛИКТҮҮ ДЕҢГЭЭЛДЕГИ ШАЙЛОО ПРОЦЕССТЕРИ

## 2016-жыл

37. 2016-жылдын 21-январындагы №8 “**Жергиликтуу кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө**” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” КР Мыйзамы.  
Кошумча. Электрондук добуш берүү системасы киргизилди.
38. КР Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 20-октябриндагы №161 “**Жергиликтуу кеңештеринин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдынданагы үгүт жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу**” токтому.

39. КР Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 20-октябрьндагы №159 “Жергилиттүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүндө шайлоочуларга маалымдоо жана маалыматтарды таратуу жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу” токтому.
40. КР Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 11-октябрьндагы №153 “Кыргыз Республикасынын жергилиттүү кеңештеринин депутаттарын шайлоодо талапкерлердин, саясий партиялардын өкулдөрүнүн статусу жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу” токтому.
41. КР Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 17-ноябрьндагы №216 “Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда жарандардын айрым категорияларынын шайлоо укуктарын камсыз кылуу жөнүндө” токтому.
42. 2016-жылдын 31-октябрьндагы №173 “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” КР конституциялык мыйзамы.

## 2017-жыл

43. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 26-апрелиндеги №242 “Шайлоо жана референдумду өткөрүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын төрагаларына, катчыларына, мүчөлөрүнө сый акынын көлөмүн белгилөө жөнүндө” токтому.
44. КР Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 7-октябрьндагы №506 “Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну камсыз кылуу жөнүндө» Жобону бекитүү тууралуу” токтому.

## 2018-жыл

45. КР Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2018-жылдын 17-февралындагы №32 “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 6-январындагы №3 токтому менен бекитилген «Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо тартиби жөнүндө» жана «Шаардын мэрин шайлоонун тартиби жөнүндө» жоболоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” токтому.
46. КР Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2018-жылдын 27-августундагы №170 “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 6-январындагы №3 токтому менен бекитилген «Шаардын мэрин шайлоонун тартиби жөнүндө», «Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо тартиби жөнүндө» жоболоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” токтому.

## 2019-жыл

47. 2019-жылдын 8-августундагы №117 “Жергилиттүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” КР Мыйзамы.

## МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТ

### 2016-жыл

48. 2016-жылдын 30-майындагы №75 “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” КР Мыйзамынын жаңы редакциясы. Бул мыйзам менен төмөнкү мыйзамдар күчүн жоготту:

- 2004-жылдын 11-августундагы №114 "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" КР Мыңзамы;
  - 2004-жылдын 21-августундагы №165 "Муниципалдык кызмат жөнүндө" КР Мыңзамы.
49. КР Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы №307 ПЖ **"Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат бөюнча кеңештин регламентин бекитүү жөнүндө"** Жарлыгы.
50. КР Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы №308 ПЖ **"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына классстык чендерди ыйгаруу маселелери жөнүндө"** Жарлыгы. Бул Жарлык менен төмөнкүлөр бекитилди:
- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына классстык чендерди ыйгаруунун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун тартиби жөнүндө жобо;
  - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана ажыратуунун тартиби жөнүндө сунуштарды кароо бөюнча комиссиянын курамы;
  - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана ажыратуунун тартиби жөнүндө сунуштарды кароо бөюнча комиссия тууралуу жобо.
51. КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-декабрындагы №674 **"Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыңзамдарды сактоону көзөмөлдөө маселелери жөнүндө"** токтому. Бул токтом менен төмөнкүлөр бекитилди:
- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыңзамдардын сакталышына мониторинг жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобо;
  - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында кызматтык текшерүүнү уюштуруу жана жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо;
  - Мамлекетке материалдык зыян келтирген мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылардын маалыматтык базасын жүргүзүү жана материалдык зыяндын ордун толтуруу тартиби;
  - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат орундарын ээлеген адамдар тарабынан протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган белектерди өткөрүп берүү тартиби жана аларды сатып алуу эрежелери жөнүндө жобо.
52. КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 **"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө"** токтому. Бул токтом менен төмөнкүлөр бекитилди:
- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтерүлүүнүн тартиби жөнүндө жобо;
  - Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын топторуна типтүү квалификациялык талаптар;
  - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчысынын жана муниципалдык кызматчысынын типтүү кызматтык нускамасы;
  - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын Улуттук кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө жобо;
  - Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө жобо;
  - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө жобо;
  - Административдик мамлекеттик баш кызмат орундарын жана административдик муниципалдык баш кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерди тестиirlөө тартиби жөнүндө жобо;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчысынын жана муниципалдык кызматчысынын өздүк ишин жүргүзүүнүн тартиби.

## 2017-жыл

53. 2017-жылдын 2-августундагы №164 “**Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө**” КР Мыйзамы.
54. 2017-жылдын 12-декабрындагы №206 (11) “**Кызыкчылыктар кагылышы жөнүндө**” КР Мыйзамы.
55. КР Президентинин 2017-жылдын 31-январындагы №17 “**Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын Реестрин бекитүү жөнүндө**” Жарлыгы.
56. КР Президентинин 2017-жылдын 7-июнундагы №109 ПЖ “**Кыргыз Республикасынын Президентинин айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө**” жарлыгы. Бул жарлык менен төмөнкү актыларга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди:
  - КР Президентинин 2006-жылдын 28-июнундагы №327 “**Кыргыз Республикасында муниципалдык кызматты камсыз кылуу жана уюштуруу боюнча негизги маселелер жөнүндө**” Жарлыгы;
  - КР Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы №308 “**Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар чөйрөсүндөгү айрым маселелер жөнүндө**” Жарлыгы.
57. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-июнундагы №329 “**Муниципалдык кызматтын айрым административдик кызмат орундарына өзгөчө тартиpte (конкурстан тышкары) кириүүн типтүү эрежелерин бекитүү жөнүндө**” токтому.
58. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 6-январындагы №8 “**Иштеген жылдары учун кызматтык маянага үстөк акыларды төлөө учун мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын чегерүү тартиби жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу**” токтому.
59. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы №131 “**Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө**” токтому.

## 2018-жыл

60. КР Президентинин 2018-жылдын 26-июнундагы №141 ПЖ “**Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруу маселелери жөнүндө**” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Жарлыгы.
61. КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 7-августундагы №362 “**Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө**” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаалар тууралуу” токтому.

## 2019-жыл

62. 2019-жылдын 12-апрелиндеги №48 “**Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө “Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу”**” КР Мыйзамы.
63. 2019-жылдын 8-августундагы №115 “**Жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө**” КР Мыйзамы

Кошумча. Жергилиттүү кеңештин жооптуу катчысы кызмат орду киргизилди.

## ЖЕРГИЛИКТҮҮ ДЕҢГЭЭЛДЕ РЕСУРСТАРДЫ (МЕНЧИКТИ, ЖЕРДИ) БАШКАРУУ

### 2016-жыл

64. КР Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 2016-жылдын 20-сентябрьндагы №7-нпа буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасында айылдык калктуу конуштардын аймактарын пландаштыруу жана куруу боюнча Эрежелер топтому.

### 2017-жыл

65. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-декабрындагы №810 “**Жер казынасын пайдаланууга жер участокторун берүү маселелери жөнүндө**” токтому.
66. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-августундагы №517 “**Жер казынасын пайдалануу процессинде бузулган жерлерди рекультивациялоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу**” токтому.
67. КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 10-апрелиндеги №192 “**Мамлекеттик токой фондун пайдалануу жана тескөө тартибин бекитүү жөнүндө**” токтому.

### 2018-жыл

68. 2018-жылдын 19-майындагы №49 “**Жер казынасы жөнүндө**” КР Мыйзамы.
69. КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 30-мартындагы №176 “**Запастагы жерлерди пайдалануунун тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу**” токтому.

### 2019-жыл

70. КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-мартындагы №142 “**Муниципалдык мүлкүү ижарага берүү келишимин түзүү укугуна электрондук форматта аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу**” токтому.
71. КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 5-февралындагы №43 “**Кум-шагыл аралашмасын жана чолотопурак казып алуу укуктарын мамлекеттик каттоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу**” токтому.

## ЖӨБ ОРГАНДАРЫНЫН ИШИН ТЕКШЕРҮҮ

### 2016-жыл

72. 2016-жылдын 31-мартындагы №32 “**Жергилитүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө**” КР Мыйзамы.
73. КР Президентинин 2016-жылдын 15-мартындагы №58 “**Ишкердик субъекттеринин жана жергилитүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин укук коргоо жана салык органдары тарабынан текшерүүдө аларды укуктук коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө**” Жарлыгы.
74. КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-июлундагы №398 “**Текшерүүлөрдү эсепке алуу китебинин формасын жана текшерүүлөрдү эсепке алуу китебине каттоонун тартибин бекитүү жөнүндө**” токтому.
75. КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-июлундагы №417 “**Ишкердик субъекттерине жана жергилитүү өз алдынча башкаруу органдарына карата укук коргоо жана салык кызматы органдары тарабынан жүргүзүлүүчү текшерүүлөрдү каттоонун убактылуу эрежелерин бекитүү жөнүндө**” токтому.

### 2017-жыл

76. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 12-апрелиндеги №215 “**Жергилитүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүгө укугу бар ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын тизмектерин жактыруу жөнүндө**” токтому.

## КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР (МУНИЦИПАЛДЫК)

### 2016-жыл

77. 2016-жылдын 21-октябрьндагы №170 “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” КР Мыйзамы.

### 2017-жыл

78. 2017-жылдын 20-июлундагы №130 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” КР Мыйзамы.

### 2018-жыл

79. КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 16-январындагы №26 “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин иштеп чыгуу жана оптималдаштыруу тартиби жөнүндө” токтому.
80. КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-январындагы №39 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-сентябрьндагы № 603 «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” токтому.
81. КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 5-февралындагы №80 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 14-январындагы № 6 “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын базалык реестрин бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” токтому.
82. КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 11-апрелиндеги №198 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 26-октябрьндагы № 637 “Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды (иштерди) көрсөтүү үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоо тартибин бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” токтому.

## ЖӨБДҮН ИШИ ЖӨНҮНДӨ ТИПТҮҮ ДОКУМЕНТТЕР

### 2016-жыл

83. КР Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин 2016-жылдын 12-октябрьндагы № 01-24/166 буйругу менен бекитилген **Коомдук башталышта иштеген айылдык кеңештердин төрагаларынын бир жолку компенсациялоо жөнүндө жобосу**.

### 2017-жыл

84. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 27-мартындагы №176 токтому менен бекитилген **Администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын администрациялык комиссиялары тууралуу типтүү жобосу**.
85. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 24-июлундагы №449 токтому менен бекитилген **Балдар иштери боюнча комиссия жөнүндө типтүү жобо**.

## 2018-жыл

86. КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 26-февралындагы №110 токтому менен бекитилген **Административдик иштерди жүргүзүү, аларды каттоо жана административдик актыларды эсепке алуу журналын толтуруу тартиби жөнүндө типтүү жобо.**

## 2019-жыл

87. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 19-февралындагы №58 токтому менен бекитилген **Жарандык коргонуу боюнча комиссия жөнүндө типтүү жобо.**

## БАШКА МАСЕЛЕЛЕР

## 2016-жыл

88. 2016-жылдын 16-декабрындагы №201 **“Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө”** Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.
89. 2016-жылдын 7-июнундагы №76 **“Өрт коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө”** Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
90. КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 17-илюнундагы №329 **“Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек, Ош шаарларынын мэрияларынын жана алардын жетекчилеринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ишин баалоо жөнүндө”** токтому. Бул токтом менен төмөнкүлөр бекитилди:
- Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын жана алардын жетекчилеринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ишин баалоо *Методикасы*;
  - Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана жергилиткүү мамлекеттик администрация башчыларынын – райондордун акимдеринин ишине “Калктын ишеним индекси” жөнүндө *Жобо*;
  - Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана жергилиткүү мамлекеттик администрация башчыларынын – райондордун акимдеринин ишине калктын ишеним деңгээлин өлчөө максатында сурамжылоо жүргүзүү үчүн *Типтүү анкета*.
91. КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 3-мартындагы №106 **“Кыргыз Республикасынын жарандарын Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын кайтарууга тартуунун тартибин бекитүү жөнүндө”** токтому.

## 2017-жыл

92. 2017-жылдын 13-апрелиндеги №58 **Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодекси;**
93. 2017-жылдын 25-январындагы №13 **Кыргыз Республикасынын Административ-дик-процесстик кодекси.**
94. 2017-жылдын 24-февралындагы №34 **“Пробация жөнүндө”** КР Мыйзамы.
95. 2017-жылдын 27-апрелиндеги №63 **“Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө”** КР Мыйзамы.
96. 2017-жылдын 28-апрелиндеги №70 **“Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө”** КР Мыйзамы.
97. 2017-жылдын 4-майындагы №73 **“Мамлекеттик ипотекалык турас жай насыясы жөнүндө”** КР Мыйзамы.
98. 2017-жылдын 17-июнундагы №104 **“Эл аралык чукул жардам жөнүндө”** КР Мыйзамы.
99. 2017-жылдын 19-июлундагы №127 **“Электрондук башкаруу жөнүндө”** КР Мыйзамы.
100. 2017-жылдын 19-июлундагы №128 **“Электрондук кол тамга жөнүндө”** КР Мыйзамы.
101. 2017-жылдын 15-декабрындагы №210 (15) **“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө”** КР Мыйзамы.

## 2018-жыл

102. 2018-жылдын 10-августундагы №90 **Кыргыз Республикасынын салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодекси**
103. 2018-жылдын 22-майындагы №51 “**Мамлекеттик мүлкүү ишенимдүү башкаруу жөнүндө**” КР Мыизамы.
104. 2018-жылдын 24-майындагы №54 “**Жарандык коргоо жөнүндө**” КР Мыизамы.

## 2019-жыл

105. 2019-жылдын 8-июлундагы №82 “**Расмий статистика жөнүндө**” КР Мыизамы.
106. 2019-жылдын 22-июлундагы №95 “**Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө**” КР Мыизамы.

## 4-ТИРКЕМЕ

### Альтернативдүү пикирлерди табуу жана эсепке алуу үчүн Баяндаманы алган мамлекеттик органдардын жана ўюмдардын тизмеси

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
2. Кыргыз Республикасынын Өкмөт Аппараты
3. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы
4. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы
5. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги
6. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги
7. Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги
8. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги
9. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги
10. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети
11. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергилиткүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностук мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги
12. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик каттоо кызматы
13. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик салык кызматы
14. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстарын башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик
15. Кыргыз Республикасынын Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институту
16. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Башкаруу академиясы

2016–2018-жылдары  
кабыл алынган мыйзамдардын  
Кыргыз Республикасындагы жергилиттүү өз алдынча башкаруунун  
өнүгүүсүнө тийгизген таасири тууралуу  
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине  
Баяндама

Добрецова Надежда Николаевна  
Семеняк Максим Анатольевич

Сүрөттөрдүн автору: Н. Жаманкулова  
Орус тилиндеги версиянын редактору, корректору: Л. Челнокова  
Дизайн, верстка: Манасартдизайн

A4 форматында чыкты. Көлөмү: 6,9 б.б.  
Жогорку сапаттагы кагазга басылды. Офсет басма.  
500 нускада басылып чыкты.

«V.R.S. Company» ЖЧК басмаканасында басылды  
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Кулатов көчөсү 8/1  
E-mail: vrs-co@mail.ru



## **БАЯНДАМАНЫН САСИЙ МИССИЯСЫ**

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине өзүнүн контролдук функцияларын аткаруусуна; жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүүсүнө таасир тийгизген мыйзамдарды өркүндөтүүгө көмөк көрсөтүү жана өзгөрүп турган мыйзамдарда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызыкчылыктары эсепке алынышын камсыз кылуу.

## **БАЯНДАМАНЫН ТЕХНИКАЛЫК МИССИЯСЫ**

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун тармактык чегинин тышында өнүгүү тенденциялары тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарына бирдиктүү элес берүү.

## **БАЯНДАМАНЫН КОММУНИКАЦИЯЛЫК МИССИЯСЫ**

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кабыл алышп жаткан мыйзамдардын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүүсүнө тийгизген таасири тууралуу өзүнүн жалпы пикирин жеткире алууга мүмкүнчүлүк берүү жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши менен Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ортосундагы коммуникациялык байланышты бекемдөө.

"Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруулар Союзу" Юридикалык жактардын бирикмеси (мындан ары – ЖӨБ Союзу) жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүүсүнө көмөктөшүү, борбордук жана жергиликтүү деңгээлдерде жергиликтүү өз алдынча башкаруунун кызыкчылыктарын көздөп, коргоо, ошондой эле Союздун мүчөлөрүнүн эффективдүү жана жашоого жөндөмдүү аймактык түзүмдөр катары өнүгүп кетүүсүнө көмөк көрсөтүү максатында түзүлгөн. ЖӨБ Союзуна 453 айылдык аймак жана 31 шаар мүчө. ЖӨБ Союзунун иши тууралуу бардык маалыматты [www.citykr.kg](http://www.citykr.kg) сайтынан таба аласыз.

"Өнүктүрүү саясат институту" мекемесинин (мындан ары – ӨСИ) миссиясы – жергиликтүү жамааттарга жана башкаруу органдарына адамдын татыктуу жашоого укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн колдонуусуна көмөк көрсөтүү. ӨСИ жергиликтүү жамааттардын өнүгүүсүндөгү, децентралдаштыруудагы түрдүү кейгейлөр боюнча, муниципалдык жана мамлекеттик башкаруунун отчёттуулугун күчтүү жаатында жергиликтүү жамааттар, ЖӨБ органдары, коммерциялык эмес уюмдар, жогорку окуу жайлары, жалпыга маалымдоо каражаттары жана донорлор менен иш алышп барат. ӨСИнин туруктуу өнөктөштерү – 250гө жакын ЖӨБ органы, көптөгөн мамлекеттик органдар, көп сандагы коммерциялык эмес уюмдар ж.б. Өнүктүрүү саясат институтунун иши тууралуу бардык маалыматты [www.dpi.kg](http://www.dpi.kg), [www.municipalitet.kg](http://www.municipalitet.kg) сайттарынан таба аласыз.